



Жума,
2025-жылдын
31-октябры
№83 (3739)

ЭРКИН-ТОО

www.erkyn-too.kg

МӨӨНӨТҮНӨН МУРДА ШАЙЛООГО ДАЯРДЫК



Президент Садыр Жапаров Жогорку Кеңештин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоого даярдык көрүү алкагында Борбордук шайлоо комиссиясы өткөрүп жаткан тесттик аралыктан добуш берүү процессинин жүрүшү менен таанышты.

БШКнын төрагасы Тынчтык Шайназаров Президентке шайлоо жабдууларынын иш-

төө принциптерин жана аралыктан добуш берүүнүн өзгөчөлүктөрүн көрсөтүп берди. Тест учурунда система кайталап добуш берүүнүн алдын алуу механизмин да көрсөттү: башка участкактон онлайн идентификациядан өтүүгө аракет кылганда, программа бул шайлоочу добуш берип бүткөнүн билдирип, бюллетень берген жок.

Президент шайлоо процессинин ачык-айкындыгын, техникалык даярдыгын жана

бардык жарандар үчүн жеткиликтүүлүгүн камсыздоонун маанилүүлүгүн белгилеп, Борбордук шайлоо комиссиясына жана тиешелүү мамлекеттик органдарга бардык шайлоо участкаларынын, анын ичинде аралыктан добуш берүү пункттарынын үзгүлтүксүз ишин камсыздоону, ошондой эле жарандардын шайлоого катышуусун жогорулатуу максатында кеңири маалыматтык-түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнү тапшырды.

ЭСКЕРТҮҮ

ШАЙЛОО 2025



ДЕПУТАТ МЕКТЕП КУРБАЙТ – АНЫН БААРЫН МАМЛЕКЕТ АТКАРАТ

Парламенттик шайлоо өнөктүгү расмий баштала электе эле айрым талапкерлер өкмөттүн пландаган иштеринин жыйынтыгын өздөрүнө ыйгарууга аракет кылган жагдайларын эске алган КРнын Президентинин Администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын башчысы Дайырбек Орунбеков өзүнүн Фейсбук баракчасы аркылуу төмөндөгүдөй билдирүү таратып, шайлоо алдындагы убадаларга этият болууга чакырды:

Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо боюнча үгүт иштери баштала элек болсо да, баягы эски адат кайра кайталанып, куру убадалар жана мамлекет аткарган иштерди “мен бүтүрдүм” деп өзүнө ыйгарып алган айрым шылуундардын аракети байкала баштады.

Айрым талапкерлер WhatsApp топтору аркылуу Өкмөт тарабынан пландуу түрдө курулуп жаткан мектептерди, жолдорду, балдар бакчаларын жана башка социалдык объекттерди “менин демилгем менен ишке ашты, мен айтып жасаттым” деген жалган маалымат менен үгүт жүргүзүп жатышат.

Президентибиз Садыр Жапаров өз маектеринде да так белгилеген:

“Депутат мектеп курбайт, жол курбайт – анын баарын мамлекет аткарат. Эгер ушундай убадаларды беришсе, ишенбегиле”.

Тилекке каршы, буга карабастан, мурда мамлекеттик кызматта иштебеген, жөн гана “блогер” болуп жүрүп, азыр талапкер болуп катталган айрым адамдар чындыкка туура келбеген үгүт иштерин тымызын жүргүзүп жатышат.

Урматтуу жарандар!

Мындай алдамчы, калпычы жана шылуун талапкерлерге ишенбеңиздер. Кыргызстанда курулуп жаткан бардык мектептер, жолдор, балдар бакчалары жана башка социалдык объекттер – бул Өкмөттүн пландуу ишмердигинин жыйынтыгы. Аларга эч бир талапкердин түз тиешеси жок.

Эгер талапкер шайлоо баштала электе эле “бул менин салымым” деп Өкмөт аткарган ишти өзүнө ыйгарып жатса – анда ал чыныгы калпычы жана шылуун талапкер. Эртең депутат болуп калса, андан да чоң калптарды айтып, элди адаштырат.

Ошондой эле, “мен жогору жактын батасын алдым” - деп, имиш тараткандар дагы болушу мүмкүн. Андайларга дагы алдын ала эскертүү берилген, катуу чаралар көрүлөт.

Ошондуктан, урматтуу шайлоочулар, ар бир талапкердин убадасын терең талдап, анын акыл деңгээлине, билими менен моралдык сапатына баа бериңиздер.

Өкмөттүн аткарган жумуштарын өзүнө менчиктеп, “мен бүтүрдүм” деп айткан адамга ишенбеңиздер – андай талапкер эл ишенимине татыктуу эмес.

БАЛДАР – БИЗДИН БАКТЫБЫЗ

Манас шаарында “Ариет” балдардын чыгармачылык борборунун жаңы имаратынын ачылыш аземи болуп, иш-чарага Министрлер Кабинетинин Төрагасынын орун басары – УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев катышты.

Үч кабаттуу заманбап имарат бардык коопсуздук жана сапаттык талаптарга ылайык курулуп, балдардын чыгармачылык жана интеллектуалдык өнүгүүсүнө кеңири мүмкүнчүлүктөрдү түзөт. Борбордо сүрөт, кол өнөрчүлүк, хореография, музыка жана башка үйрөтүүчү 25 ийрим иштейт. Жалпы 200 орунга ылайыкташкан борбордо балдар мектептен кийинки убакта кошумча сабактарга жана чыгармачылык ийримдерге катыша алышат.

Курулуш иштери 2025-жылдын февраль айында башталып, 30-октябрда толук аяктап, пайдаланууга берилди. Объект толугу менен демөөрчүлөрдүн каржылоосунда курулуп, бардык керектүү жабдуулар менен камсыздалды.

“Эркин-Тоо” пресс



ЭЛ АРАЛЫК ФОРУМДУН МААНИСИ ЧОҢ

Министрлер Кабинетинин Төрагасы Адылбек Касымалиев «E-commerce EXPO Central Asia 2025» электрондук коммерция боюнча эл аралык форумунун ишине катышып, электрондук коммерциянын маанилүүлүгүн белгиледи.

«Кыргыз Республикасы үчүн электрондук соода жөн гана жаңы сектор эмес, экономикалык өсүштүн, аймактык жана глобалдык жеткирүү чынжырларына интеграциялоонун күчтүү куралы болуп калды. Акыркы жылдары биз онлайн-сатуулардын, санариптик төлөмдөрдүн тез өсүшүн, ошондой эле чакан

жана орто бизнес үчүн электрондук экономикага катышууну жеткиликтүү кылган логистикалык жана финансылык инфраструктуранын өнүгүшүн байкап жатабыз» деди А. Касымалиев.

МинКаб Төрагасы 2025-жылы электрондук коммерциянын ички рыногунун көлөмү болжол менен 525 млн долларды түзөрүн, өсүш өткөн жылга салыштырмалуу 15%га жакын болгонун билдирди. 2025-жылдын биринчи жарым жылдыгында онлайн сатып алуулар 1 миллионго жакын транзакцияны түзүп, суммасы 1,7 млрд сомго жакын болду, көлөмү боюнча өсүш өткөн жылдын ушул эле мезгилине салыштырмалуу дээрлик 56%дан ашты.

Сенатор Датук Нур Жазлан Мохамед UMNO партиясынын мүчөсү (Бириккен Малайзия улуттук уюмунун мүчөсү), 2023-жылдын июнь айынан бери Малайзия парламентинин сенатынын төрагасынын орун басары болуп иштеп келет. 2015-жылдан 2018-жылга чейин ал Малайзиянын Ички иштер министринин орун басары болуп иштеген. Бул макалада айтылган көз караштар анын жеке пикири жана өзгөртүүсүз толугу менен берилет.

2025-жылдын 25-сентябрында Кыргызстандын Жогорку Кеңеши өзүн-өзү таркатуу жөнүндө маанилүү чечим кабыл алып, 2025-жылдын 30-ноябрына белгиленген мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоого жол ачты. Бул кадам өлкөнүн андан аркы саясий өнүгүүсүндөгү маанилүү этап катары каралып, демократиялык мандатты жаңыртууга жана мамлекеттик институттарды чындоого умтулгандыгын көрсөтөт.

Бул маанилүү окуянын фонунда мен жакында эле Кыргызстанга расмий сапар менен бардым, ал Жогорку Кеңешти таркатуу чечимин даярдаган учурга туш келди. Менин сапарым Малайзиянын парламенттик дипломатиясынын бир бөлүгү болуп, өз ара аракеттенүүнү күчөтүүгө жана чет элдик мыйзам чыгаруу органдары менен тыгыз байланыштарды өнүктүрүүгө багытталган эле.

Малайзиянын сенатында (Дэван Рахьят) иштегенден баштап, Борбор Азия өлкөлөрүнө үзгүлтүксүз сапарларымдын жылдарында мен аймактын мамлекеттери эл аралык деңгээлде болууга жана глобалдык саясий жана экономикалык процесстерге активдүү катышууга туруктуу жана өсүп жаткан умтулууну көрсөтүп жатат деген тыянакка келдим.

2009-жылы Бишкекке болгон мурунку сапарымдан бери Кыргыз Республикасы олуттуу өзгөрүүлөргө дуушар болду. Бул дүйнөдөгү эң ири жана эң кооз көлдөрдүн бири болгон Ысык-Көл аймагында эң ачык көрүнүп турат. Мурда өнүкпөгөн бул аймак азыр дүйнөлүк туризм картасында келечектүү жаңы багыт катары Кыргызстандын эл аралык имиджин бекемдөөгө жөндөмдүү негизги борбор катары стратегиялык жактан таанылууда.

Кыргызстандын администрациясынын өкүлдөрү менен болгон жолугушууларда өлкөнүн дүйнөлүк коомчулукка интеграциясын тереңдетүүгө болгон умтулуусу дагы бир жолу тастыкталды. Бул, атап айтканда, Кыргызстандын 2027-2028-жылдары Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин туруктуу эмес мүчөлүгүнө талапкерлигин коюу ниетинде, ошондой эле көчмөн мурастарынын салттарына жана маданияттар аралык өз ара аракеттенүүгө арналган келерки жылы өтө турган Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдык көрүү аркылуу маданий дипломатияны өнүктүрүүдө чагылдырылган.

"Ынтымак Ордосунда" өткөн Кыргыз Республикасынын Президенти Садыр Жапаров менен болгон расмий жолугушуум өлкөнүн улуттук жаңыланууга жана

ЭЛ АРАЛЫК АЛАКА

Малайзия сенатынын өкүлү: «КЫРГЫЗСТАНДАГЫ МӨӨНӨТҮНӨН МУРДА ШАЙЛОО – ӨНҮГҮҮДӨГҮ МААНИЛҮҮ ЭТАП»



модернизациялоого болгон умтулууларын ачык чагылдырды. Архитектуралык өзгөчөлүгүнөн тышкары, "Ынтымак Ордо" улуттук иденттүүлүктүн кайра жаралуусунун жана мамлекеттик институттарды бекемдөөгө бекем берилгендиктин күчтүү символу катары турат – Малайзиянын "Пердана Путра" комплекси Малайзия мамлекеттүүлүгүн чагылдыргандай эле.

Президент Садыр Жапаровдун Малайзия менен артыкчылыктуу ислам өнөктөшү катары кызматташууну өнүктүрүүгө болгон прагматикалык жана стратегиялык мамилеси өзгөчө көңүл бурууга татыктуу. Бул көз караш эки тараптуу мамилелерди сапаттык жактан жаңы деңгээлге көтөрүү үчүн реалдуу мүмкүнчүлүктөрдү ачат.

Кыргызстандагы парламенттик шайлоолор жакындаган сайын Малайзияда колдонулганга окшош мажоритардык шайлоо системасын киргизүү саясий лидерликти жана натыйжалуу башкарууну чындоодогу маанилүү кадам болуп калды. Ушул жылдын июнь айында Президент Садыр Жапаров тарабынан кол коюлган тиешелүү мыйзам добуш берүү процессин жөнөкөйлөштүрүүгө, талапкерлер менен алардын шайлоочуларынын ортосундагы байланышты күчөтүүгө жана шайланган өкүлдөр үчүн так жана мыйзамдуу мандат түзүүгө багытталган. Бул чаралар өлкөдөгү мурунку саясий туруксуздукка салым кошкон факторлорду жок кылууга багытталган.

Малайзиянын тажрыйбасына окшош, жаңы шайлоо системасы жеңүүчү саясий партияга мамлекеттик саясатты ырааттуулук жана ыйгарым укуктар менен ишке ашыруу үчүн кыйла так жана

туруктуу мандат берет. Мындай институционалдык туруктуулук Малайзия менен Кыргызстандын ортосундагы экономикалык жана инвестициялык кызматташтыкты андан ары тереңдетүү үчүн зарыл болгон туруктуу, алдын ала айтууга боло турган чөйрөнү камсыз кылууда маанилүү ролду ойнойт.

Кыргызстан Республикасынын экономикасы да туруктуу өсүштү көрсөттү, акыркы үч жылда орточо эсеп менен ИДПнын 9%ын жана 2025-жылдын алгачкы сегиз айында 11%ын түздү. Белгилей кетчү нерсе, структуралык реформалар жана активдүү инфраструктураны өнүктүрүү менен шартталган бул экономикалык калыбына келүү өлкөнүн аймактык туруктуулукту сактоого болгон бекем милдеттенмеси менен коштолот. Маанилүү тарыхый этап – бул жакын кошунасы Тажикстан Республикасы менен көптөн бери уланyp келе жаткан чек ара жаңжалы боюнча тынчтык келишимине жетишүү болду. Ал ушул жылдын башында тиешелүү документке кол коюу менен бекитилди.

Аймактык кызматташууга тоскоолдук жараткан аймактык талаш-тартыштар жок болгондуктан, ири масштабдуу инфраструктуралык долбоорлор, атап айтканда, "Бир алкак – бир жол" демилгесинин негизги элементи болгон Кытай–Кыргызстан–Өзбекстан темир жол коридору – Кыргызстандын заманбап Жибек Жолундагы келечектүү транзиттик борбор катары позициясын бекемдейт.

Кызматташтыкты андан ары өнүктүрүү үчүн максаттуу жана этап-этабы менен түзүлгөн мамиле эң натыйжалуу стратегия болуп саналат. Малайзиянын жеке

сектору Кыргызстандын электротехника, инженердик жабдуулар жана кайра иштетилген азык-түлүк сыяктуу товарларга болгон өсүп жаткан суроо-талабына тез арада жооп кайтарууга, ошол эле учурда Малайзиянын ислам банк иши боюнча топтолгон тажрыйбасын пайдаланууга жана халал продукциялар менен сооданы кеңейтүүгө чакырылат – бул тармактарда Малайзия дүйнөлүк рынокто таанылган алдыңкы позицияны ээлейт.

Менин талкууларымдын маанилүү темасы Бишкек менен Куала-Лумпурдун ортосунда түз каттамдарды түзүү мүмкүнчүлүгү болду. Бул биздин өлкөлөрдүн ортосундагы эл аралык жана маданий байланыштарды толук өнүктүрүү жана бекемдөө үчүн зарыл кадам катары каралат. Менин Бишкектеги жеке тажрыйбам бул байланыштар дипломатиялык гана эмес, ошондой эле терең, жеке жана узак мөөнөттүү экенин тастыктады.

Бишкекте жүргөнүмдө мага кызмат көрсөткөн мейманкананын кызматкери мунун эң сонун мисалы. Ал Кыргызстандын жараны, бирок жаштыгын Малайзияда өткөргөн, ал жерде окуп, чоңойгон. Анын Малайзия менен болгон үй-бүлөлүк тарыхы жыйырма жылдан ашык убакытка созулат: чоң энеси Лангави аралында орус ресторанынын ээси болгон. Ал Малайзиядан бир нече жыл мурун кеткенине карабастан, малай тилинде эркин сүйлөй алат жана карьерасын ийгиликтүү улантууда. Бул биздин билим берүү жана маданий алмашуубуздун узак мөөнөттүү баалуулугунун ачык далили.

Бүгүнкү геосаясий атаандаштыктын шартында Кыргызстан менен Малайзия АСЕАН +

Борбор Азия (C5) кызматташуу моделинин трансформациялык потенциалын көрсөтүп жатышат – бул концепцияны Борбор Азия лидерлери глобалдык туруксуздукка каршы күрөшүүнүн стратегиялык куралы катары барган сайын жайылтып жатышат.

Кыргызстан үчүн Малайзия жана АСЕАН менен кызматташууну тереңдетүү экономиканы диверсификациялоого жана салттуу аймактык таасир борборлоруна көз карандылыкты азайтууга маанилүү жол ачат.

Малайзия жана кеңири АСЕАН аймагы үчүн C5 мамлекеттери – Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан, Казакстан жана Түркмөнстан менен байланыштарды бекемдөө сооданы өнүктүрүү, инвестицияларды тартуу жана Евразия аймагындагы стратегиялык катышуусун бекемдөө үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзөт. Белгилей кетүүчү нерсе, эки тарап тең туруктуу өнүгүүнү жана аймактык туруктуулукту камсыз кылган көп векторлуу тышкы саясатка умтулушат, бул өнөктөштүктү өзгөчө көп полярдүү дүйнөлүк тартипте келечектүү кылат.

Бишкекте Малайзиянын элчилигин ачуу бул кеңири көз карашты толуктаган стратегиялык зарылчылык болуп саналат. Менин сапарым учурунда, бул жетишпеген дипломатиялык байланыш Кыргызстан менен өнүгүп келе жаткан өнөктөштүктү бекемдөө жана Малайзиянын АСЕАН + Борбор Азия кызматташтык алкагындагы "орто держава" катары тышкы саясатын алдыга жылдыруу үчүн дал ушул жетишпеген нерсе экени айкын болду.

Коммерциялык көз караштан алганда, элчиликтин ачылышы Малайзияга Бишкек аркылуу Евразия экономикалык биримдигине (ЕАЭБ) түз кирүү мүмкүнчүлүгүн берет. Бул ага биримдик боюнча соода жана инвестициялык жөнгө салууларды натыйжалуураак башкарууга өбөлгө түзөт. Элчиликти ачуу боюнча чечкиндүү кадамдар Малайзиянын "Борбор Азияга бурулушунун" белгиси гана болбостон, Малайзиянын аймактык маңыздуу кызматташууга болгон берилгендигинин айкын белгиси болот.

Эгерде Малайзиянын Тышкы иштер министрлиги (Wisma Putra) өлкөнүн дүйнөлүк катышуусун кеңейтүүгө жана келечектүү жаңы борборлор менен байланыштарды бекемдөөгө чындап умтулса, анда Бишкек бул тизмеде жогору турушу керек. Бишкекте элчилик ачуу мындан ары бир гана дипломатиялык мүмкүнчүлүк катары каралышы мүмкүн эмес; бул Малайзиянын дүйнөлүк аренада барган сайын маанилүү болуп бараткан аймак менен кызматташууну бекемдөөгө болгон бекем берилгендигин ачык көрсөткөн өз убагындагы зарылчылык.

2024-ЖЫЛДЫН 26-ДЕКАБРЫНДА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ШААРЫНДА КОЛ КОЮЛГАН ЕВРАЗИЯ ЭКОНОМИКАЛЫК БИРЛИГИНИН ЖАНА ҮЧҮНЧҮ ТАРАПТЫН (ҮЧҮНЧҮ ТАРАПТАРДЫН) БАЖЫ ТРАНЗИТИНИН БИРДИКТҮҮ СИСТЕМАСЫ ЖӨНҮНДӨ МАКУЛДАШУУНУ РАТИФИКАЦИЯЛОО ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2025-жылдын 24-сентябрында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши кабыл алган

1-берене

2024-жылдын 26-декабрында Санкт-Петербург шаарында кол коюлган Евразия экономикалык бирлигинин жана үчүнчү тараптын (үчүнчү тараптардын) бажы транзитинин бирдиктүү системасы жөнүндө макулдашуу ратификациялансын.

2-берене

Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги аталган Макулдашуунун күчүнө кириши үчүн зарыл болгон мамлекеттик ички жол-жоболор Кыргыз Республикасы тарабынан аткарылгандыгы жөнүндө Евразия экономикалык комиссиясына белгиленген тартипте кабарласын.

3-берене

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып он күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын
Президенти

С.ЖАПАРОВ

Бишкек ш., 2025-жылдын 27-октябры, №235

2025-ЖЫЛДЫН 14-АПРЕЛИНДЕ БИШКЕК ШААРЫНДА КОЛ КОЮЛГАН 2019-ЖЫЛДЫН 23-МАЙЫНДАГЫ КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ МЕНЕН ЕВРОПА РЕКОНСТРУКЦИЯЛОО ЖАНА ӨНҮКТҮРҮҮ БАНКЫНЫН ОРТОСУНДАГЫ «МЫРЗА-АКЕ, ДӨҢ-БУЛАК ЖАНА КУРШАБ ЖЕРГИЛИКТҮҮ ӨЗ АЛДЫНЧА БАШКАРУУ ОРГАНДАРЫНДА СУУ МЕНЕН КАМСЫЗДОО ТУТУМДАРЫН РЕАБИЛИТАЦИЯЛОО» ДОЛБООРУ БОЮНЧА КРЕДИТТИК МАКУЛДАШУУГА КАРАТА №1 КОШУМЧА МАКУЛДАШУУНУ ЖАНА КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ МЕНЕН ЕВРОПА РЕКОНСТРУКЦИЯЛОО ЖАНА ӨНҮКТҮРҮҮ БАНКЫНЫН ОРТОСУНДАГЫ «МЫРЗА-АКЕ, ДӨҢ-БУЛАК ЖАНА КУРШАБ ЖЕРГИЛИКТҮҮ ӨЗ АЛДЫНЧА БАШКАРУУ ОРГАНДАРЫНДА СУУ МЕНЕН КАМСЫЗДОО ТУТУМДАРЫН РЕАБИЛИТАЦИЯЛОО» ДОЛБООРУ БОЮНЧА ЕВРОПА РЕКОНСТРУКЦИЯЛОО ЖАНА ӨНҮКТҮРҮҮ БАНКЫНЫН АКЦИОНЕРЛЕРИНИН АТАЙЫН ФОНДУНАН БЕРИЛҮҮЧҮ ИНВЕСТИЦИЯЛЫК ГРАНТ ТУУРАЛУУ ГРАНТТЫК МАКУЛДАШУУНУ РАТИФИКАЦИЯЛОО ЖӨНҮНДӨ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2025-жылдын 25-сентябрында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши кабыл алган

1-берене

2025-жылдын 14-апрелинде Бишкек шаарында кол коюлган 2019-жылдын 23-майындагы Кыргыз Республикасы менен Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын ортосундагы «Мырза-Аке, Дөң-Булак жана Куршаб жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында суу менен камсыздоо тутумдарын реабилитациялоо» долбоору боюнча кредиттик макулдашууга карата №1 кошумча макулдашуу жана Кыргыз Республикасы менен Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын ортосундагы «Мырза-Аке, Дөң-Булак жана Куршаб жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында суу менен камсыздоо тутумдарын реабилитациялоо» долбоору боюнча Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын акционерлеринин атайын фондунан берилүүчү инвестициялык грант тууралуу гранттык макулдашуу ратификациялансын.

2-берене

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги жогоруда аталган макулдашуулардын күчүнө кириши үчүн зарыл болгон мамлекеттик ички жол-жоболор Кыргыз Республикасы тарабынан аткарылгандыгы жөнүндө Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкына белгиленген тартипте кабарласын.

3-берене

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып он күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын
Президенти

С.ЖАПАРОВ

Бишкек ш., 2025-жылдын 27-октябры, №236

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О РАТИФИКАЦИИ СОГЛАШЕНИЯ О ЕДИНОЙ СИСТЕМЕ ТАМОЖЕННОГО ТРАНЗИТА ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА И ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЫ (ТРЕТЬИХ СТОРОН), ПОДПИСАННОГО 26 ДЕКАБРЯ 2024 ГОДА В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 24 сентября 2025 года

Статья 1

Ратифицировать Соглашение о единой системе таможенного транзита Евразийского экономического союза и третьей стороны (третьих сторон), подписанное 26 декабря 2024 года в городе Санкт-Петербурге.

Статья 2

Министерству иностранных дел Кыргызской Республики в установленном порядке уведомить Евразийскую экономическую комиссию о выполнении Кыргызской Республикой внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу указанного Соглашения.

Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Президент
Кыргызской Республики

С.ЖАПАРОВ

г. Бишкек, 27 октября 2025 года, №235

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О РАТИФИКАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ №1 К КРЕДИТНОМУ СОГЛАШЕНИЮ ОТ 23 МАЯ 2019 ГОДА МЕЖДУ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ И ЕВРОПЕЙСКИМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ ПО ПРОЕКТУ «РЕАБИЛИТАЦИЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МЫРЗА-АКЕ, ДОН-БУЛАК И КУРШАБ» И ГРАНТОВОГО СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ И ЕВРОПЕЙСКИМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ В ОТНОШЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ГРАНТА ИЗ СПЕЦИАЛЬНОГО ФОНДА АКЦИОНЕРОВ ЕВРОПЕЙСКОГО БАНКА РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ПО ПРОЕКТУ «РЕАБИЛИТАЦИЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МЫРЗА-АКЕ, ДОН-БУЛАК И КУРШАБ», ПОДПИСАННЫХ 14 АПРЕЛЯ 2025 ГОДА В ГОРОДЕ БИШКЕК

Принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 25 сентября 2025 года

Статья 1

Ратифицировать Дополнительное соглашение №1 к Кредитному соглашению от 23 мая 2019 года между Кыргызской Республикой и Европейским банком реконструкции и развития по проекту «Реабилитация систем водоснабжения в органах местного самоуправления Мырза-Аке, Дон-Булак и Куршаб» и Грантовое соглашение между Кыргызской Республикой и Европейским банком реконструкции и развития в отношении инвестиционного гранта из Специального фонда акционеров Европейского банка реконструкции и развития, предоставляемого по проекту «Реабилитация систем водоснабжения в органах местного самоуправления Мырза-Аке, Дон-Булак и Куршаб», подписанные 14 апреля 2025 года в городе Бишкек.

Статья 2

Министерству финансов Кыргызской Республики в установленном порядке уведомить Европейский банк реконструкции и развития о выполнении Кыргызской Республикой внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу вышеуказанных соглашений.

Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Президент
Кыргызской Республики

С.ЖАПАРОВ

г. Бишкек, 27 октября 2025 года, №236

БИШКЕК ШААРЫНЫН АЙМАГЫНДА ЖАЙГАШКАН ЖЕР ТИЛКЕСИН “АЙЫЛ ЧАРБА БАГЫТЫНДАГЫ ЖЕРЛЕР” КАТЕГОРИЯСЫНАН “КАЛКТУУ КОНУШТАРДЫН ЖЕРЛЕРИ” КАТЕГОРИЯСЫНА КОТОРУУ (ТРАНСФОРМАЦИЯЛОО) ЖӨНҮНДӨ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ

Бишкек шаарынын Биринчи май районунун аймагында көп кабаттуу турак үйлөрдү жана социалдык объекттерди куруу максатында, Кыргыз Республикасынын Жер кодексинин 18-беренесине, “Сугат айдоо жерлерин жарактуу жерлердин башка категорияларына жана түрлөрүнө которууга (трансформациялоого) мораторий киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 1-беренесинин экинчи бөлүгүнүн 12¹, 12²-пунктарына, “Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 13, 17-беренелерине ылайык, Бишкек шаарынын мэриясынын 2025-жылдын 19-сентябрындагы №268 токтомун жана Бишкек шаарынын мэриясынын жер комиссиясынын 2025-жылдын 25-августундагы корутундусун эске алып, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети **токтом кылат:**

1. Абдисалам Аманжолдун, Г.Т. Аширалиеванын, Т. Аширалиеванын, Б.А. Бакиевдин, Э.К. Балыкозованын, Д.Д. Бекбоевдин, К.Б. Гайназарованын, И.М. Джалиловдун, М.Х. Девришевдин, Н.О. Джыбыкееванын, Г.К. Эсекееванын, И.М. Ибраевдин, Ж.А. Конурбаеванын, А. Конушбаеванын, А.Ш. Кошалиеванын, А.Б. Кукуевдин, О.Н. Кукуевдин, Г.С. Кылыжырованын, Н.Т. Кыштообаевдин, Х.А. Мөндибековдун, Б.А. Мурзакматованын, М.А. Мусуралиевдин, В.Н. Николаенконун, Р.А. Ногойбаевдин, Дж.А. Ольджебаеванын, А.З. Рашидовдун, А.К. Сабыровдун, А.К. Садыкбекованын, С.Р. Садыковдун, О.В. Салатенконун, А.К. Сулеймановдун, З.К. Сулеймановдун, Г.К. Сулейманованын, Б.Т. Тажимаматовдун, К.Т. Телеушеванын, С.К. Байытованын, “Эксперт Инвест” ЖЧКнын, “Олтрейд” ЖЧКнын жеке менчигинде турган, Бишкек шаарынын Биринчи май районунун аймагында жайгашкан, жалпы аянты 234,8 га жер

тилкеси, алардын ичинен №216 (88,5 га), №219 (60 га), №220 (18 га), №227 (64 га) контурлардагы сугат жерлер, №218 (4,3 га) контурдагы кайрак жерлер көп кабаттуу турак үйлөрдү жана социалдык объекттерди куруу үчүн “Айыл чарба багытындагы жерлер” категориясынан “Калктуу конуштардын жерлери” категориясына которулсун (трансформациялансын).

2. Бишкек шаарынын мэриясы төмөнкүлөрдү камсыз кылсын:

1) жерди эсепке алуу документтерине тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизүүнү;

2) бул токтомдун 1-пунктунда көрсөтүлгөн жер тилкесин максаттуу пайдаланууну;

3) курулуш ченемдерин жана эрежелерин так сактоо менен Кыргыз Республикасынын шаар куруу жана архитектура чөйрөсүндөгү мыйзамдарына ылайык жогоруда көрсөтүлгөн жер тилкесинин шаар куруу документтерин иштеп чыгууну жана бекитүүнү;

4) аймактын жашоо-тиричилигин камсыз кылуу система-сынын иштешин жана өнүгүшүн, социалдык-экономикалык өнүктүрүүнү өздүк каражаттардын эсебинен уюштурууну;

5) көрсөтүлгөн жер тилкесинде тарыхый-маданий мурас объекттери табылган учурда, аларды Кыргыз Республикасынын тарыхый-маданий мурастарды коргоо жана пайдалануу жөнүндө мыйзамдарына ылайык сактоону;

6) автомобиль жолдорунун техникалык параметрлерин, “Автомобиль жолдору жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын ченемдерин жана талаптарын сактоону;

7) бул токтомдун 1-пунктунда көрсөтүлгөн жер тилкеси пайдаланылбаган же максаттуу багыты боюнча пайдаланылбаган

учурда, аны алып коюуну жана баштапкы абалга келтирүүнү караган чараларды көрүүнү;

8) Кыргыз Республикасынын жер мыйзамдарында белгиленген ченемдерге ылайык айыл чарба жана токой чарба өндүрүшүнүн жоготууларынын жана алынбай калган пайдасынын ордун толтуруу наркынын суммасын төлөөнү;

9) бул токтомдун 1-пунктунда көрсөтүлгөн жер тилкесинин аянтын калыбына келтирүүнү, асылдуулугу төмөн жерлерге талдоо жүргүзүүнү жана аларды айыл чарба жүгүртүүсүнө киргизүүнү;

10) Бишкек шаарынын мэриясы менен “Астория Инвест” ЖЧКнын ортосунда түзүлгөн 2025-жылдын 17-сентябрындагы макулдашууну аткарууну;

11) чарбалык жана башка ишти жүзөгө ашырууда Кыргыз Республикасынын айлана-чөйрөнү коргоо жаатындагы мыйзамдарына ылайык экологиялык талаптарды аткарууну;

12) коомдук саламаттык сактоо жаатындагы ченемдик актыларды сактоону.

3. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын Президенттин жана Министрлер Кабинетинин чечимдерин аткарууну контролдоо башкармалыгына жүктөлсүн.

4. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын
Министрлер Кабинетинин
Төрагасы

А.КАСЫМАЛИЕВ

Бишкек ш., 2025-жылдын 27-октябры, №699

КЕРЕКТӨӨЧҮ КРЕДИТ ЖӨНҮНДӨ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

1-берене. Ушул Мыйзамдын максаты жана колдонуу чөйрөсү

1. Ушул Мыйзамдын максаты болуп керектөөчү кредитти берүү жана кайтаруу менен байланышкан мамилелерди жөнгө салуу, ошондой эле мындай мамилелердин катышуучуларынын укуктарын жана милдеттерин белгилөө саналат.

2. Ушул Мыйзам зайымчылардын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоого, кредит берүүнүн шарттарынын ачык-айкындуулугун жана салыштырмалууулугун камсыз кылууга, ашыкча карыз жүгүн алдын алууга, ак ниетсиз практикалардын алдын алууга, ошондой эле жоопкерчиликтүү кредит берүүгө дем берүүгө багытталган.

3. Ушул Мыйзамда түз каралган учурларды кошпогондо, ушул Мыйзам турак жай кыймылсыз мүлкүн сатып алууга, курууга же бүтүрүүгө берилген кыймылсыз мүлк менен камсыз кылынган кредиттерге карата колдонулбайт.

4. Ушул Мыйзамдын колдонулушу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын (мындан ары – Улуттук банк) көзөмөлүндөгү, анын ичинде банктык иштин жана каржылоонун ислам принциптерин жөнгө салуучу Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында каралган өзүнчөлүктү жана өзгөчөлүктөрдү эске алуу менен операцияларды каржылоонун ислам принциптери боюнча жүзөгө ашыруучу, керектөөчү кредиттерди берүүчү банктарга жана банктык эмес финансы-кредит уюмдарына жайылтылат.

5. Ушул Мыйзамдын талаптары керектөөчү кредитти берүү менен байланышкан мамилелерге, анын ичинде товарлар, жумуштар же кызмат көрсөтүүлөр үчүн акы төлөөгө кредит берилген учурларга да жайылтылат. Мыйзамдардын кредит берүү, каржылоонун ислам принциптери жана товарлар, жумуштар же кызмат көрсөтүүлөр үчүн акы төлөө боюнча акчалай милдеттенмени аткарууну бөлүп төлөө (мөөнөтүн кийинкиге калтыруу) маселелерин жөнгө салуучу жоболору ушул Мыйзам жана банк мыйзамдарынын талаптары менен жөнгө салынбаган бөлүгүндө колдонулат.

Кыргыз Республикасынын банк мыйзамдарында керектөөчү кредиттерди жөнгө салууга карата кошумча талаптар белгилениши мүмкүн.

2-берене. Ушул Мыйзамда колдонулган негизги түшүнүктөр

1. Ушул Мыйзамдын максаттары үчүн төмөнкүдөй негизги түшүнүктөр колдонулат:

1) **жылдык натыйжалуу пайыздык ставка** – ишенимдүү, жылдык, натыйжалуу, салыштырмалуу эсептөөдөгү пайыздык ставка, аны эсептөөдө кардардын керектөөчү кредитти алуу менен байланышкан төлөмдөрү эске алынат;

2) **зайымчы** – керектөөчү кредитти алган же алуу үчүн кайрылган жеке жак;

3) **кредитор** – Кыргыз Республикасынын банк мыйзамдарына ылайык кредиттерди берүүгө укугу бар юридикалык жак;

4) **үстөк баа** – банктык иштин жана каржылоонун ислам принциптерине ылайык келишимдер боюнча номиналдык жылдык пайыздык мааниге келтирилген кирешелүүлүктүн ченеми, ошондой эле товардын, жумуштун же кызмат көрсөтүүнүн толук бир жолку төлөмдөгү баасына (наркына) салыштырмалуу зайымчынын милдеттенмесинин суммасынын көбөйүшү;

5) **зайымчынын карыздык жүгүнүн көрсөткүчү** – зайымчынын бардык карыздык милдеттенмелери боюнча орточо айлык төлөмдөрүнүн суммасынын анын орточо айлык кирешесинин пайыздарда туюнтулган чоңдугуна болгон катышы;

6) **керектөөчү кредиттин толук наркы** – зайымчынын келишим боюнча керектөөчү кредитти алуу жана тейлөө менен байланышкан бардык чыгымдарынын бардык жыйынды өлчөмү, анын ичинде пайыздар (үстөк баа), комиссиялар жана башка милдеттүү төлөмдөр, ошондой эле товардын (жумуштун, кызмат көрсөтүүнүн) наркынын керектөөчү кредитти берүү менен шартталган көбөйүшү. Толук нарк абсолюттук акчалай туюнтмада көрсөтүлөт жана ушул Мыйзамда жана кредитордун ишин жөнгө салуучу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте аныкталат.

7) **керектөөчү кредит** – кредитор тарабынан мөөнөттүүлүк, кайтарымдуулук жана төлөмдүүлүк шарттарында, анын ичинде керектөөчү кредит келишиминин алкагында акчалай милдеттенмени аткарууну зайымчы тарабынан бөлүп төлөө (мөөнөтүн кийинкиге калтыруу) менен товарлар, жумуштар же кызмат көрсөтүүлөр үчүн акы төлөө максаттары үчүн берилүүчү кредит же ислам принциптери боюнча каржылоо. Керектөөчү кредит жеке адамдарга гана ишкердик иш жана пайда табуу менен байланышпаган жеке, үй-бүлөлүк же тиричилик максаттары үчүн берилет. Керектөөчү кредиттер тараптардын макулдашуусу боюнча пайызсыз же үстөк баасыз болушу мүмкүн.

8) **акчалай милдеттенмени аткарууну бөлүп төлөө (мөөнөтүн кийинкиге калтыруу)** – керектөөчү кредит келишиминин кредитор тарабынан берилген шарты, ага ылайык товарлар, жумуштар же кызмат көрсөтүүлөр үчүн акы төлөө боюнча милдеттенме Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексинде белгиленген тартипте бөлүгү менен же болбосо андан да кечирээк мөөнөттө аткарылышы мүмкүн;

9) **кайра каржылоо** – учурдагы керектөөчү кредитти толугу менен же болбосо жарым-жартылай жабуу үчүн жаңы тиешелүү керектөөчү кредит келишимин түзүү;

10) **талап кылуу укугун өткөрүп берүү (цессия)** – кредитордун милдеттенме боюнча өзүнүн талап кылуу укуктарын башка жакка ушул Мыйзамда жана Кыргыз Республикасынын жарандык мыйзамдарында белгиленген тартипте өткөрүп берүүсү.

2. Ушул Мыйзамда колдонулган башка түшүнүктөр жана терминдер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын тиешелүү тармактарында колдонулгандай мааниде колдонулат.

3-берене. Керектөөчү кредит келишиминин тараптары жана предмети

1. Керектөөчү кредит келишиминин тараптары болуп зайымчы жана кредитор саналат. Керектөөчү кредитти берүү боюнча мамилелерде Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексинде каралган учурларда зайымчынын милдеттенмелерин аткарууну камсыз кылуучу башка жактар да катыша алышат.

2. Керектөөчү кредит келишиминин предмети болуп зайымчыга мөөнөттүүлүк, кайтарымдуулук жана төлөмдүүлүк шарттарында берилүүчү акча каражаттары, ошондой эле кредитор аркылуу төлөнүүчү товарлар, жумуштар же кызмат көрсөтүүлөр саналат.

Керектөөчү кредиттин предметине кыймылсыз мүлктү (ипотека), ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына

2025-жылдын 25-сентябрында

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши кабыл алган

ылайык жүгүртүүдөн алып салынган же жүгүртүүсү чектелген башка мүлктү сатып алуу менен байланышкан кредиттер жана бөлүп төлөөлөр кирбейт.

4-берене. Керектөөчү кредитти берүү

1. Керектөөчү кредит керектөөчү кредит келишиминин (мындан ары – келишим) негизинде мөөнөттүүлүк, кайтарымдуулук жана төлөмдүүлүк шарттарында, анын ичинде пайызсыз кредитти же үстөк баасыз бөлүп төлөөнү (мөөнөтүн кийинкиге калтырууну) берүү учурларында берилет.

2. Керектөөчү кредит жеке жактарга алардын төлөө жөндөмдүүлүгү тастыкталганда берилет. Төлөө жөндөмдүүлүгүн баалоо кредитор тарабынан анын ички жол-жоболоруна жана Кыргыз Республикасынын банк мыйзамдарында белгиленген талаптарга ылайык жүргүзүлөт.

3. Керектөөчү кредитти берүүнүн жалпы шарттары, пайыздык ставканын, үстөк баанын өлчөмү жөнүндө маалымат кардарлар үчүн ачык жана жеткиликтүү болушу керек жана коммерциялык же банктык купуя сырдын предмети боло албайт.

4. Керектөөчү кредит келишими түзүлгөнгө чейин кредитор керектөөчү кредит жөнүндө маалыматтын толук ачыкталышын камсыз кылууга тийиш. Керектөөчү кредиттин шарттары жана/же үстөк баасы жана/же пайыздык ставкасы жөнүндө толук маалыматты берүүдөн баш тартууга жол берилбейт.

5. Кредитор зайымчыларга керектөөчү кредитти берүү боюнча кызматтарды көрсөтүүдө төмөнкүдөй талаптардын аткарылышын камсыз кылууга милдеттүү:

1) керектөөчү кредит боюнча натыйжалуу пайыздык ставка керектөөчү кредитти берүү датасына карата декларацияланган (жарыяланган) натыйжалуу пайыздык ставканын маанисинен ашпоого тийиш;

2) керектөөчү кредит келишими түзүлгөнгө чейин керектөөчү кредит жөнүндө толук маалымат, анын ичинде керектөөчү кредиттин берүү шарттары, пайыздык ставкасы же үстөк баасы, толук наркы жөнүндө маалымат мүмкүн болуучу зайымчыга толук ачыкталышы камсыз кылынууга тийиш;

3) зайымчыга, гарантия/кепилдик берүүчүгө, күрөө коюучуга тиешелүү келишимдер боюнча алынган милдеттенмелерди аткарбагандыгынын же талаптагыдай эмес аткаруунун кесепеттери кол койдуруу менен түшүндүрүлүүгө тийиш;

4) Кыргыз Республикасынын банк мыйзамдарында жана керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо чөйрөсүндөгү мыйзамдарында каралган башка талаптар.

6. Кредитор зайымчыга керектөөчү кредит келишимин түзгөнгө чейин керектөөчү кредитти берүү шарттары менен таанышуу жана салыштыруу үчүн кагаз же электрондук түрүндөгү стандартташтырылган маалымат барагын акысыз берүүгө милдеттүү.

Маалымат барагы төмөнкүдөй маалыматтарды камтууга тийиш:

1) керектөөчү кредиттин түрү жана суммасы же товардын, жумуштун же кызмат көрсөтүүнүн наркы – бөлүп төлөө (мөөнөтүн кийинкиге калтыруу) менен берүүдө;

2) керектөөчү кредиттин колдонуу мөөнөтү, пайыздык ставка, үстөк баа, анын ичинде аларды эсептөө шарттары, ошондой эле, эгерде алар берилүүчү керектөөчү кредиттин шарттарында каралса, башка милдеттүү төлөмдөр;

3) керектөөчү кредиттин толук наркы, ал эми келишимде пайыздарды же башка милдеттүү төлөмдөрдү кошуу каралган учурларда Кыргыз Республикасынын банк мыйзамдарында каржылоонун ислам принциптеринин өзүнчөлүгүн эске алуу менен белгиленген тартипте эсептелген жылдык натыйжалуу пайыздык ставка;

4) төлөмдөрдүн өлчөмү, саны жана мезгилдүүлүгү (жабуу графиги);

5) зайымчынын акча каражаттарын алган учурга чейин, ал эми керектөөчү кредитти бөлүп төлөө (мөөнөтүн кийинкиге калтыруу) түрүндө берүүдө – товарды, жумушту же кызмат көрсөтүүнү иш жүзүндө өткөрүп бергенге чейин акысыз негизде келишимден баш тартуу укугу жөнүндө маалымат;

6) келишим боюнча милдеттенмелерди аткарбоонун же талаптагыдай эмес аткаруунун кесепеттери;

7) Кыргыз Республикасынын банк мыйзамдарынын талаптарына ылайык башка маалымат.

7. Керектөөчү кредитти берүүнүн шарттары ушул Мыйзам жана Кыргыз Республикасынын банк мыйзамдары менен аныкталат.

Керектөөчү кредитти берүүнүн шарттары жана тартиби кардарларды тейлөө жайларында жана кредитордун расмий интернет-сайтында (бар болсо) адамдардын чектелбеген тобу үчүн эркин жеткиликтүүлүк түрүндө милдеттүү түрдө ачыкталууга тийиш.

Керектөөчү кредиттер боюнча пайыздык ставкалардын өзгөрүшү тууралуу маалымат дароо жарыяланат.

8. Керектөөчү кредитти акчалай милдеттенмени аткарууну бөлүп төлөө (мөөнөтүн кийинкиге калтыруу) түрүндө берүү керектөөчү кредит келишими түзүлгөн датага карата товардын, жумуштун же кызмат көрсөтүүнүн баасына жараша жүзөгө ашырылат. Товардын, жумуштун же кызмат көрсөтүүнүн баасынын кийинки өзгөрүшү тараптардын милдеттенмелеринин өзгөрүшүнө алып келбейт.

Акчалай милдеттенмени аткарууну бөлүп төлөөнү (мөөнөтүн кийинкиге калтырууну) төлөмдүүлүк шарттарында берүүдө үстөк баа ушул Мыйзамдын 8-беренесинде белгиленген мааниден ашпоого тийиш.

5-берене. Керектөөчү кредитти алууда зайымчы тарабынан берилүүчү документтер

1. Зайымчы кредиттик өтүнмөнү кароо үчүн кредиторго инсандыгын ырастоочу документтерди, ошондой эле анын төлөө жөндөмдүүлүгүн баалоо жана ушул Мыйзамдын талаптарын аткаруу үчүн зарыл болгон башка документтерди берүүгө милдеттүү.

2. Документтердин минималдуу тизмеги төмөнкүлөрдү камтыйт:

1) зайымчынын инсандыгын ырастоочу документ;

2) салык төлөөчүнүн идентификациялык номери (ал бар болсо);

3) зайымчынын кирешелери жана зарылдыгына жараша анын үй-бүлө мүчөлөрү жөнүндө маалыматтар аныктыгы ал тарабынан тастыкталуучу документтер же арыздар формасында зайымчы тарабынан же болбосо ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар тарабынан берилет, анын ичинде электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик порталы аркылуу маалыматтар;

4) Кыргыз Республикасынын банк мыйзамдарында же келишимде каралган учурларда башка документтер.

Кредитор берилген документтердин аныктыгын текшерүүнү камсыз кылуучу чараларды көрүүгө милдеттүү.

3. Зайымчы тарабынан берилүүчү документтердин тизмегине карата кошумча талаптар Улуттук банк тарабынан белгилениши мүмкүн.

6-берене. Керектөөчү кредит келишиминин шарттары

1. Керектөөчү кредит келишиминде төмөнкүлөр камтылууга тийиш:

1) зайымчынын фамилиясы, аты, атасынын аны жана анын инсандыгын ырастоочу документтин реквизиттери (паспорт же идентификациялык карта), жашаган жери;

2) кредитордун аталышы, уюштуруу-укуктук түрү;

3) керектөөчү кредит объекти жөнүндө маалыматтар (акча каражаттары, товар, жумуш же кызмат көрсөтүү);

4) керектөөчү кредиттин жалпы суммасы жана келишимдин колдонуу мөөнөтү;

5) милдеттенмелерди камсыз кылуу ыкмасы (бар болсо);

6) Кыргыз Республикасынын банк мыйзамдарында белгиленген учурларда жана тартипте керектөөчү кредиттин пайыздык ставкасы же үстөк баасы, толук наркын, ошондой эле жылдык натыйжалуу пайыздык ставкасын;

7) керектөөчү кредиттин суммасын берүүнүн жана кайтаруунун тартиби жана мөөнөттөрү;

8) тараптардын укуктары жана милдеттери;

9) кардардын келишим түзүлгөндөн кийин жана кардар акча каражаттарын алган учурга чейин керектөөчү кредитти алуудан акысыз негизде баш тартуу укугу;

10) кардардын керектөөчү кредитти мөөнөтүнөн мурда каалаган убакта кандайдыр бир комиссияларсыз, айыптык санкцияларсыз жана башка төлөмдөрсүз жабуу укугу;

11) кредиттик бюрологро кардар жөнүндө маалыматтарды берүүнүн шарттары, ошондой эле Кыргыз Республикасынын банк мыйзамдарына жана жеке дайындар чөйрөсүндөгү мыйзамдарына ылайык кардар жөнүндө дайындарды пайдалануунун башка учурлары;

12) кредитор керектөөчү кредит боюнча күрөө предметинен өндүрүп алуу жол-жобосу башталгандыгы жөнүндө билдирүү жөнөтүлгөн күндөн тартып 15 күн өткөндөн кийин үстөк айыптарды (айып пулдарды, туумдарды) эсептөөнү токтотуу милдети, мында керектөөчү кредиттин бүткүл мезгилине эсептелген үстөк айыптын (айып пулдун, туумдун) өлчөмү берилген керектөөчү кредиттин суммасынын 10 пайызынан ашпоого тийиш;

13) тараптардын жоопкерчилиги;

14) келишимди өзгөртүүнүн жана бузуунун тартиби;

15) ал жеткис күчтүн (форс-мажор) жагдайларынын келип чыгуу шарттары;

16) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка шарттар.

2. Керектөөчү кредит келишими боюнча зайымчы тарабынан жүргүзүлгөн төлөмдүн суммасы милдеттенмелерди толук аткаруу үчүн жетишсиз болгон учурда ал боюнча карыз Кыргыз Республикасынын жарандык мыйзамдарында белгиленген кезектүүлүк тартибинде жабылат. Жабуунун кезектүүлүгүн тараптардын макулдашуусу боюнча өзгөртүүгө жол берилбейт.

3. Керектөөчү кредит келишими боюнча жоопкерчилик чараларынын (үстөк айыптын, айып пулдун, туумдун) өлчөмү, эсептөөнүн жана колдонуунун тартиби Кыргыз Республикасынын банк мыйзамдарында аныкталат. Келишимде башка жоопкерчилик чаралары каралышы мүмкүн эмес.

4. Кошуу эсептөөлөрдүн (анын ичинде пайыздар (үстөк баа), комиссиялар, үстөк айыптар, айып пулдар, туумдар), анын ичинде керектөөчү кредит реструктуризацияланган учурдагы жалпы суммасы берилген керектөөчү кредиттин суммасынын 60 пайызынан ашпоого тийиш.

5. Керектөөчү кредитти берүү Кыргыз Республикасынын банк мыйзамдарына ылайык маалыматты ачыкка чыгарууга жана жоопкерчиликтүү кредит берүүгө карата талаптарга ылайык жүргүзүлүүгө тийиш.

7-берене. Зайымчынын карыздык жүгүнүн көрсөткүчүн эсептөө жана колдонуу

1. Кредитор төмөнкү учурларда зайымчынын карыздык жүгүнүн көрсөткүчүн жекече эсептөөгө милдеттүү:

керектөөчү кредитти, анын ичинде башка керектөөчү кредитти кайра каржылоо максаты үчүн берүү жөнүндө чечим кабыл алганда;

орточо айлык төлөмдүн көбөйүшүнө же келишимдин мөөнөтүнүн узартылышына алып келүүчү келишимдин шарттары өзгөргөндө;

Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларында белгиленген башка учурларда.

2. Зайымчынын карыздык жүгүнүн көрсөткүчү кредитор тарабынан пайыз менен, үтүрдөн кийин бир белгиге чейинки тактык менен, зайымчынын бардык карыздык милдеттенмелери боюнча орточо айлык төлөмдөрдүн суммасынын, анын ичинде керектөөчү кредитти берүү жөнүндө арыз каралып жаткан кредиторго жеткиликтүү маалыматтарга ылайык анын орточо айлык кирешесинин көлөмүнө болгон катышы катары эсептелет.

3. Кредитор өзүнүн ички документтеринде ушул Мыйзамга жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларына ылайык зайымчынын орточо айлык төлөмдөрүнүн жана орточо айлык кирешесинин суммасын эсептөө тартибин бекитүүгө милдеттүү.

4. Эгерде зайымчынын ушул беренеге ылайык эсептелген карыз жүгүнүн көрсөткүчү, анын ичинде кредитти кайра каржылоо учурунда 60 пайыздан ашса, кредитор зайымчыга мындан ары кредит берүүдөн баш тарткан же келишимдин шарттарына ылайык керектөөчү кредитти толук мөөнөтүнөн мурда кайтарып берүүнү талап кылган учурду кошпогондо, кредитор келишим түзүүгө чейин зайымчыны милдеттенмелерди аткаруу тобокелдиктери жана ага карата жоопкерчилик чараларын колдонуу мүмкүнчүлүгү жөнүндө кол койдуруп билдирүүгө милдеттүү. Мындай учурда керектөөчү кредитти берүүгө зайымчынын тобокелдиктер жөнүндө маалымдар экендигин тастыктоочу жазуу жүзүндөгү макулдугу болгондо гана жол берилет.

Улуттук банк кредиторлор үчүн кредиттик тобокелдикти башкарууга карата кошумча талаптарды белгилөөгө, анын ичинде карыздык жүктүн көрсөткүчүнүн деңгээлине, кредиттердин концентрациясына, пайыздык ставкаларга жана башка параметрлерге жараша чектөөлөрдү белгилөөгө укуктуу.

КЕРЕКТӨӨЧҮ КРЕДИТ ЖӨНҮНДӨ КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

(Башталышы 4-бетте)

5. Зайымчынын ушул берененин 4-бөлүгүндө көрсөтүлгөн билдирүүлөр менен таанышкан фактысы анын өз колу менен коюлган колу же болбосо санариптик чөйрөнү жөнгө салуучу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка ыкмалар менен ырасталат.

6. Зайымчынын демилгеси боюнча келишимдин шарттары өзгөртүлгөндө, эгерде өзгөртүүлөр төлөмдөрдүн өлчөмүн азайтууну же токтотууну караса, зайымчынын карыздык жүгүнүн көрсөткүчү эсептелбейт.

7. Керактөөчү кредиттердин концентрациясы менен байланышкан тобокелдиктерди азайтуу максаттары үчүн кредитор Кыргыз Республикасынын банк мыйзамдарында белгиленген экономикалык ченемдерди, чектөөлөрдү жана башка талаптарды сактоого милдеттүү.

8-берене. Кредиттин толук наркы

1. Керактөөчү кредиттин толук наркы зайымчынын керактөөчү кредитти алуу жана тейлөө менен түздөн-түз байланышкан бардык чыгымдарын камтыйт, анын ичинде:

1) номиналдык пайыздык ставка боюнча чегерилген пайыздар;

2) каржылоонун ислам принциптеринин шарттарында түзүлгөн келишимдер боюнча үстөк баа;

3) товардын, жумуштун же кызмат көрсөтүүнүн наркы менен кредитор аркылуу бөлүп төлөөгө (мөөнөтүн кийинкиге калтырууга) зайымчы тарабынан иш жүзүндө төлөнүүчү сумманын ортосундагы айырма болуп саналган үстөк баа;

4) керактөөчү кредитти алуу жана тейлөө менен түз байланышкан камсыздандырууга кеткен чыгымдар (бар болсо);

5) керактөөчү кредит келишимин түзүү менен түз байланышкан нотариалдык кызмат көрсөтүүлөр жана мамлекеттик алымдар;

6) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында түз каралган кыйыр салыктар жана башка милдеттүү төлөмдөр.

Ушул беренедө каралган төлөмдөрдөн тышкары, зайымчыдан башка төлөмдөрдү алууга жол берилбейт, буга керактөөчү кредитти алуу жана тейлөө менен байланышпаган, зайымчынын өтүнүчү боюнча анын төлөөгө макулдугу менен берилүүчү жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык акысыз негизде көрсөтүлүүчү кызматтарга кирбеген акы төлөнүүчү кошумча кызматтарды көрсөтүү учурлары кирбейт.

2. Керактөөчү кредит боюнча номиналдык пайыздык ставка келишимдин шарттарына жараша эсептелгенде күнүнө 0,08 пайыздан ашпоого тийиш. Керактөөчү кредит келишими боюнча пайыздар кредиттин негизги суммасынын азаюучу калдыгына номиналдык ставка боюнча чегерилет.

Товардын, жумуштун же кызмат көрсөтүүнүн наркы пайыздарды эсептебестөн бөлүп төлөө (мөөнөтүн кийинкиге калтыруу) формада берилген учурда төлөмдүн бир жолку толук төлөмдөгү баасынан ашпоого тийиш. Товардын, жумуштун же кызмат көрсөтүүнүн наркынын ар кандай жогорулашы күнүнө 0,08 пайыздан ашпаган ставка боюнча пайыздык суммага барабар болгон карызга үстөк баа кошулган шартта гана жол берилет.

Улуттук банк кредиторлор үчүн ушул бөлүктө көрсөтүлгөн маанилерден ашпаган пайыздык ставканын же үстөк баанын башка өлчөмдөрүн керактөөчүлөрдү кредиттөө рыногунун абалын эске алуу менен финансылык туруктуулукту камсыз кылуу жана керактөөчүлөрдүн укуктарын коргоо максатында белгилөөгө укуктуу.

3. Керактөөчү кредиттин толук наркы жана натыйжалуу пайыздык ставкасы ушул Мыйзамда каралган тартипте келишим түзүүгө чейин зайымчыга милдеттүү түрдө ачыкка чыгарылууга тийиш.

4. Керактөөчү кредиттин толук наркын бурмалаган же кредиттик келишимдин валютасынан башка валютага байланган төлөмдөрдү индексациялоону караган эсептөө ыкмаларын же шарттарды пайдаланууга жол берилбейт.

9-берене. Керактөөчү кредит келишимин өзгөртүү жана бузуу

1. Керактөөчү кредит келишиминин шарттарын тараптардын макулдашуусу боюнча же эгерде Кыргыз Республикасынын банк жана жарандык мыйзамдарында башкача каралбаса, келишимде каралган тартипте өзгөртүлүүгө жол берилет.

2. Зайымчы Кыргыз Республикасынын банк жана жарандык мыйзамдарында же келишимде каралган учурларда жана тартипте керактөөчү кредит келишимин бузууга укуктуу.

3. Эгерде зайымчы келишим түзүлгөн күндөн тартып бир айдын ичинде берилген керактөөчү кредитти пайдаланбаса, кредитор бул тууралуу зайымчыга билдирүү жана ага төлөнгөн бардык суммаларды (ал бар болсо) кайтарып берүү менен, ошондой эле Кыргыз Республикасынын банк жана жарандык мыйзамдарында жана керактөөчү кредит келишиминде каралган башка учурларда бул зайымчынын укуктарын начарлатпаса жана/же милдеттерин көбөйтпөсө, керактөөчү кредит келишимин бир тараптуу тартипте бузууга укуктуу.

4. Зайымчы керактөөчү кредит келишими боюнча милдеттенмелерди каалаган убакта, толугу менен же жарым-жартылай, айып пулдарды, комиссияларды жана башка санкцияларды төлөбөстөн мөөнөтүнөн мурда аткарууга укуктуу. Керактөөчү кредит толугу менен же жарым-жартылай мөөнөтүнөн мурда жабылган учурда кредитор зайымчынын керактөөчү кредит келишими боюнча милдеттенмелерин кайра эсептөөгө, төлөм графигин жана төлөнүүгө тийиш болгон жалпы пайыздардын суммасын (үстөк бааларды) негизги карыздын азайтылган суммасына пропорционалдуу ондоого милдеттүү. Милдеттенмелердин өзгөргөндүгү же болбосо толук аткарылгандыгы жөнүндө тастыктоо зайымчынын талабы боюнча аны менен макулдашылган, бирок беш жумуш күндөн ашпаган мөөнөттө жазуу жүзүндө же электрондук түрдө берилет.

5. Товарды, жумушту же кызмат көрсөтүүнү төлөөнү бөлүп төлөө (мөөнөтүн кийинкиге калтыруу) түрүндө керактөөчү кредит берилгенде зайымчы келишимди бузууга жана төлөнгөн сумманы кайтарып берүүнү же болбосо талаптагыдай эмес сапаттагы товарды (жумушту, кызмат көрсөтүүнү) келишимде белгиленген тартипте алмаштырууну талап кылууга укуктуу.

6. Керактөөчү кредитти кайра каржылоо эки жолудан ашык жүргүзүлбөөгө тийиш.

10-берене. Зайымчынын укуктары жана милдеттери

1. Зайымчы төмөнкүлөргө укуктуу:

1) келишим түзгөнгө чейин керактөөчү кредиттин шарттары менен таанышууга;

2) алынуучу керактөөчү кредит жөнүндө ишенимдүү, толук жана кабыл алуу үчүн жеткиликтүү маалыматты алууга, анын ичинде ал боюнча бардык чыгымдарды абсолюттук суммада да,

натыйжалуу пайыздык ставка түрүндө да алууга;

3) кредитордон келишимдин шарттарын белгиленген мөөнөттөрдө тийиштүү түрдө аткарууну талап кылууга;

4) керактөөчү кредит келишими боюнча милдеттенмелерди аткарбоодон же талаптагыдай эмес аткаруудан келип чыккан чыгашалардын ордун толтурууну талап кылууга;

5) келишим боюнча милдеттенмелерди айып пулдарсыз, комиссияларсыз жана башка санкцияларсыз толугу менен же жарым-жартылай мөөнөтүнөн мурда аткарууга;

6) эгерде көрсөтүлгөн товар, жумуш же кызмат көрсөтүүнү талаптагыдай сапатта болбосо же таптакыр көрсөтүлбөсө, «Керактөөчүлөрдүн укуктарын коргоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамында белгиленген тартипте сатуучу милдеттенмелерди талаптагыдай аткарган учурга чейин, товарды, жумушту же кызмат көрсөтүүнү төлөө боюнча акчалай милдеттенмени аткарууну бөлүп жабуу (мөөнөтүн кийинкиге калтыруу) түрүндө берилген керактөөчү кредит келишими боюнча милдеттенмелерди аткарууну токтото турууга;

7) талаптагыдай эмес сапаттагы товарды (жумушту, кызмат көрсөтүүнү) алмаштыруу мүмкүн болбогон учурда төлөнгөн суммаларды кайтарып берүүнү талап кылууга, мында кредитор зайымчынын милдеттенмелерин кайра эсептөөгө жана анын төлөгөн төлөмдөрүн кайтарып берүүгө милдеттүү, сатуучуга регрессдик укугу менен талап коюуга.

2. Зайымчы төмөнкүлөргө милдеттүү:

1) кредиторго керактөөчү кредит келишимин түзүү жана аткаруу үчүн зарыл болгон ишенимдүү маалыматтарды жана документтерди берүүгө;

2) алынган керактөөчү кредит келишимдин шарттарына ылайык пайдаланууга (эгерде керактөөчү кредит акчалай формада берилсе);

3) алынган керактөөчү кредитти жана пайыздарды, үстөк бааларды же башка төлөмдөрдү келишимде белгиленген тартипте жана мөөнөттө кайтарууга;

4) кредиторго байланыш маалыматтарынын, жашаган жеринин өзгөрүшү же финансылык абалынын олуттуу начарлашы жөнүндө өз убагында кабарлоого.

3. Зайымчы Кыргыз Республикасынын банк жана жарандык мыйзамдарына жана келишимге ылайык башка укуктарга ээ жана башка милдеттерди аткарат.

11-берене. Кредитордун укуктары жана милдеттери

1. Кредитор төмөнкүлөргө укуктуу:

1) керактөөчү кредитти келишимде каралган тартипте жана мөөнөттөрдө берүүгө;

2) керактөөчү кредит келишимин түзүү жана аткаруу үчүн зарыл болгон маалыматтарды жана документтерди зайымчыдан суратып алууга;

3) ушул Мыйзамда, Кыргыз Республикасынын банк мыйзамдарында жана жарандык мыйзамдарында жана келишимде каралган учурларда керактөөчү кредитти мөөнөтүнөн мурда кайтарып берүүнү жана пайыздарды (үстөк бааны) төлөөнү талап кылууга;

4) зайымчыга кредитордун алдындагы зайымчынын жоопкерчилигин же керактөөчү кредит боюнча зайымчынын милдеттенмелерин аткарууга байланышкан жоопкерчилигин камсыздандыруу келишимин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте жана чекте түзүүнү сунуштоого.

2. Кредитор төмөнкүлөргө милдеттүү:

1) зайымчыга анын укуктары жана милдеттери жөнүндө, керактөөчү кредитти алуу жана аны жабуу шарттарын бузуу менен байланышкан тобокелдиктер жөнүндө, кредит берүү шарттары жөнүндө, анын ичинде керактөөчү кредиттин толук наркы жөнүндө абсолюттук түрдө жана натыйжалуу пайыздык ставка түрүндө, келишимдин шарттарын өзгөртүү мүмкүнчүлүгү жана тартиби жөнүндө ишенимдүү, толук жана жеткиликтүү маалымат берүүгө;

2) керактөөчү кредитти берүү шарттарын жана эрежелерин тейлөө жеринде жана расмий интернет-сайтында (эгерде бар болсо) жайгаштырууга;

3) керактөөчү кредит келишими боюнча кредитордун милдеттенмелерин бузуудан улам зайымчыга келтирилген чыгашалардын ордун толтурууга;

4) зайымчы керактөөчү кредиттин эсебинен товарды, жумушту же кызмат көрсөтүүнү төлөө боюнча акчалай милдеттенмени аткарууну бөлүп төлөө (мөөнөтүн кийинкиге калтыруу) менен алганда жана андан жогоруда көрсөтүлгөн товардын, жумуштун же кызат көрсөтүүнүн талаптагыдай эмес сапаты же алардын алынбагандыгы жөнүндө билдирүү алганда сатуучуга карата талаптар жөнгө салынганга чейин келишим боюнча милдеттенмелерди аткарууну токтото турууга, андан кийин зайымчынын милдеттенмелерин кайра эсептөөгө;

5) эгерде керактөөчү кредиттин эсебинен бөлүп төлөө (мөөнөтүн кийинкиге калтыруу) менен берилген сапатсыз товарды, жумушту же кызмат көрсөтүүнү алмаштыруу мүмкүн болбогон учурда, кредитордун сатуучуга регрессдик талаптарды коюу укугу менен зайымчыга керактөөчү кредит келишими боюнча төлөнгөн суммаларды кайтарып берүүгө;

6) зайымчы, анын керактөөчү кредит келишими боюнча милдеттенмелери жана алардын аткарылышы жөнүндө кредиттик маалымат алмашуу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте жана көлөмдө кредиттик бюрого маалымат берүүгө;

7) жеке маалыматтарды коргоо, банк жана мыйзам тарабынан корголуучу башка сыр жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарын сактоого;

8) банк мыйзамдарында же келишимде каралбаган комиссияларды, жыйымдарды жана төлөмдөрдү зайымчыдан албоого;

9) жарнама жөнүндө мыйзамдардын талаптарын сактоого жана туура эмес же толук эмес жарнама үчүн жоопкерчилик тартууга;

10) камсыздандыруу чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында түз каралган камсыздандыруунун милдеттүүлүгү түздөн-түз каралган учурларды кошпогондо, зайымчыга керактөөчү кредитти алууга байланыштуу камсыздандыруу келишимин түзүү же түзүүдөн баш тартуу укугун камсыз кылууга.

3. Кредитор Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана келишимге ылайык башка укуктарга жана башка милдеттерге ээ.

12-берене. Керактөөчү кредит келишими боюнча милдеттенмелердин аткарылышын камсыз кылуу

1. Керактөөчү кредит келишими боюнча зайымчынын милдеттенмелерди аткаруусу кепилдиктер, кепилдик берүү, мүлктү, баалуу кагаздарды же акча каражаттарын күрөөгө коюу жана Кыргыз Республикасынын банк жана жарандык мыйзамдарында жана келишимде түз каралган камсыз кылуунун башка

формалары менен камсыздалышы мүмкүн.

2. Кепилдикти жана/же кепилчиликти берүүчү жактардын төлөө жөндөмдүүлүгү Кыргыз Республикасынын банк жана жарандык мыйзамдарында белгиленген тартипте жүзөгө ашырылат.

Камсыз кылуу керактөөчү кредитти берүүнүн милдеттүү шарты болуп саналбайт.

Зайымчынын өмүрүн жана ден соолугун же башка жеке тобокелдиктерин камсыздандыруу керактөөчү кредит келишими боюнча милдеттенмелердин аткарылышын камсыз кылуу катары таанылбайт.

13-берене. Керактөөчү кредит келишими боюнча талап кылуу укугун өткөрүп берүү

1. Кредитор Кыргыз Республикасынын банк мыйзамдарына ылайык зайымчынын алдын ала жазуу жүзүндөгү макулдугу болгон шартта, керактөөчү кредит келишими боюнча талап кылуу укугун өткөрүп берүүнү жүзөгө ашырууга укуктуу. Мында зайымчы жаңы кредиторго карата мыйзамдар жана келишим менен ага берилген бардык укуктарды жана милдеттерди сактап калат.

2. Кредитор талап кылуу укугун өткөрүп берүүнү Кыргыз Республикасынын банк мыйзамдарында белгиленген тартипте жүзөгө ашырат.

3. Керактөөчү кредит келишими боюнча талап кылуу укугун өткөрүп берүүдө кредитор жаңы кредиторго зайымчынын келишим боюнча милдеттенмелерин талаптагыдай аткаруусу үчүн зарыл болгон маалыматтарды, анын ичинде карыздын өлчөмү, төлөмдөрдүн графиги, эсептелген пайыздар (үстөк баа) жана берилген камсыз кылуу жөнүндө маалыматты берүүгө укуктуу. Мындай маалыматты берүү укук берилген милдеттенмелерди аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө жана жеке маалыматтар жана банктык сыр жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте гана жол берилет.

4. Керактөөчү кредит келишими боюнча талап кылуу укугу өткөрүп берилген жак жеке маалыматтарды коргоо жөнүндө, ошондой эле банктык жана мыйзам менен корголуучу башка сыр жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарын сактоого, алардын купуялуулугун жана коопсуздугун камсыз кылууга милдеттүү жана аларды мыйзамдарда белгиленген тартипте ачыкка чыгаргандыгы үчүн жоопкерчилик тартат.

5. Керактөөчү кредит келишими боюнча талап кылуу укугу өткөрүп берилген жак зайымчынын келишим боюнча өз милдеттенмелерин аткарышы жөнүндө маалыматты кредиттик маалымат алмашуу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте кредиттик бюрого берүүнү камсыз кылууга милдеттүү.

Керактөөчү кредит келишими боюнча талап кылуу укугун өткөрүп берүүчү кредитор талап кылуу укугу келишимине зайымчынын милдеттенмелерди аткаруусу жөнүндө маалыматты кредиттик бюрого өткөрүп берүү жөнүндө шартын киргизүүгө милдеттүү.

14-берене. Талаш-тартыштарды чечүү жана зайымчынын укуктарын коргоо тартиби

1. Керактөөчү кредит келишимдеринен келип чыккан талаш-тартыштар сот тартибинде же Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган соттон тышкары, анын ичинде медиация формаларында чечилүүгө тийиш.

2. Зайымчы жана кредитор талаш-тартышты сотко чейинки тартипте, анын ичинде кредиттик уюмга жана Улуттук банка, ошондой эле финансылык кызмат көрсөтүүлөрдү керактөөчүлөрдүн кайрылууларын кароого ыйгарым укуктуу башка органдарга жана уюмдарга даттануу жолу менен же болбосо талаш-тартыштарды чечүү чөйрөсүндөгү мыйзамдарда каралган башка ыкма менен чечүүгө укуктуу.

3. Талаш-тартыштарды сотко чейинки жөнгө салуу медиация жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте медиацияны колдонуу менен жүзөгө ашырылышы мүмкүн.

4. Талаш-тартыштарды сотко чейинки же соттон тышкары жөнгө салуу тараптардын процессуалдык мыйзамдарда белгиленген тартипте сотко кайрылуу укугун чектебейт.

15-берене. Ушул Мыйзамды бузгандыгы үчүн жоопкерчилик

1. Керактөөчү кредитти берүүнүн шарттарын бузуу, анын ичинде керактөөчү кредиттин толук наркын жашыруу, зайымчыны келишимдин шарттары боюнча адаштыруу, ушул Мыйзамда каралбаган комиссияларды же төлөмдөрдү алуу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жарандык-укуктук, административдик жана башка жоопкерчиликке, ошондой эле кредитордун жогоруда көрсөтүлгөн бузуулар менен байланышкан чыгымдарды зайымчыга төлөп берүү милдетине алып келет.

2. Ушул Мыйзамдын 8-беренесинде белгиленген мааниден ашкан пайыздык ставка же үстөк баа белгиленген учурда кредитор төмөнкүлөрдү камтыган жоопкерчиликти тартат:

1) зайымчынын керактөөчү кредит боюнча пайыздар (үстөк баа) боюнча карызынын суммасын ушул Мыйзамда келишим түзүлгөн датага карата белгиленген өлчөмдөн ашпаган номиналдык ставка (үстөк) боюнча кайра эсептөөнү жана ашыкча чегерилген суммаларды зайымчынын негизги карызын жабууга сарптоону же болбосо аларды зайымчыга кайтарып берүүнү;

2) Кыргыз Республикасынын Укук бузуулар жөнүндө кодекси-не ылайык айып пул салууну жана/же банк мыйзамдарына ылайык башка таасир этүү чараларын колдонууну.

3. Ушул беренедө каралган жоопкерчилик чараларын колдонуу кредиторду жана зайымчыны ушул Мыйзамга карама-каршы келбеген бөлүгүндө келишимдик милдеттенмелерин аткаруудан бошотпойт.

16-берене. Ушул Мыйзамдын күчүнө кириши

1. Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып он күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ушул Мыйзам күчүнө кирген күндөн тартып алты айлык мөөнөттө өзүнүн ченемдик укуктук актыларын ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

3. Ушул Мыйзам анын күчүнө кирген күндөн кийин түзүлгөн керактөөчү кредит келишимдерине карата колдонулат.

4. Ушул Мыйзам күчүнө киргенге чейин түзүлгөн керактөөчү кредит келишимдерине өзгөртүүлөр жана толуктоолор, эгерде мындай өзгөртүүлөр ал күчүнө киргенден кийин киргизилсе, ушул Мыйзамда белгиленген эрежелер боюнча киргизилет.

Кыргыз Республикасынын Президенти

С. ЖАПАРОВ

Бишкек ш., 2025-жылдын 28-октябры, №237

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ КРЕДИТЕ

Статья 1. Цель и сфера применения настоящего Закона

1. Целью настоящего Закона является регулирование отношений, связанных с предоставлением и возвратом потребительского кредита, а также установление прав и обязанностей участников таких отношений.

2. Настоящий Закон направлен на защиту прав и законных интересов заемщиков, обеспечение прозрачности и сопоставимости условий кредитования, предупреждение чрезмерной долговой нагрузки, предотвращение недобросовестных практик, а также стимулирование ответственного кредитования.

3. Настоящий Закон не применяется к кредитам на приобретение, строительство или завершение жилой недвижимости, обеспеченным недвижимостью, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Законом.

4. Действие настоящего Закона распространяется на банки и небанковские финансово-кредитные организации, поднадзорные Национальному банку Кыргызской Республики (далее – Национальный банк), в том числе осуществляющие операции по исламским принципам финансирования, с учетом специфики и особенностей, предусмотренных нормативными правовыми актами Кыргызской Республики, регулируемыми исламские принципы банковского дела и финансирования, предоставляющие потребительские кредиты.

5. Требования настоящего Закона распространяются также на отношения, связанные с предоставлением потребительского кредита, включая случаи, когда кредит предоставляется для оплаты товаров, работ или услуг. Положения законов, регулирующие вопросы кредитования, исламских принципов финансирования и рассрочку (отсрочку) исполнения денежного обязательства по оплате товаров, работ или услуг, применяются в части, не урегулированной настоящим Законом и требованиями банковского законодательства.

Банковским законодательством Кыргызской Республики могут устанавливаться дополнительные требования к регулированию потребительских кредитов.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

1. Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия:

1) **годовая эффективная процентная ставка** – процентная ставка в достоверном, годовом, эффективном, сопоставимом исчислении, при расчете которой учитываются платежи клиента, связанные с получением потребительского кредита;

2) **заемщик** – физическое лицо, получившее или обратившееся за получением потребительского кредита;

3) **кредитор** – юридическое лицо, имеющее право в соответствии с банковским законодательством Кыргызской Республики предоставлять кредиты;

4) **наценка** – норма доходности по договорам в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования, приведенная в номинальное годовое процентное значение, а также увеличение суммы обязательства заемщика по сравнению с ценой (стоимостью) товара, работы или услуги при полной единовременной оплате;

5) **показатель долговой нагрузки заемщика** – отношение суммы среднемесячных платежей заемщика по всем его долговым обязательствам к величине его среднемесячного дохода, выраженное в процентах;

6) **полная стоимость потребительского кредита** – совокупный размер всех расходов заемщика по договору, связанных с получением и обслуживанием потребительского кредита, включая проценты (наценку), комиссии и иные обязательные платежи, а также увеличение стоимости товара (работы, услуги), обусловленное предоставлением потребительского кредита. Полная стоимость выражается в абсолютном денежном выражении и определяется в порядке, установленном настоящим Законом и законодательством Кыргызской Республики, регулирующим деятельность кредитора;

7) **потребительский кредит** – кредит или финансирование по исламским принципам, предоставляемый кредитором на условиях срочности, возвратности и платности, в том числе для целей оплаты товаров, работ или услуг с последующей оплатой заемщиком в рассрочку (отсрочку) исполнения денежного обязательства в рамках договора потребительского кредита. Потребительский кредит предоставляется исключительно физическим лицам для личных, семейных или бытовых целей, не связанных с предпринимательской деятельностью и извлечением прибыли. Потребительские кредиты могут быть беспроцентными или без наценки по соглашению сторон;

8) **рассрочка (отсрочка) исполнения денежного обязательства** – предоставленное кредитором условие договора потребительского кредита, согласно которому обязательство по оплате товаров, работ или услуг может исполняться частями либо в более поздний срок, в порядке, установленном Гражданским кодексом Кыргызской Республики;

9) **рефинансирование** – заключение нового соответствующего договора потребительского кредита для полного либо частичного погашения действующего потребительского кредита;

10) **уступка права требования (цессия)** – передача кредитором своих прав требования по обязательству другому лицу в порядке, установленном настоящим Законом и гражданским законодательством Кыргызской Республики.

2. Иные понятия и термины, используемые в настоящем Законе, применяются в том значении, в каком они используются в соответствующих отраслях законодательства Кыргызской Республики.

Статья 3. Стороны и предмет договора потребительского кредита

1. Сторонами договора потребительского кредита являются заемщик и кредитор. В отношениях по потребительскому кредитованию могут участвовать также иные лица, обеспечивающие исполнение обязательств заемщика, в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Кыргызской Республики.

2. Предметом договора потребительского кредита являются денежные средства, предоставляемые заемщику на условиях срочности, возвратности и платности, а также товары, работы или услуги, оплачиваемые через кредитора.

К предмету потребительского кредита не относятся кредиты и рассрочки, связанные с приобретением недвижимого имущества (ипотека), а также иного имущества, изъятого из оборота или ограниченного в обороте в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Принят Жогорку Кенешем Кыргызской
Республики 25 сентября 2025 года

Статья 4. Предоставление потребительского кредита

1. Потребительский кредит предоставляется на основании договора потребительского кредита (далее – договор) на условиях срочности, возвратности и платности, включая случаи предоставления беспроцентного кредита или рассрочки (отсрочки) без наценки.

2. Потребительский кредит предоставляется физическим лицам при подтверждении их платежеспособности. Оценка платежеспособности осуществляется кредитором в соответствии с его внутренними процедурами и требованиями, установленными банковским законодательством Кыргызской Республики.

3. Информация об общих условиях предоставления потребительского кредита, размере процентной ставки, наценки должна быть открытой и доступной для клиентов и не может быть предметом коммерческой или банковской тайны.

4. До заключения договора потребительского кредита кредитор должен обеспечить полное раскрытие информации о потребительском кредите. Отказ в предоставлении исчерпывающей информации об условиях и/или наценке и/или процентной ставке потребительского кредита не допускается.

5. Кредитор обязан обеспечить выполнение следующих требований при оказании услуг по потребительскому кредитованию заемщиков:

1) эффективная процентная ставка по потребительскому кредиту не должна превышать значение декларируемой (публикуемой) эффективной процентной ставки на дату выдачи потребительского кредита;

2) до заключения договора потребительского кредита должно быть обеспечено полное раскрытие потенциальному заемщику исчерпывающей информации о потребительском кредите, включая информацию об условиях предоставления, процентной ставке или наценке, полной стоимости потребительского кредита;

3) заемщику, гаранту/поручителю, залогодателю должны быть разъяснены под подпись последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения принятых обязательств по соответствующим договорам;

4) иные требования, предусмотренные банковским законодательством и законодательством в сфере защиты прав потребителей Кыргызской Республики.

6. Кредитор обязан бесплатно предоставить заемщику стандартизированный информационный лист в бумажной или электронной форме для ознакомления и сравнения условий предоставления потребительского кредита до заключения договора потребительского кредита.

Информационный лист должен содержать следующие сведения:

1) вид и сумма потребительского кредита или стоимость товара, работы или услуги – при предоставлении в рассрочку (отсрочку);

2) срок действия потребительского кредита, процентная ставка, наценка, включая условия их начисления, а также иные обязательные платежи, если они предусмотрены условиями предоставляемого потребительского кредита;

3) полная стоимость потребительского кредита, а в случаях, когда договор предусматривает начисление процентов или иных обязательных платежей, – также годовая эффективная процентная ставка, рассчитанная в порядке, установленном банковским законодательством Кыргызской Республики с учетом специфики исламских принципов финансирования;

4) размер, количество и периодичность платежей (график погашения);

5) информация о праве заемщика отказаться от договора на безвозмездной основе до момента получения денежных средств, а при предоставлении потребительского кредита в форме рассрочки (отсрочки) – до момента фактической передачи товара, работы или услуги;

6) последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору;

7) иная информация, согласно требованиям банковского законодательства Кыргызской Республики.

7. Условия предоставления потребительского кредита определяются настоящим Законом и банковским законодательством Кыргызской Республики.

Условия и порядок предоставления потребительского кредита подлежат обязательному раскрытию в местах обслуживания клиентов и на официальном интернет-сайте (при наличии) кредитора, в свободном доступе для неограниченного круга лиц.

Информация об изменениях процентных ставок по потребительским кредитам публикуется незамедлительно.

8. Предоставление потребительского кредита в форме рассрочки (отсрочки) исполнения денежного обязательства осуществляется исходя из цены товара, работы или услуги, действующей на дату заключения договора потребительского кредита. Последующее изменение цены товара, работы или услуги не влечет изменения обязательств сторон.

При предоставлении рассрочки (отсрочки) исполнения денежного обязательства на условиях платности наценка не может превышать значение, установленное в статье 8 настоящего Закона.

Статья 5. Документы, предоставляемые заемщиком при получении потребительского кредита

1. Для рассмотрения кредитной заявки заемщик обязан предоставить кредитору документы, удостоверяющие личность, а также иные документы, необходимые для оценки его платежеспособности и выполнения требований настоящего Закона.

2. Минимальный перечень документов включает:

1) документ, удостоверяющий личность заемщика;

2) идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

3) сведения о доходах заемщика и при необходимости членов его семьи предоставляются либо заемщиком в форме документов или заявлений, достоверность которых подтверждается им, либо уполномоченными государственными органами, включая сведения через государственный портал электронных услуг;

4) иные документы в случаях, предусмотренных банковским законодательством Кыргызской Республики или договором.

Кредитор обязан предпринять меры, обеспечивающие проверку достоверности представленных документов.

3. Дополнительные требования к перечню документов, предоставляемых заемщиком, могут устанавливаться Национальным банком.

Статья 6. Условия договора потребительского кредита

1. Договор потребительского кредита должен содержать следующее:

1) фамилия, имя, отчество заемщика и реквизиты документа, удостоверяющего его личность (паспорт или идентификационная карта), место жительства;

2) наименование, организационно-правовая форма кредитора;

3) сведения об объекте потребительского кредита (денежные средства, товар, работа или услуга);

4) общая сумма потребительского кредита и срок действия договора;

5) способ обеспечения обязательств (при наличии);

6) процентная ставка или наценка, полная стоимость потребительского кредита, а также годовая эффективная процентная ставка в случаях и порядке, установленных банковским законодательством Кыргызской Республики;

7) порядок и сроки предоставления и возврата суммы потребительского кредита;

8) права и обязанности сторон;

9) право клиента на безвозмездной основе отказаться от получения потребительского кредита в период после заключения договора и до момента получения клиентом денежных средств;

10) право клиента на досрочное погашение потребительского кредита в любое время без каких-либо комиссий, штрафных санкций и иных платежей;

11) условия предоставления информации о клиенте в кредитные бюро, а также иные случаи использования данных о клиенте в соответствии с банковским законодательством и законодательством в сфере персональных данных Кыргызской Республики;

12) обязанность кредитора прекратить начисление неустойки (штрафов, пени) по истечении 15 дней со дня направления извещения о начале процедуры обращения взыскания на предмет залога по потребительскому кредиту, при этом размер неустойки (штрафа, пени), начисленной за весь период действия потребительского кредита, не должен превышать 10 процентов от суммы выданного потребительского кредита;

13) ответственность сторон;

14) порядок изменения и расторжения договора;

15) условия наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор);

16) иные условия, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики.

2. В случае если сумма произведенного заемщиком платежа по договору потребительского кредита недостаточна для полного исполнения обязательств, задолженность по нему погашается в порядке очередности, установленной гражданским законодательством Кыргызской Республики. Изменение очередности погашения по соглашению сторон не допускается.

3. Размер, порядок начисления и применения мер ответственности (неустойки, штрафа, пени) по договору потребительского кредита определяются банковским законодательством Кыргызской Республики. Договор не может предусматривать иные меры ответственности.

4. Общая сумма начислений (включая проценты (наценку), комиссии, неустойку, штрафы, пени), в том числе в случае реструктуризации потребительского кредита, не может превышать 60 процентов от суммы выданного потребительского кредита.

5. Потребительское кредитование должно осуществляться в соответствии с требованиями к раскрытию информации и ответственному кредитованию согласно банковскому законодательству Кыргызской Республики.

Статья 7. Расчет и применение показателя долговой нагрузки заемщика

1. Кредитор обязан осуществлять индивидуальный расчет показателя долговой нагрузки заемщика в следующих случаях:

1) принятие решения о предоставлении потребительского кредита, в том числе для целей рефинансирования другого потребительского кредита;

2) изменение условий договора, влекущих увеличение среднемесячного платежа или продление срока действия договора;

3) иные случаи, установленные нормативными правовыми актами Национального банка.

2. Показатель долговой нагрузки заемщика рассчитывается кредитором в процентах, с точностью до одного знака после запятой как отношение суммы среднемесячных платежей по всем долговым обязательствам заемщика, включая потребительский кредит, заявление о предоставлении которого рассматривается, к величине его среднемесячного дохода, согласно данным, доступным кредитору.

3. Кредитор обязан закрепить в своих внутренних документах порядок расчета суммы среднемесячных платежей и среднемесячного дохода заемщика в соответствии с настоящим Законом и нормативными правовыми актами Национального банка.

4. Если показатель долговой нагрузки заемщика, рассчитанный в соответствии с настоящей статьей, в том числе в случае рефинансирования кредита, превышает 60 процентов, кредитор до заключения договора обязан под роспись уведомить заемщика о рисках неисполнения обязательств и возможном применении к нему мер ответственности, за исключением случая, когда кредитор отказывается от дальнейшего кредитования заемщика или требует полного досрочного возврата потребительского кредита в соответствии с условиями договора. Выдача потребительского кредита в таком случае допускается только при наличии письменного согласия заемщика, подтверждающего его информированность о рисках.

Национальный банк вправе устанавливать для кредиторов дополнительные требования к управлению кредитным риском, включая установление ограничений исходя из уровня показателя долговой нагрузки, концентрации кредитов, процентных ставок и иных параметров.

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ КРЕДИТЕ

(Начало на 6 стр.)

5. Факт ознакомления заемщика с уведомлениями, указанными в части 4 настоящей статьи, подтверждается его собственноручной подписью либо иными способами, предусмотренными законодательством Кыргызской Республики, регулирующим цифровую среду.

6. Показатель долгового нагузки заемщика не рассчитывается при изменении условий договора по инициативе заемщика, если изменения предусматривают уменьшение размера или приостановление платежей.

7. Для целей снижения рисков, связанных с концентрацией потребительских кредитов, кредитор обязан соблюдать экономические нормативы, ограничения и иные требования, установленные банковским законодательством Кыргызской Республики.

Статья 8. Полная стоимость кредита

1. Полная стоимость потребительского кредита включает все расходы заемщика, непосредственно связанные с получением и обслуживанием потребительского кредита, в том числе:

- проценты, начисляемые по номинальной процентной ставке;
- наценку по договорам, заключенным на условиях исламских принципов финансирования;
- наценку, являющуюся разницей между ценой товара, работы или услуги и суммой фактически оплачиваемой заемщиком в рассрочку (отсрочку) через кредитора;
- расходы на страхование, прямо связанные с получением и обслуживанием потребительского кредита (при наличии);
- нотариальные услуги и государственные пошлины, прямо связанные с заключением договора потребительского кредита;
- косвенные налоги и иные обязательные платежи, прямо предусмотренные законодательством Кыргызской Республики.

Взимание с заемщика иных платежей, кроме предусмотренных настоящей статьей, не допускается, за исключением платных дополнительных услуг, не связанных с получением и обслуживанием потребительского кредита, предоставляемых по просьбе заемщика с его согласия на оплату и не относящихся к услугам, предоставляемым на безвозмездной основе в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

2. Номинальная процентная ставка по потребительскому кредиту, рассчитанная исходя из условий договора, не может превышать 0,08 процента в день. Проценты по договору потребительского кредита начисляются по номинальной ставке на уменьшающийся остаток основной суммы кредита.

В случае предоставления потребительского кредита в форме рассрочки (отсрочки) платежа без начисления процентов стоимость товара, работы или услуги не может превышать цену при полной единовременной оплате. Любое увеличение стоимости товара, работы или услуги допускается только при условии начисления наценки на задолженность, эквивалентной сумме процентов по ставке, не превышающей 0,08 процента в день.

Национальный банк вправе устанавливать для кредиторов иные размеры процентной ставки или наценки, не превышающие значений, указанных в настоящей части, в целях обеспечения финансовой стабильности и защиты прав потребителей с учетом состояния рынка потребительского кредитования.

3. Полная стоимость потребительского кредита и эффективная процентная ставка подлежат обязательному раскрытию заемщику до заключения договора в порядке, предусмотренном настоящим Законом.

4. Не допускается использование способов начисления или условий, которые искажают полную стоимость потребительского кредита или предусматривают индексирование платежей, привязанных к валюте, отличной от валюты кредитного договора.

Статья 9. Изменение и расторжение договора потребительского кредита

1. Изменение условий договора потребительского кредита допускается по соглашению сторон или в порядке, предусмотренном договором, если иное не установлено банковским и гражданским законодательством Кыргызской Республики.

2. Заемщик вправе расторгнуть договор потребительского кредита в случаях и порядке, предусмотренных банковским и гражданским законодательством Кыргызской Республики или договором.

3. Кредитор вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор потребительского кредита в случае, если заемщик не воспользовался предоставленным потребительским кредитом в течение одного месяца со дня заключения договора, уведомив об этом заемщика и возвратив ему все уплаченные суммы (при их наличии), а также в иных случаях, предусмотренных банковским и гражданским законодательством Кыргызской Республики и договором потребительского кредита, при условии, что это не ухудшает права и/или не увеличивает обязанности заемщика.

4. Заемщик вправе досрочно исполнить обязательства по договору потребительского кредита в любое время, полностью или частично, без уплаты штрафов, комиссий и иных санкций. В случае полного или частичного досрочного погашения потребительского кредита, кредитор обязан произвести перерасчет обязательств заемщика по договору потребительского кредита, скорректировать график платежей и общую сумму процентов (наценки), подлежащих уплате, пропорционально уменьшенной сумме основного долга. Подтверждение об изменении либо полном исполнении обязательств предоставляется заемщику в письменной или электронной форме по его требованию в срок, согласованный с заемщиком, но не превышающий 5 рабочих дней.

5. При предоставлении потребительского кредита в форме рассрочки (отсрочки) оплаты товара, работы или услуги заемщик вправе расторгнуть договор и потребовать возврата уплаченной суммы либо замены товара (работы, услуги) ненадлежащего качества в порядке, установленном договором.

6. Рефинансирование потребительского кредита не может осуществляться более двух раз.

Статья 10. Права и обязанности заемщика

- Заемщик имеет право:
 - ознакомиться с условиями потребительского кредита до заключения договора;
 - получать достоверную, полную и доступную для восприя-

тия информацию о получаемом потребительском кредите, включая все расходы по нему как в абсолютных суммах, так и в виде эффективной процентной ставки;

- требовать от кредитора надлежащего исполнения условий договора в установленные сроки;

- требовать возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договору потребительского кредита;

- досрочно исполнить обязательства по договору полностью или частично без штрафов, комиссий и иных санкций;

- приостанавливать исполнение обязательств по договору потребительского кредита, предоставленного в форме рассрочки (отсрочки) исполнения денежного обязательства по оплате товара, работы или услуги, если указанные товар, работа или услуга оказались ненадлежащего качества или не были предоставлены вовсе, до момента надлежащего исполнения обязательств продавцом в порядке, установленном Законом Кыргызской Республики «О защите прав потребителей»;

- в случае невозможности замены товара (работы, услуги) ненадлежащего качества – требовать возврата уплаченных сумм, при этом кредитор обязан произвести перерасчет обязательств заемщика и возратить уплаченные им платежи с правом регрессного требования к продавцу.

2. Заемщик обязан:

- предоставлять кредитору достоверные сведения и документы, необходимые для заключения и исполнения договора потребительского кредита;

- использовать полученный потребительский кредит в соответствии с условиями договора (если потребительский кредит предоставлен в денежной форме);

- возвращать полученный потребительский кредит и уплачивать проценты, наценку или иные платежи в порядке и сроки, установленные договором;

- своевременно уведомлять кредитора об изменении контактных данных, места жительства или о существенном ухудшении своего финансового положения.

- Заемщик имеет иные права и несет иные обязанности в соответствии с банковским и гражданским законодательством Кыргызской Республики и договором.

Статья 11. Права и обязанности кредитора

1. Кредитор имеет право:

- предоставлять потребительский кредит в порядке и сроки, предусмотренные договором;

- запрашивать у заемщика сведения и документы, необходимые для заключения и исполнения договора потребительского кредита;

- требовать досрочного возврата потребительского кредита и уплаты процентов (наценки) в случаях, предусмотренных настоящим Законом, банковским законодательством, гражданским законодательством Кыргызской Республики и договором;

- предлагать заемщику заключение договора страхования ответственности заемщика перед кредитором или ответственности, связанной с исполнением обязательств заемщика по потребительскому кредиту, в порядке и пределах, установленных страховым законодательством Кыргызской Республики.

2. Кредитор обязан:

- предоставлять заемщику достоверную, полную и доступную информацию о его правах и обязанностях, о рисках, связанных с получением потребительского кредита и нарушениями условий его погашения, об условиях предоставления кредитов, включая информацию о полной стоимости потребительского кредита в абсолютном выражении и в виде эффективной процентной ставки, о возможности и порядке изменения условий договора;

- размещать условия и правила предоставления потребительского кредита в месте обслуживания и на официальном интернет-сайте (при наличии);

- возмещать убытки заемщику, причиненные нарушением обязательств кредитора по договору потребительского кредита;

- при получении заемщиком товара, работы или услуги за счет потребительского кредита с рассрочкой (отсрочкой) исполнения денежного обязательства по оплате и поступления от него уведомления о ненадлежащем качестве или неполучении вышеуказанного товара, работы или услуги приостанавливать исполнение обязательств по договору до урегулирования требований к продавцу с последующим перерасчетом обязательств заемщика;

- в случае невозможности замены товара, работы или услуги ненадлежащего качества, предоставленных за счет потребительского кредита с рассрочкой (отсрочкой) исполнения денежного обязательства по оплате, возратить заемщику уплаченные по договору потребительского кредита суммы с правом кредитора на предъявление регрессных требований к продавцу;

- передавать в кредитное бюро сведения о заемщике, его обязательствах по договору потребительского кредита и их исполнении в порядке и объеме, установленных законодательством Кыргызской Республики об обмене кредитной информацией;

- соблюдать требования законодательства Кыргызской Республики о защите персональных данных, банковской и иной охраняемой законодательством тайны;

- не взимать комиссии, сборы и платежи с заемщика, не предусмотренные банковским законодательством или договором;

- соблюдать требования законодательства о рекламе и нести ответственность за недостоверную или неполную рекламу;
- обеспечивать заемщику право выбора заключить или отказаться от заключения договора страхования в связи с получением потребительского кредита, за исключением случаев, когда обязательность страхования прямо предусмотрена законодательством Кыргызской Республики в сфере страхования.

- Кредитор имеет иные права и несет иные обязанности в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и договором.

Статья 12. Обеспечение исполнения обязательств по договору потребительского кредита

- Исполнение заемщиком обязательств по договору потребительского кредита может обеспечиваться гарантиями, поручительством, залогом имущества, ценных бумаг или денежных средств и другими формами обеспечения, прямо предусмотренными банковским и гражданским законодательством Кыргызской Республики и договором.

- Платежеспособность лиц, предоставляющих гарантию и/или поручительство осуществляется в порядке, установленном банковским и гражданским законодательством Кыргызской Республики.

Предоставление обеспечения не является обязательным условием предоставления потребительского кредита.

Страхование жизни и здоровья или иных личных рисков заемщика не признается обеспечением исполнения обязательств по договору потребительского кредита.

Статья 13. Уступка права требования по договору потребительского кредита

- Кредитор вправе осуществлять уступку права требования по договору потребительского кредита при условии предварительного письменного согласия заемщика в соответствии с банковским законодательством Кыргызской Республики. При этом заемщик сохраняет в отношении нового кредитора все права и обязанности, предоставленные ему законодательством и договором.

- Кредитор осуществляет уступку права требования в порядке, установленном банковским законодательством Кыргызской Республики.

- При уступке права требования по договору потребительского кредита кредитор вправе передать новому кредитору сведения, необходимые для надлежащего исполнения обязательств заемщиком по договору, включая информацию о размере задолженности, графике платежей, начисленных процентах (наценке) и предоставленном обеспечении. Передача такой информации допускается исключительно в объеме, необходимом для исполнения уступленных обязательств и в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики о персональных данных и банковской тайне.

- Лицо, которому уступлено право требования по договору потребительского кредита, обязано соблюдать требования законодательства Кыргызской Республики о защите персональных данных, а также о банковской и иной охраняемой законом тайне, обеспечивать их конфиденциальность и безопасность и нести ответственность за их разглашение в порядке, установленном законодательством.

- Лицо, которому уступлено право требования по договору потребительского кредита, обязано обеспечивать передачу в кредитное бюро информации об исполнении заемщиком своих обязательств по договору в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики об обмене кредитной информацией.

Кредитор, передающий право требования по договору потребительского кредита, обязан включить в договор уступки права требования условие о передаче информации об исполнении заемщиком обязательств в кредитное бюро.

Статья 14. Разрешение споров и порядок защиты прав заемщика

- Споры, возникающие из договоров потребительского кредита, подлежат разрешению в судебном порядке или во внесудебных формах, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики, включая медиацию.

- Заемщик и кредитор вправе разрешать спор в досудебном порядке, в том числе путем подачи жалобы в кредитную организацию и Национальный банк, а также другие органы и организации, уполномоченные рассматривать обращения потребителей финансовых услуг, либо иным способом, предусмотренным законодательством в сфере разрешения споров.

- Внесудебное урегулирование споров может осуществляться с применением медиации в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики о медиации.

- Досудебное или внесудебное урегулирование спора не ограничивает право сторон на обращение в суд в порядке, установленном процессуальным законодательством.

Статья 15. Ответственность за нарушение настоящего Закона

- Нарушение условий предоставления потребительского кредита, включая сокрытие полной стоимости потребительского кредита, введение заемщика в заблуждение относительно условий договора, взимание комиссий или платежей, не предусмотренных настоящим Законом, влечет гражданско-правовую, административную и иную ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, а также обязанность кредитора возместить заемщику расходы, связанные с вышеуказанными нарушениями.

- В случае установления процентной ставки или наценки, превышающей значения, установленные статьей 8 настоящего Закона, кредитор несет ответственность, которая включает:

- перерасчет суммы задолженности заемщика по процентам (наценке) по потребительскому кредиту по номинальной ставке (наценке), не превышающей размера, установленного настоящим Законом на дату заключения договора, и направление излишне начисленных сумм на погашение основного долга заемщика либо их возврат заемщику;

- применение штрафа в соответствии с Кодексом Кыргызской Республики о правонарушениях и/или иных мер воздействия в соответствии с банковским законодательством.

- Применение мер ответственности, предусмотренных настоящей статьей, не освобождает кредитора и заемщика от исполнения договорных обязательств в части, не противоречащей настоящему Закону.

Статья 16. Вступление в силу настоящего Закона

- Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

- Национальному банку Кыргызской Республики в шестимесячный срок со дня вступления в силу настоящего Закона привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом.

- Настоящий Закон применяется к договорам потребительского кредита, заключенным после дня вступления его в силу.

- Изменения и дополнения в договоры потребительского кредита, заключенные до вступления в силу настоящего Закона, вносятся по правилам, установленным настоящим Законом, если такие изменения внесены после вступления его в силу.

Президент
Кыргызской Республики

С.ЖАПАРОВ

г.Бишкек, 28 октября 2025 года, №237

БАНКТЫК УКУКТУК МАМИЛЕЛЕРДИН МАСЕЛЕЛЕРИ БОЮНЧА КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН АЙРЫМ МЫЙЗАМ АКТЫЛАРЫНА ӨЗГӨРТҮҮЛӨРДҮ КИРГИЗҮҮ ЖӨНҮНДӨ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

1-берене

Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексинин II бөлүгүнө (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Ведомосттору, 1998-ж., №6, 226-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 451-статьянын 5-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«5. Соода-сатык келишиминде сатуучу товарды берген күндөн баштап сатып алуучунун товардын баасына ылайыктуу, керектөөчү кредит чөйрөсүндөгү мыйзамдарда каралган талаптарды эске алуу менен суммага пайызды төлөө милдеттенмеси каралышы мүмкүн.»;

2) 734-статья төмөнкүдөй мазмундагы абзац менен толукталсын:

«Керектөөчү кредиттик келишимин түзүүгө байланыштуу келип чыккан укуктук мамилелерге карата ушул параграфтын жоболору керектөөчү кредит чөйрөсүндөгү мыйзамдарда белгиленген өзгөчөлүктөрдү эске алуу менен колдонулат.»;

3) 736³-статьяда:

а) 1-пунктта «банк» деген сөз «кредит берүүчү» деген сөздөргө алмаштырылсын;

б) 2-пункттун биринчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«2. Кредит берүүчү кредиттик келишимди түзүүдө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган талаптарды эске алуу менен, ар бир конкреттүү заем алуучу менен пайыздардын, эгерде кредиттик келишимде комиссиялык сый акы төлөө милдеттүүлүгү каралса, комиссиялык сый акынын өлчөмүн, аны чегерүүнүн мезгилдүүлүгүн жана төлөө мөөнөттөрүн өз алдынча аныктайт.»;

4) 738⁹-статья төмөнкүдөй мазмундагы 5-пункт менен толукталсын:

«5. Ушул главанын жоболору керектөөнү каржылоо чөйрөсүндөгү мыйзамдарда белгиленген өзгөчөлүктөрдү эске алуу менен керектөө максаттары үчүн мурабаха келишимин түзүүгө байланыштуу келип чыккан укуктук мамилелерге карата колдонулат.»;

5) 738¹⁴-статьянын 3-пунктунун биринчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«3. Мурабаха келишиминин предметине үстөк баа Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган талаптарын сактоо менен төмөнкүдөй түрдө белгилениши мүмкүн.»;

6) 738²⁴-статья төмөнкүдөй мазмундагы 6-пункт менен толукталсын:

«6. Ушул главанын жоболору керектөөнү каржылоо чөйрөсүндөгү мыйзамдарда белгиленген өзгөчөлүктөрдү эске алуу менен керектөө максаттары үчүн иджара же иджара мунтахийя биттамлик келишимин түзүүгө байланыштуу келип чыккан укуктук мамилелерге карата колдонулат.»;

7) 738³¹-статьянын 4-пунктунун экинчи абзацынын биринчи сүйлөмү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: «Ижара төлөмү иджара келишими колдонулуучу мезгилди камтыган бир жолку төлөм түрүндө же болбосо иджара келишими колдонулуучу белгилүү бир мезгилдер үчүн бөлүп төлөө түрүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган талаптарды сактоо менен белгиленет жана алдын ала төлөө катары толук төлөнүшү же иджара келишими колдонулуучу мезгилге барабар, андан ашык же андан кем мезгил ичинде бөлүп төлөө менен жүзөгө ашырылышы мүмкүн.»;

8) 738³⁵-статья төмөнкүдөй мазмундагы 5-пункт менен толукталсын:

«5. Ушул главанын жоболору керектөөнү каржылоо чөйрөсүндөгү мыйзамдарда белгиленген өзгөчөлүктөрдү эске алуу менен керектөө максаттары үчүн истиснаа жана жарыш истиснаа келишимдерин түзүүгө байланыштуу келип чыккан укуктук мамилелерге карата колдонулат.»;

9) 738³⁸-статьянын 1-пунктунун экинчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«Истиснаа келишиминин предметинин баасы истиснаа келишими түзүлгөн учурга Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган талаптарды сактоо менен аныкталат жана акчалай же материалдык каражаттар түрүндө төлөнүшү мүмкүн.».

2-берене

Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексине («Эркин-Тоо» гезити, 2021-жылдын 16-ноябры, №122–133) төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

төмөнкүдөй мазмундагы 300¹-берене менен толукталсын:

«300¹-берене. Банктар жана финансы-кредиттик уюмдар тарабынан керектөөчү кредит чөйрөсүндөгү мыйзамдарды бузуу

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан иши лицензиялануучу жана жөнгө салынуучу банк же финансы-кредиттик уюму тарабынан керектөөчү кредит чөйрөсүндөгү мыйзамдардын жоболорун бузуу –

банкка же финансы-кредиттик уюмга 650 эсептик көрсөткүч өлчөмүндө айып пул салууга алып келет.».

3-берене

«Кредиттик союздар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2000-ж., №2, 108-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 25-статья төмөнкүдөй мазмундагы 5-пункт менен толукталсын:

«5. Комиссиялык сый акынын жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөмдүн өлчөмү кредиттик союздар тарабынан, эгерде Кыргыз Республикасынын банк мыйзамдарында башкача белгиленбесе, өз алдынча белгиленет.

Пайыздык чендин өлчөмү кредиттик союздар тарабынан, эгерде Кыргыз Республикасынын банк мыйзамдарында башкача белгиленбесе, өз алдынча белгиленет.»;

2) 30-статьянын 5-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«5. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ушул статьяда каралган таасир этүү чараларынан тышкары Кыргыз Республикасынын банк мыйзамдарында, кылмыштуу ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого)

2025-жылдын 25-сентябрында

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши кабыл алган

каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана сүткорлук ишти чектөө жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка чараларды жана санкцияларды колдонууга укуктуу.».

4-берене

«Кыргыз Республикасындагы микрофинансы уюмдары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2002-ж., №9, 412-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 5-статьянын 3-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: «3. Кызмат көрсөтүүлөр үчүн комиссиялык сый акынын жана төлөмдүн өлчөмү, эгерде Кыргыз Республикасынын банк мыйзамдарында башкача белгиленбесе, микрофинансы уюмдары тарабынан өз алдынча белгиленет.

Пайыздын ставкасынын өлчөмү, эгерде Кыргыз Республикасынын банк мыйзамдарында башкача белгиленбесе, микрофинансы уюмдары тарабынан өз алдынча белгиленет.»;

2) 28-статьянын 5-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«5) ушул Мыйзамда, Кыргыз Республикасынын банк мыйзамдарында, кылмыштуу ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана сүткордук ишти чектөө жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган таасир этүү чараларын колдонууга.»;

3) 35-статьянын 12-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«12. Улуттук банк микрокредиттик компанияларга жана микрокредиттик агенттиктерге карата ушул Мыйзамда, Кыргыз Республикасынын банк мыйзамдарында, кылмыштуу ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана сүткордук ишти чектөө жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган жөнгө салуу, көзөмөлдөө жана таасир этүү чараларын колдонууга укуктуу.»;

4) 35³-статьянын 2-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«2. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган керектөөчүлөрдүн укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын бузгандыгы үчүн Улуттук банк микрофинансылык уюмга Кыргыз Республикасынын банк мыйзамдарында, ошондой эле сүткорлук ишти чектөө жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган таасир этүү чараларын колдонууга укуктуу.».

5-берене

«Кыргыз Республикасында сүткорлук ишти чектөө жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2013-ж., №7, 949-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 1-берене төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«Ушул Мыйзамдын колдонулушу «Керектөөчү кредити жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык берилген кредит берүүнү жана каржылоолорду кошпогондо, насыячыларга – сүткорлук иштин аныктамасына туш келген пайыздарда, үстөк баа менен каржылоону жүзөгө ашыруучу, карызга зайымдарды жана насыяларды берүүчү (менчигинин түрүнө карабастан) жеке жана юридикалык жактарга жайылтылат.»;

2) 2-берененин 2-бөлүгү «пайыздык коюмдарды» деген сөздөрдөн кийин «/үстөк бааларды» деген сөздөр менен толукталсын;

3) 3-берене «пайыздык коюмдарынын» деген сөздөрдөн кийин «, каржылоо боюнча үстөк баанын» деген сөздөр менен толукталсын;

4) 4 жана 5-беренелер төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«4-берене. Ушул Мыйзамда колдонулуучу негизги терминдер жана түшүнүктөр

Ушул Мыйзамдын максаттары үчүн төмөнкүдөй түшүнүктөр колдонулат:

1) **жогорку пайыз/үстөк баа** – чектүү жол берилүүчү пайызга/үстөк баага барабар же андан жогору пайыздык коюмдун/үстөк баанын мааниси (жылдык, номиналдык пайыздык мааниде);

2) **зайым** – бир тарап (насыячы) башка тараптын (зайымчынын) менчигине акчалай жана/же материалдык каражаттарды өткөрүп берген, ал эми зайымчы насыячыга пайыздарды төлөө менен жана ансыз акчалай жана/же материалдык каражаттарды ошол эле өлчөмдө кайтарып берүүгө милдеттенген милдеттүү мамилелердин түрү;

3) **зайымчы** – кайтарып берүү жана акы төлөө шарттарында насыя, зайым, каржылоо аркылуу акчалай жана/же материалдык каражаттарды насыячыдан алуучу жеке же юридикалык жак;

4) **насыя** – насыячы тарабынан зайымчыга келишимде каралган өлчөмдө жана шарттарда берилүүчү акча каражаттары, зайымчы кайтарып берүүгө жана аларга пайыздарды төлөөгө милдеттенет;

5) **насыячы** – кайтарып берүү жана акы төлөө шарттарында насыя, зайым, каржылоо аркылуу акчалай жана/же материалдык каражаттарды зайымчыга берүүчү жеке же юридикалык жак;

6) **чектүү жол берилүүчү пайыз/үстөк баа** – ушул Мыйзамдын 1-беренесинде көрсөтүлгөн жактар тарабынан берилүүчү, алардын жогорулоосу мамлекет тарабынан таанылбаган, ушул Мыйзамда каралган тартипте белгиленген кредиттин жана насыянын пайыздык ставкасынын, каржылоо боюнча үстөк баанын (жылдык, номиналдык пайыздык мааниде) өлчөмү;

7) **сүткорлук иш** – келишимде көрсөтүлгөн акчалай жана/же материалдык каражаттарды пайдалангандыгы үчүн жогорку пайыздарды/үстөк бааны караган мөөнөттүүлүк, кайтарып берүү жана акы төлөө негизинде акчалай жана/же материалдык каражаттарды келишим менен берүү боюнча жеке жана юридикалык жактардын иши;

8) **сүткорлуктун пайыздык коюмдары** – насыя келишими же зайым келишими боюнча пайыздык коюмдар, ошондой эле пайыздарды/үстөк баадан ашкан өлчөмдө каржылоо боюнча чектүү жол берилүүчү үстөк баа (жылдык, номиналдык пайыздык мааниде);

9) **сүткорлук** – акчалай жана/же материалдык каражаттарды жогорку пайыздар/үстөк баа менен насыяга, зайымга, каржылоого берүү;

10) **каржылоо** – бир тараптын (насыячы) экинчи тарапка (зайымчыга) исламдык каржылоо принциптерине ылайык келген келишимдик мамилелердин негизинде акча каражаттарын, товарларды же кызмат көрсөтүүлөрдү берүүсү.

5-берене. Зайымчынын насыячы менен өз ара мамилелери

1. Зайымчынын насыячы менен мамилелери насыя келишиминин же зайым келишиминин, каржылоо келишиминин негизинде (кагаз же электрондук түрдө), жарандык мыйзамдардын талаптарына ылайык жүзөгө ашырылат.

2. Келишимде келишим түзүп жаткан тараптардын негизги шарттары: башкача айтканда келишимдин предмети; тараптардын укугу, милдеттери жана жоопкерчилиги; насыя, зайым боюнча пайыздарды төлөөнүн шарттары жана тартиби; каржылоо боюнча үстөк баалар; жылдык эсептөөдөгү гана пайыздык коюмдун/үстөк баанын өлчөмү; операцияларды жүргүзүү үчүн коюмдар жана/же тарифтер; келишимге өзгөртүүлөрдү киргизүүнүн тартиби; мөөнөттөр; келишимдин шарттарын аткаргандыгы, өз убагында аткаргандыгы үчүн санкциялар; тараптардын келишүүсү боюнча башка шарттары каралат.»;

5) 6-беренеде:

а) 1-бөлүктүн биринчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«1. Чектүү жол берилген пайыздын/үстөк баанын өлчөмү Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан аныкталуучу орточо өлчөнгөн номиналдык пайыздык коюмга жараша эсептелет, ага 12 пайыз кошулат.»;

б) 2-бөлүктүн биринчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан лицензиялануучу жана жөнгө салынуучу банктардын жана башка финансы-насыялык уюмдардын колдонуудагы кредиттер/каржылоо боюнча орточо өлчөнгөн номиналдык пайыздык коюм Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан жарым жылдык негизде эсептелет жана анын расмий веб-сайтында жарыяланат.»;

в) 4 жана 5-бөлүктөр төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«4. Зайымчынын насыячы алдындагы акчалай жана/же материалдык милдеттенмелерин аныктоодо насыянын же зайымдын/каржылоонун бүткүл иштөө мезгили үчүн эсептелген үстөк айыптын (айып пулдардын, тумдардын) өлчөмү, эгерде Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын көзөмөлүндөгү жактар үчүн банк мыйзамдарында башкача белгиленбесе, берилген кредиттин же зайымдын/каржылоонун суммасынын 20 пайызынан ашпоого тийиш.

5. Сот тартибинде кредит келишими же зайым келишими боюнча пайыздар боюнча, каржылоо келишими боюнча үстөк баа боюнча зайымчынын карызынын суммасын аныктоодо, эгерде кредиттик келишим же зайым келишими/каржылоо келишими боюнча, кредит боюнча же зайым боюнча бир кыйла төмөн пайыздык коюм/каржылоо келишими боюнча үстөк баа белгиленбесе, сот ушул Мыйзамга ылайык келишим түзүлгөн датага карата аныкталган чектүү жол берилген пайызды/үстөк бааны колдонот.

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Кыргыз Республикасынын банк мыйзамдарына ылайык, эгерде насыя келишимде/каржылоо келишиминде жол берилүүчү чектен ашкан пайыздын коюмдун/үстөк баанын (жылдык номиналдык пайыздык мааниде) өлчөмү аныкталса, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын көзөмөлүндөгү жактарга карата таасир этүү чараларын колдонууга укуктуу.».

6-берене

«Банктар жана банк иштери жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына («Эркин-Тоо» гезити, 2022-жылдын 17-августу, №72–74) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 11-берененин 1-бөлүгүндө:

а) биринчи абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«1. Пайыздык ставканын, комиссиялык сый акынын өлчөмдөрү жана банктык кызмат көрсөтүүлөр үчүн тарифтер, эгерде Кыргыз Республикасынын банк мыйзамдарында башкача каралбаса, банктык кызматтарды көрсөтүүчү жактар тарабынан өз алдынча белгиленет.»;

б) төмөнкүдөй мазмундагы абзац менен толукталсын:

«Улуттук банк банктык кызматтарды көрсөтүүчү жактардын банктык кызмат көрсөтүүлөрүнө болгон пайыздык ставканын, комиссиялык сый акынын жана тарифтердин өлчөмүнө карата чектөөлөрдү жана тыюу салууларды колдонууга укуктуу, ошондой эле монополияга каршы жөнгө салуу чөйрөсүндө кошумча талаптарды, анын ичинде пайыздык ставканын, комиссиялык сый акынын жана банктык кызмат көрсөтүүлөрдүн тарифтеринин экономикалык негиздүүлүгүнө карата талаптарды белгилейт.»;

2) 85-берененин 1-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«1. Ушул Мыйзамда жана Кыргыз Республикасынын банк мыйзамдарында, кылмыштуу ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана сүткорлук ишти чектөө жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген ченемдердин, талаптардын жана чектөөлөрдүн бузулушу таасир этүү чараларын колдонуу үчүн негиз болуп саналат.».

7-берене

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып он күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ушул Мыйзам күчүнө кирген күндөн тартып алты айлык мөөнөттө өздөрүнүн ченемдик укуктук актыларын ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

Кыргыз Республикасынын Президенти **С.ЖАПАРОВ**

Бишкек ш., 2025-жылдын 28-октябры, №238

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ВОПРОСАМ БАНКОВСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

Статья 1

Внести в часть II Гражданского кодекса Кыргызской Республики (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 1998 г., №6, ст. 226) следующие изменения:

1) пункт 5 статьи 451 изложить в следующей редакции:
«5. Договором купли-продажи может быть предусмотрена обязанность покупателя уплачивать проценты на сумму, соответствующую цене товара, начиная со дня передачи товара продавцом, с учетом требований, предусмотренных законодательством в сфере потребительского кредита.»;

2) статью 734 дополнить абзацем следующего содержания:
«К правоотношениям, возникающим в связи с заключением договора потребительского кредита, положения настоящего параграфа применяются с учетом особенностей, установленных законодательством в сфере потребительского кредита.»;

3) в статье 736³:

а) в пункте 1 слово «банком» заменить словом «кредитором»;

б) абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2. Кредитор при заключении кредитного договора с каждым конкретным заемщиком самостоятельно определяет размер, периодичность начисления и сроки уплаты процентов и комиссионного вознаграждения, если обязанность его уплаты предусмотрена кредитным договором, с учетом требований, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики.»;

4) статью 738⁹ дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5. К правоотношениям, возникающим в связи с заключением договора мурабаха на потребительские цели, положения настоящей главы применяются с учетом особенностей, установленных законодательством в сфере потребительского финансирования.»;

5) абзац первый пункта 3 статьи 738¹⁴ изложить в следующей редакции:

«3. Наценка предмета договора мурабаха с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики, может устанавливаться в виде.»;

6) статью 738²⁴ дополнить пунктом 6 следующего содержания:

«6. К правоотношениям, возникающим в связи с заключением договора иджара или иджара мунтахийя биттамлик на потребительские цели, положения настоящей главы применяются с учетом особенностей, установленных законодательством в сфере потребительского финансирования.»;

7) предложение первое абзаца второго пункта 4 статьи 738³¹ изложить в следующей редакции: «Арендная плата устанавливается либо в виде единовременной выплаты, включающей период действия договора иджара, либо в виде частичных выплат за определенные периоды действия договора иджара с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики, и может выплачиваться полностью в качестве предварительной выплаты или осуществляться в рассрочку в течение периода, равного, превышающего или меньшего периода действия договора иджара.»;

8) статью 738³⁵ дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5. К правоотношениям, возникающим в связи с заключением договоров истиснаа и параллельная истиснаа на потребительские цели, положения настоящей главы применяются с учетом особенностей, установленных законодательством в сфере потребительского финансирования.»;

9) абзац второй пункта 1 статьи 738³⁸ изложить в следующей редакции:

«Цена предмета договора истиснаа определяется на момент заключения договора истиснаа с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики, и может быть выплачена в форме денежных или материальных средств.».

Статья 2

Внести в Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях (газета «Эркин-Тоо» от 16 ноября 2021 года №122–133) следующее изменение:

дополнить статьёй 300¹ следующего содержания:

«Статья 300¹. Нарушение законодательства в сфере потребительского кредита банками и финансово-кредитными организациями

Нарушение банком или финансово-кредитной организацией, деятельность которых лицензируется и регулируется Национальным банком Кыргызской Республики, положений законодательства в сфере потребительского кредита – влечет наложение штрафа на банк или финансово-кредитную организацию в размере 650 расчетных показателей.».

Статья 3

Внести в Закон Кыргызской Республики «О кредитных союзах» (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2000 г., №2, ст. 108) следующие изменения:

1) статью 25 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Размер комиссионного вознаграждения и оплаты за услуги устанавливается кредитными союзами самостоятельно, если иное не установлено банковским законодательством Кыргызской Республики.

Размер ставки процента устанавливается кредитными союзами самостоятельно, если иное не установлено банковским законодательством Кыргызской Республики.»;

2) пункт 5 статьи 30 изложить в следующей редакции:

«5. Помимо предусмотренных в настоящей статье мер воздействия Национальный банк Кыргызской Республики имеет право применять иные меры и санкции, предусмотренные банковским законодательством Кыргызской Республики, законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов и за-

Принят Жогорку Кенешем Кыргызской
Республики 25 сентября 2025 года

конодательством Кыргызской Республики об ограничении ростовщической деятельности.».

Статья 4

Внести в Закон Кыргызской Республики «О микрофинансовых организациях в Кыргызской Республике» (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2002 г., №9, ст. 412) следующие изменения:

1) пункт 3 статьи 5 изложить в следующей редакции:

«3. Размер комиссионного вознаграждения и оплаты за услуги устанавливается микрофинансовыми организациями самостоятельно, если иное не установлено банковским законодательством Кыргызской Республики.

Размер ставки процента устанавливается микрофинансовыми организациями самостоятельно, если иное не установлено банковским законодательством Кыргызской Республики.»;

2) пункт 5 статьи 28 изложить в следующей редакции:

«5) применять меры воздействия, предусмотренные настоящим Законом, банковским законодательством Кыргызской Республики, законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов и законодательством Кыргызской Республики об ограничении ростовщической деятельности.»;

3) пункт 12 статьи 35 изложить в следующей редакции:

«12. Национальный банк вправе применять в отношении микрокредитных компаний и микрокредитных агентств меры регулирования, надзора и воздействия, предусмотренные настоящим Законом, банковским законодательством Кыргызской Республики, законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов и законодательством Кыргызской Республики об ограничении ростовщической деятельности.»;

4) пункт 2 статьи 35³ изложить в следующей редакции:

«2. За нарушение прав и законных интересов потребителей, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики, Национальный банк вправе применить к микрофинансовой организации меры воздействия, предусмотренные банковским законодательством Кыргызской Республики, а также законодательством Кыргызской Республики об ограничении ростовщической деятельности.».

Статья 5

Внести в Закон Кыргызской Республики «Об ограничении ростовщической деятельности в Кыргызской Республике» (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2013 г., №7, ст. 920) следующие изменения:

1) статью 1 изложить в следующей редакции:

«Действие настоящего Закона распространяется на кредиторов – физических и юридических лиц независимо от форм собственности, выдающих займы и кредиты в долг под проценты, осуществляющих финансирование с наценкой, попадающих под определение ростовщической деятельности, за исключением кредитов/финансирования, предоставляемых в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О потребительском кредите».»;

2) часть 2 статьи 2 после слов «процентных ставок» дополнить словом «/наценки»;

3) статью 3 после слова «кредитов» дополнить словами «, наценки по финансированию»;

4) статьи 4 и 5 изложить в следующей редакции:

«Статья 4. Основные термины и понятия, используемые в настоящем Законе

В целях настоящего Закона используются следующие понятия:

1) **высокий процент/наценка** – значение процентной ставки/наценки (в годовом, номинальном процентном значении), равное или превышающее предельно допустимый процент/наценку;

2) **заем** – вид обязательственных отношений, в силу которых одна сторона (кредитор) передает в собственность другой стороне (заемщику) денежные и/или материальные средства, а заемщик обязуется возратить кредитору такой же размер денежных и/или материальных средств с уплатой процентов или без таковых;

3) **заемщик** – физическое или юридическое лицо, получившее у кредитора денежные и/или материальные средства посредством кредита, займа, финансирования на условиях возвратности и платности;

4) **кредит** – денежные средства, предоставляемые кредитором заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, которые заемщик обязуется возратить и уплатить проценты на них;

5) **кредитор** – физическое или юридическое лицо, предоставляющее заемщику денежные и/или материальные средства посредством кредита, займа, финансирования на условиях возвратности и платности;

6) **предельно допустимый процент/наценка** – размер процентной ставки по предоставлению кредита и займа, наценки (в годовом, номинальном процентном значении) по финансированию, выдаваемых лицами, указанными в статье 1 настоящего Закона, установленный в порядке, предусмотренном настоящим Законом, превышение которого не признается государством;

7) **ростовщическая деятельность** – деятельность физических и юридических лиц по предоставлению денежных и/или материальных средств по договору на основе срочности, возвратности и платности, предусматривающая при этом в договоре высокие проценты/наценку за пользование указанными денежными и/или материальными средствами;

8) **ростовщические процентные ставки** – процентные ставки по кредитному договору или договору займа, а также

наценка (в годовом, номинальном процентном значении) по договору финансирования в размере, превышающем предельно допустимый процент/наценку;

9) **ростовщичество** – предоставление денежных и/или материальных средств в кредит, заем, финансирование под высокие проценты/наценку;

10) **финансирование** – предоставление денежных средств, товаров или услуг одной стороной (кредитором) другой стороне (заемщику) на основе договорных отношений, соответствующих исламским принципам финансирования.

Статья 5. Взаимоотношения заемщика с кредитором

1. Отношения заемщика с кредитором осуществляются на основе кредитного договора или договора займа, договора финансирования (в бумажном или электронном виде) в соответствии с требованиями гражданского законодательства.

2. В договоре предусматриваются основные условия договаривающихся сторон, то есть предмет договора; права, обязанности и ответственность сторон; условия и порядок выплаты процентов по кредиту, займу; наценки по финансированию; размер процентной ставки/наценки исключительно в годовом исчислении; ставки и/или тарифы за проведение операций; порядок внесения изменений в договор; сроки; санкции за невыполнение, несвоевременное выполнение условий договора; иные условия по договоренности сторон.»;

5) в статье 6:

а) абзац первый части 1 изложить в следующей редакции:
«1. Размер предельно допустимого процента/наценки рассчитывается исходя из средневзвешенной номинальной процентной ставки, определяемой Национальным банком Кыргызской Республики, к которой добавляется 12 процентов.»;

б) абзац первый части 2 изложить в следующей редакции:
«2. Средневзвешенная номинальная процентная ставка по действующим кредитам/финансированию банков и иных финансово-кредитных организаций, лицензируемых и регулируемых Национальным банком Кыргызской Республики, рассчитывается Национальным банком Кыргызской Республики на полугодовой основе и публикуется на его официальном веб-сайте.»;

в) части 4 и 5 изложить в следующей редакции:

«4. При определении денежных и/или материальных обязательств заемщика перед кредитором размер неустойки (штрафов, пеней), начисленной за весь период действия кредита или займа/финансирования, не должен превышать 20 процентов от суммы выданного кредита или займа/финансирования, если иное не установлено банковским законодательством для поднадзорных Национальному банку Кыргызской Республики лиц.

5. При определении в судебном порядке суммы задолженности заемщика по процентам согласно кредитному договору или договору займа, наценке по договору финансирования суд применяет предельно допустимый процент/наценку, определенный в соответствии с настоящим Законом на дату заключения договора, если более низкая процентная ставка по кредиту или займу/наценка по договору финансирования не установлена кредитным договором или договором займа/договором финансирования.

Национальный банк Кыргызской Республики вправе применять меры воздействия в соответствии с банковским законодательством Кыргызской Республики в отношении поднадзорных Национальному банку Кыргызской Республики лиц, если кредитным договором/договором финансирования определен размер ставки/наценки

(в годовом, номинальном процентном значении) выше предельно допустимого процента.».

Статья 6

Внести в Закон Кыргызской Республики «О банках и банковской деятельности» (газета «Эркин-Тоо» от 17 августа 2022 года №72–74) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 11:

а) абзац первый изложить в следующей редакции:

«1. Размеры процентной ставки, комиссионного вознаграждения и тарифы за оказание банковских услуг устанавливаются лицами, предоставляющими банковские услуги, самостоятельно, если иное не установлено банковским законодательством Кыргызской Республики.»;

б) дополнить абзацем следующего содержания:

«Национальный банк вправе применить ограничения и запреты в отношении размера процентной ставки, комиссионного вознаграждения и тарифов на банковские услуги лиц, предоставляющих банковские услуги, а также устанавливает дополнительные требования в сфере антимонопольного регулирования, в том числе требования к экономической обоснованности процентной ставки, комиссионного вознаграждения и тарифов на банковские услуги.»;

2) часть 1 статьи 85 изложить в следующей редакции:

«1. Основаниями для применения мер воздействия являются нарушения норм, требований и ограничений, установленных настоящим Законом и банковским законодательством Кыргызской Республики, законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов и законодательством Кыргызской Республики об ограничении ростовщической деятельности.».

Статья 7

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Кабинету Министров Кыргызской Республики и Национальному банку Кыргызской Республики в шестимесячный срок со дня вступления в силу настоящего Закона привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом.

Президент
Кыргызской Республики

С.ЖАПАРОВ

г.Бишкек, 28 октября 2025 года, №238

**2024-ЖЫЛДЫН 6-НОЯБРЫНДА БИШКЕК ШААРЫНДА
КОЛ КОЮЛГАН ТҮРК МАМЛЕКЕТТЕР УЮМУНУН
ЖАРАНДЫК КОРГОНУУ МЕХАНИЗМИН ТҮЗҮҮ ЖӨНҮНДӨ
МАКУЛДАШУУНУ РАТИФИКАЦИЯЛОО ТУУРАЛУУ****КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ**

2025-жылдын 24-сентябрында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши кабыл алган

1-берене

2024-жылдын 6-ноябрында Бишкек шаарында кол коюлган Түрк мамлекеттер уюмунун Жарандык коргонуу механизмин түзүү жөнүндө макулдашуу ратификациялансын.

2-берене

Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги аталган Макулдашуунун күчүнө кириши үчүн зарыл болгон мамлекеттик ички жол-жоболор Кыргыз Республикасы тарабынан аткарылгандыгы жөнүндө Түрк мамлекеттер уюмуна белгиленген тартипте кабарласын.

3-берене

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын
Президенти

С.ЖАПАРОВ

Бишкек ш., 2025-жылдын 28-октябры, №239

**ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О РАТИФИКАЦИИ СОГЛАШЕНИЯ О СОЗДАНИИ
МЕХАНИЗМА ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ТЮРКСКИХ ГОСУДАРСТВ, ПОДПИСАННОГО
6 НОЯБРЯ 2024 ГОДА В ГОРОДЕ БИШКЕК**

Принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 24 сентября 2025 года

Статья 1

Ратифицировать Соглашение о создании Механизма гражданской защиты Организации тюркских государств, подписанное 6 ноября 2024 года в городе Бишкек.

Статья 2

Министерству иностранных дел Кыргызской Республики в установленном порядке уведомить Организацию тюркских государств о выполнении Кыргызской Республикой внутри-государственных процедур, необходимых для вступления в силу указанного Соглашения.

Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

Президент
Кыргызской Республики

С.ЖАПАРОВ

г. Бишкек, 28 октября 2025 года, №239

**ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ**

Принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 24 сентября 2025 года

Статья 1

Внести в Закон Кыргызской Республики «Об образовании» (газета «Эркин-Тоо» от 18 августа 2023 года №66) следующее изменение:

в части 1 статьи 33 слово «(ординатура)» заменить словами «(интернатура/ординатура)».

Статья 2

Внести в Закон Кыргызской Республики «Об общественном здравоохранении» (газета «Эркин-Тоо» от 16 января 2024 года №4) следующие изменения:

в статье 42:

а) в части 2 слова «и профилактических прививок по эпидемическим показаниям» исключить;

б) дополнить частью 3 следующего содержания:

«3. Порядок формирования и расходования средств на проведение прививок по эпидемическим показаниям определяется Кабинетом Министров.».

Статья 3

Внести в Закон Кыргызской Республики «Об охране здоровья граждан в Кыргызской Республике» (газета «Эркин-Тоо» от 19 января 2024 года №5) следующие изменения:

1) в пункте 73 части 1 статьи 3 слово «ординатура» заменить словами «интернатура/ординатура»;

2) в пункте 2 части 3 статьи 19 слова «(ординатура, докторантура)» заменить словами «(интернатура/ординатура, докторантура)»;

3) часть 1 статьи 21 дополнить абзацами следующего содержания:

«Правом занятия частной медицинской практикой по отдельным видам медицинской деятельности могут обладать лица, имеющие трудовой стаж в государственных и муниципальных организациях здравоохранения не менее 5 лет, за исключением лиц, указанных в части 5 статьи 16 настоящего Закона. При этом перечень отдельных видов медицинской деятельности определяется уполномоченным государственным органом в сфере здравоохранения.

Порядок занятия частной медицинской практикой определяется Кабинетом Министров.»;

4) в части 3 статьи 80 слова «частью 4 статьи 84 и частью 1 статьи 90» заменить словами «частью 4 статьи 85 и частью 1 статьи 91»;

5) в части 5 статьи 82 слова «предусмотренном частью 4 статьи 84, статьями 85 и 88» заменить словами «предусмотренным частью 4 статьи 85, статьями 86 и 89»;

6) в части 2 статьи 83 слова «статьей 66» заменить словами «статьей 67»;

7) в части 5 статьи 85 слова «статьи 81» заменить словами «статьи 82»;

8) в статье 86 слова «статьи 84» заменить словами «статьи 85»;

9) в части 1 статьи 87 слова «статьи 87» заменить словами «статьи 88»;

10) в части 1 статьи 88 слова «статьи 84» заменить словами «статьи 85»;

11) в частях 1 и 4 статьи 89 слова «статьи 84» заменить словами «статьи 85»;

12) в частях 3 и 9 статьи 90 слова «статьи 90» заменить словами «статьи 91»;

13) часть 5 статьи 92 изложить в следующей редакции:

«5. Объем медико-социальной помощи в социальных стационарных учреждениях определяется Кабинетом Министров.»;

14) статью 123 изложить в следующей редакции:

«Статья 123. Ввоз на территорию Кыргызской Республики и вывоз

с территории Кыргызской Республики донорской крови,

ее компонентов и препаратов донорской крови

1. Ввоз на территорию Кыргызской Республики и вывоз с территории Кыргызской Республики донорской крови, ее компонентов и препаратов донорской крови допускаются в случаях:

1) обмена на компоненты и препараты крови, которые не производятся в Кыргызской Республике;

2) оказания экстренной помощи гражданам Кыргызской Республики, находящимся за границей;

3) оказания Кыргызской Республикой гуманитарной помощи другим государствам.

2. Продажа донорской крови и ее компонентов в другие государства запрещается.

3. Порядок вывоза донорской крови, ее компонентов и препаратов крови за пределы Кыргызской Республики и ввоза донорской крови, ее компонентов и препаратов крови на территорию Кыргызской Республики утверждается Кабинетом Министров.»;

15) часть 1 статьи 151 дополнить абзацем следующего содержания:

«Порядок и условия делегирования функций по проведению аттестации определяют уполномоченным государственным органом в сфере здравоохранения.»;

16) в части 2 статьи 155 слово «ординатуру» заменить словами «интернатуру/ординатуру».

Статья 4

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Кабинету Министров Кыргызской Республики в трехмесячный срок привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом.

Президент
Кыргызской Республики

С.ЖАПАРОВ

г. Бишкек, 28 октября 2025 года, №241

**САЛАМАТТЫК САКТОО ЖАНА БИЛИМ БЕРҮҮ ЧӨЙРӨСҮНДӨГҮ
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН АЙРЫМ МЫЙЗАМ
АКТЫЛАРЫНА ӨЗГӨРТҮҮЛӨРДҮ КИРГИЗҮҮ ЖӨНҮНДӨ****КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ**

2025-жылдын 24-сентябрында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши кабыл алган

1-берене

“Билим берүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (“Эркин-Тоо” гезити, 2023-жылдын 18-августу, №66) төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

33-берененин 1-бөлүгүндө “(ординатура)” деген сөз “(интернатура/ординатура)” деген сөздөргө алмаштырылсын.

2-берене

“Коомдук саламаттык сактоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (“Эркин-Тоо” гезити, 2024-жылдын 16-январы, №4) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

42-беренедө:

а) 2-бөлүктө “жана эпидемиялык көрсөткүчтөр боюнча алдын ала эмдөөлөрдү” деген сөздөр алып салынсын;

б) төмөнкүдөй мазмундагы 3-бөлүк менен толукталсын:

“3. Эпидемиялык көрсөткүчтөр боюнча эмдөөлөрдү жүргүзүүгө каражаттарды түзүү жана чыгымдоо тартиби Министрлер Кабинети тарабынан аныкталат.”.

3-берене

“Кыргыз Республикасында жарандардын саламаттыгын сактоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (“Эркин-Тоо” гезити, 2024-жылдын 19-январы, №5) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 3-берененин 1-бөлүгүнүн 73-пунктунда “ординатура” деген сөз “интернатура/ординатура” деген сөздөргө алмаштырылсын;

2) 19-берененин 3-бөлүгүнүн 2-пунктунда “(ординатура, докторантура)” деген сөздөр “(интернатура/ординатура, докторантура)” деген сөздөргө алмаштырылсын;

3) 21-берененин 1-бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы абзацтар менен толукталсын:

“Медициналык иштин айрым түрлөрү боюнча жеке медициналык практиканы жүргүзүү укугуна, ушул Мыйзамдын 16-беренесинин 5-бөлүгүндө көрсөтүлгөн адамдарды кошпогондо, мамлекеттик жана муниципалдык саламаттык сактоо уюмдарында 5 жылдан кем эмес иш стажы бар адамдар ээ боло алат. Мында медициналык иштин айрым түрлөрүнүн тизмеги саламаттык сактоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан аныкталат.

Жеке медициналык практиканы жүргүзүү тартиби Министрлер Кабинети тарабынан аныкталат.”;

4) 80-берененин 3-бөлүгүндө “84-беренесинин 4-бөлүгүндө жана 90-беренесинин 1-бөлүгүндө” деген сөздөр “85-беренесинин 4-бөлүгүндө жана 91-беренесинин 1-бөлүгүндө” деген сөздөргө алмаштырылсын;

5) 82-берененин 5-бөлүгүндө “84-беренесинин 4-бөлүгүндө, 85 жана 88-беренелеринде” деген сөздөр “85-беренесинин 4-бөлүгүндө, 86 жана 89-беренелеринде” деген сөздөргө алмаштырылсын;

6) 83-берененин 2-бөлүгүндө “66-беренесинде” деген сөздөр “67-беренесинде” деген сөздөргө алмаштырылсын;

7) 85-берененин 5-бөлүгүндө “81-беренесинин” деген сөздөр “82-беренесинин” деген сөздөргө алмаштырылсын;

8) 86-беренедө “84-беренесинин” деген сөздөр “85-беренесинин” деген сөздөргө алмаштырылсын;

9) 87-берененин 1-бөлүгүндө “87-беренесинин” деген сөздөр “88-беренесинин” деген сөздөргө алмаштырылсын;

10) 88-берененин 1-бөлүгүндө “84-беренесинин” деген сөздөр “85-беренесинин” деген сөздөргө алмаштырылсын;

11) 89-берененин 1 жана 4-бөлүктөрүндө “84-беренесинин” деген сөздөр “85-беренесинин” деген сөздөргө алмаштырылсын;

12) 90-берененин 3 жана 9-бөлүктөрүндө “90-беренесинин” деген сөздөр “91-беренесинин” деген сөздөргө алмаштырылсын;

13) 92-берененин 5-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“5. Социалдык стационардык мекемелерде медициналык-социалдык жардамдын көлөмү Министрлер Кабинети тарабынан аныкталат.”;

14) 123-берене төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“123-берене. Донордук канды, анын компоненттерин жана донордук кандын препараттарын Кыргыз Республикасынын аймагына ташып келүү жана Кыргыз Республикасынын аймагынан ташып чыгуу

1. Донордук канды, анын компоненттерин жана донордук кандын препараттарын Кыргыз Республикасынын аймагына ташып келүүгө жана Кыргыз Республикасынын аймагынан ташып чыгууга төмөнкүдөй учурларда жол берилет:

1) Кыргыз Республикасында өндүрүлбөгөн кандын компоненттерине жана препараттарына алмашууда;

2) Кыргыз Республикасынын чет өлкөдө жүргөн жарандарына шашылыш жардам көрсөтүүдө;

3) Кыргыз Республикасы тарабынан башка мамлекеттерге гуманитардык жардам көрсөтүүдө.

2. Донордук канды жана анын компоненттерин башка мамлекеттерге сатууга тыюу салынат.

3. Донордук канды, анын компоненттерин жана кандын препараттарын Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары ташып чыгуунун жана донордук канды, анын компоненттерин жана кандын препараттарын Кыргыз Республикасынын аймагына ташып келүүнүн тартиби Министрлер Кабинети тарабынан бекитилет.”;

15) 151-берененин 1-бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы абзац менен толукталсын:

“Аттестациялоону жүргүзүү боюнча функцияларды берүүнүн тартиби жана шарттары саламаттык сактоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан аныкталат.”;

16) 155-берененин 2-бөлүгүндө “ординатураны” деген сөз “интернатураны/ординатураны” деген сөздөргө алмаштырылсын.

4-берене

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып он күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети үч айлык мөөнөттө өзүнүн ченемдик укуктук актыларын ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

Кыргыз Республикасынын
Президенти

С.ЖАПАРОВ

Бишкек ш., 2025-жылдын 28-октябры, №241

“КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК КООПСУЗДУК ОРГАНДАРЫ ЖӨНҮНДӨ” КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫНА ӨЗГӨРТҮҮ КИРГИЗҮҮ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2025-жылдын 24-сентябрында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши кабыл алган

1-берене

“Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук органдары жөнүндө” Кыргыз Респуб-ликасынын Мыйзамына (“Эркин-Тоо” гезити, 2022-жылдын 8-июлу, №60-61) төмөнкү-дөй өзгөртүү киргизилсин:

21-берененин 1-бөлүгүнүн 30-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
“30) өндүрүшү жана төлөмү Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызмат көрсө-түүлөр чөйрөсүндөгү мыйзамдарына ылайык жүзөгө ашырылуучу изилдөөлөрдүн сот-тук-эксперттик, криминалистикалык жана башка түрлөрүн, анын ичинде келишимдик негизде жүргүзүүгө;”.

2-берене

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып он күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети ушул Мыйзам расмий жарыялан-ган күндөн тартып эки айлык мөөнөттө өзүнүн ченемдик укуктук актыларын ушул Мый-замга ылайык келтирсин.

Кыргыз Республикасынын
Президенти

С.ЖАПАРОВ

Бишкек ш., 2025-жылдын 28-октябры, №240

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «ОБ ОРГАНАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

Принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 24 сентября 2025 года

Статья 1

Внести в Закон Кыргызской Республики «Об органах национальной безопасности Кыргызской Республики» (газета «Эркин-Тоо» от 8 июля 2022 года №60-61) следую-щее изменение:

пункт 30 части 1 статьи 21 изложить в следующей редакции:

«30) проводить судебно-экспертные, криминалистические и другие виды исследо-ваний, в том числе на договорной основе, производство и оплата которых осуществ-ляются в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере оказа-ния государственных услуг;».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Кабинету Министров Кыргызской Республики в двухмесячный срок со дня официаль-ного опубликования настоящего Закона привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом.

Президент
Кыргызской Республики

С.ЖАПАРОВ

г. Бишкек, 28 октября 2025 года, №240

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О ПРИСОЕДИНЕНИИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
К КОНВЕНЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
О МЕЖДУНАРОДНЫХ МИРОВЫХ СОГЛАШЕНИЯХ,
ДОСТИГНУТЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ МЕДИАЦИИ, ПРИНЯТОЙ
20 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА В ГОРОДЕ НЬЮ-ЙОРК

Принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 24 сентября 2025 года

Статья 1

Присоединиться к Конвенции Организации Объединенных Наций о международных мировых соглашениях, достигнутых в результате медиации, принятой 20 декабря 2018 года в городе Нью-Йорк, со следующей оговоркой:

«В соответствии с подпунктом «b» пункта 1 статьи 8 Конвенции Кыргызская Респу-блика применяет Конвенцию только в той степени, в какой стороны мирового соглаше-ния согласились на применение Конвенции.».

Статья 2

Министерству иностранных дел Кыргызской Республики депонировать грамоту о при-соединении Кыргызской Республики к вышеуказанной Конвенции с оговоркой согласно статье 1 настоящего Закона депозитарию, которым является Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций.

Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Президент
Кыргызской Республики

С.ЖАПАРОВ

г. Бишкек, 28 октября 2025 года, №242

ОШ ШААРЫНЫН АЙМАГЫНДА ЖАЙГАШКАН ЖЕР ТИЛКЕСИН “АЙЫЛ ЧАРБА
БАГЫТЫНДАГЫ ЖЕРЛЕР” КАТЕГОРИЯСЫНАН “ӨНӨР ЖАЙДЫН, ТРАНСПОРТТУН,
БАЙЛАНЫШТЫН, ЭНЕРГЕТИКАНЫН, КОРГООНУН ЖЕРЛЕРИ ЖАНА БАШКА БАГЫТТАГЫ
ЖЕРЛЕР” КАТЕГОРИЯСЫНА КОТОРУУ (ТРАНСФОРМАЦИЯЛОО) ЖӨНҮНДӨ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ

Ош шаарында жаңы аэробекет куруу, учуу-конуу тил-кесин кеңейтүү максатында, Кыргыз Республикасынын Жер кодексинин 18-беренесине, “Сугат айдоо жерле-рин жарактуу жерлердин башка категорияларына жана түрлөрүнө которууга (трансформациялоого) мораторий киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы-нын 1-беренесинин экинчи бөлүгүнүн 9, 12²-пункттарына, “Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 13, 17-беренелерине ылайык, Ош шаарынын мэриясынын 2025-жылдын 24-июлундагы №711 токтомун жана Ош шаа-рынын мэриясынын жер комиссиясынын 2025-жылдын 23-июлундагы корутундусун эске алып, Кыргыз Респу-бликасынын Министрлер Кабинети **токтом кылат:**

1. Ош шаарынын Кызыл-Кыштак айыл аймагындагы №4, 6 контурларда жайгашкан, мамлекеттик менчикте турган, жалпы аянты 3,59 га сугат жер тилкеси жаңы аэробекет куруу, учуу-конуу тилкесин кеңейтүү үчүн “Айыл чарба багытындагы жерлер” категориясынан “Өнөр жайдын, транспорттун, байланыштын, энергетиканын, коргоонун жерлери жана башка багыттагы жерлер” категориясына которулсун (трансформациялансын).

2. Ош шаарынын мэриясы төмөнкүлөрдү камсыз кылсын:

1) жерди эсепке алуу документтерине тиешелүү өзгө-ртүүлөрдү киргизүүнү;

2) Кыргыз Республикасынын шаар куруу жана архитекту-ра чөйрөсүндөгү мыйзамдарына ылайык ушул токтомдун 1-пунктунда көрсөтүлгөн жер тилкесинин шаар куруу до-кументтерин иштеп чыгууну жана бекитүүнү;

3) бул токтомдун 1-пунктунда көрсөтүлгөн жер тилке-синин аянтын калыбына келтирүүнү, асылдуулугу төмөн жерлерге талдоо жүргүзүүнү жана аларды айыл чарба жүгүртүүсүнө киргизүүнү;

4) бул токтомдун 1-пунктунда көрсөтүлгөн жер тилкесин максаттуу багыты боюнча пайдаланууну;

5) Кыргыз Республикасынын айлана-чөйрөнү коргоо жаатындагы мыйзамдарына ылайык чарбалык жана баш-ка иштерди жүзөгө ашырууда экологиялык талаптарды аткарууну;

6) жамгырдын жана эриген кардын сууларын коопсуз буруу системасынын иштөөсүн, башкы пландагы жер ти-тирөөгө каршы иш-чараларды жана тиешелүү аймактагы кооптуу процесстерге жана кубулуштарга мониторинг жүргүзүү, божомолдоо боюнча колдонмону сактоону;

7) жер тилкеси пайдаланылбаган же максаттуу багыты боюнча пайдаланылбаган учурда Кыргыз Республика-сынын мыйзамдарына ылайык жер тилкесинин менчик ээлерине карата көрсөтүлгөн жер тилкесин баштапкы абалга келтирүү менен аны алып коюуну караган чара-ларды көрүүнү;

8) бул токтомдун 1-пунктунда көрсөтүлгөн жер тилкесин-де тарыхый-маданий мурас объекттери табылган учурда аларды Кыргыз Республикасынын тарыхый-маданий му-растарды коргоо жана пайдалануу жөнүндө мыйзамдарына ылайык сактоону;

9) Кыргыз Республикасынын жер мыйзамдарында белгиленген ченемдерге ылайык айыл чарба жана токой чарба өндүрүшүнүн жоготууларынын жана алынбай калган пайдасынын ордун толтуруу наркынын суммасын төлөөнү.

3. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын Президенттин жана Министрлер Кабинетинин чечимдерин аткарууну контролдоо башкармалыгына жүктөлсүн.

4. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып он күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын
Министрлер Кабинетинин
Төрагасы

А.КАСЫМАЛИЕВ

Бишкек ш., 2025-жылдын 28-октябры, №702

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТЕСКЕМЕСИ

Электрондук башкаруу чөйрөсүндөгү долбоорлорду ишке ашыруу максатында, Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексинин 115-беренесине, “Кыргыз Рес-публикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 13, 17-беренелерине ылайык:

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2025-жылдын 24-апрелиндеги №337-т тескемесине төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган тескеменин тиркемесинде:
– 10-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

10	Автомобиль жолдору-нун санариптик кар-тасын толуктап иш-теп чыгуунун 1-этабы	4 600 000	Кыргыз Респу-бликасы-нын Транспорт жана коммуни-кациялар ми-нистрлиги
----	--	-----------	---

”;
– төмөнкүдөй мазмундагы 21-пункт менен толук-талсын:

21	Кытай Эл Республи-касы менен “Е-Permit” маалыматтык систе-масын иштеп чыгуу жана ишке киргизүү	7 900 000	Кыргыз Респу-бликасы-нын Транспорт жана коммуни-кациялар ми-нистрлиги
----	--	-----------	---

”.

Кыргыз Республикасынын
Министрлер Кабинетинин
Төрагасы

А.КАСЫМАЛИЕВ

Бишкек ш., 2025-жылдын 28-октябры, №921-т

**КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН ИШ
БАШКАРМАСЫНЫН ИШИН ОПТИМАЛДАШТЫРУУ МАСЕЛЕЛЕРИ
БОЮНЧА КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН
АЙРЫМ ЧЕЧИМДЕРИНЕ ӨЗГӨРТҮҮЛӨРДҮ КИРГИЗҮҮ ЖӨНҮНДӨ**

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН

ЖАРЛЫГЫ

Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасынын ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу жана андан ары регламенттөө максатында, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 70, 71-беренелерин жетекчиликке алып, **токтом кылам**:

1. Кыргыз Республикасынын Президентинин 2017-жылдын 31-январындагы №17 “Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарынын реестрин бекитүү жөнүндө” Жарлыгына төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

жогоруда аталган Жарлык менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарынын реестринде:

– II бөлүмдүн 4-главасынын 3-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“3. Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасы, Кыргыз Республикасынын Президентинин Архиви (өзгөчө тартипте дайындалуучу кызмат орундары)

Категориялар	Президенттин Иш башкармасы	Президенттин Иш башкармасына караштуу Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин ишин камсыз кылуу боюнча департамент	Президенттин Иш башкармасына караштуу Транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамды каттоо боюнча мамлекеттик борбор	Президенттин Архиви
Башкы кызмат орду				
Б-А	Бөлүмдүн башчысы	Жетекчи Жетекчинин орун басары	Жетекчи Жетекчинин орун басары	Архивдин башчысы
Б-Б	Бөлүмдүн башчысынын орун басары Бөлүмдүн башчысынын орун басары — сектордун башчысы	Бөлүмдүн башчысы		Архивдин башчысынын орун басары Бөлүмдүн башчысы
Улук кызмат орду				
У-А	Сектордун башчысы	Бөлүмдүн башчысынын орун басары Сектордун башчысы		Референт
У-Б	Референт Башкы адис	Референт Башкы адис		Башкы адис
Кенже кызмат орду				
К-А	Жетектөөчү адис	Жетектөөчү адис		Жетектөөчү адис
К-Б	Адис	Адис		

”.

2. Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 18-майындагы №155 “Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасы жөнүндө” Жарлыгына төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 2-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“2. Төмөнкүдөй штаттык сандын чеги белгиленсин:

– Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасынын борбордук аппараты 143 бирдик санында;

– Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасынын ведомстволук уюмдары 2025-жылдын 1-октябрынан тартып 4531 бирдик санында.”;

2) жогоруда аталган Жарлык менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасы жөнүндө жободо:

– 8-пункт төмөнкүдөй мазмундагы абзацтар менен толукталсын:

“Иш башкармасы калкты, жарандык абалдын актыларын каттоо жаатындагы мамлекеттик саясатты иштеп чыгуу жана ишке ашыруу боюнча функцияларды жүзөгө ашыруучу ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган болуп саналат.

Иш башкармасы автомобилотранспорт каражаттарын, өзү жүрүүчү технологиялык машиналарды, тракторлорду, стационардык технологиялык түзүлүштөрдү жана жабдууларды каттоо, кайра каттоо, квалификациялык экзамендерди өткөрүү жана кабыл алуу, транспорт каражаттарын башкаруу укугуна айдоочулук күбөлүктөрдү жана тракторист-машинисттин күбөлүктөрүн берүү, өзү жүрүүчү технологиялык машиналарды башкаруу, Кыргыз Республикасынын айдоочулук күбөлүктөрүн жекелештирүү, транспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо жана кайра даярдоо боюнча окутуу уюмдарынын (автомектептердин) ишин лицензиялоо, транспорт каражаттары үчүн мамлекеттик каттоочу номердик белгилерди даярдоо жана цифралардын жана/же тамгалардын өзгөчө айкалышындагы мамлекеттик каттоочу номердик белгилерди, ошондой эле автотранспорт каражаттарына ысымдуу номердик белгилерди сатуу чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясатты иштеп чыгуу жана ишке ашыруу боюнча функцияларды жүзөгө ашыруучу ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган болуп саналат.”.

3. Кыргыз Республикасынын Президентинин 2025-жылдын 17-мартындагы №91 “Мамлекеттик башкаруу чөйрөсүндө санариптик трансформациялоону андан ары өркүндөтүү боюнча чаралар жөнүндө” Жарлыгынын 2-пунктунун 2-пунктчасы күчүн жоготту деп таанылсын.

4. Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасы Кыргыз Республикасынын Санариптик өнүктүрүү жана инновациялык технологиялар министрлиги менен биргеликте өзүнүн чечимдерин ушул Жарлыкка ылайык келтирсин.

5. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети өзүнүн чечимдерин ушул Жарлыкка ылайык келтирсин.

6. Бул Жарлык расмий жарыяланган күндөн тартып он күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

**Кыргыз Республикасынын
Президенти****С.ЖАПАРОВ***Бишкек ш., 2025-жылдын 27-октябры, №299***СОЦИАЛДЫК КЫЗМАТКЕРЛЕР ТАРАБЫНАН БАЛДАРДЫ
СОЦИАЛДЫК КОШТОО ЖӨНҮНДӨ ЖОБОНУ БЕКИТҮҮ ТУУРАЛУУ**

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ

Социалдык кызматкерлер тарабынан балдарды социалдык коштоону регламенттөө максатында, Кыргыз Республикасынын Балдар жөнүндө кодексинин 4, 27-беренелерине, “Кыргыз Республикасындагы калкты социалдык жактан тейлөөнүн негиздери жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 29¹-статьясына, “Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 13, 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети **токтом кылат**:

1. Социалдык кызматкерлер тарабынан балдарды социалдык коштоо жөнүндө жобо тиркемеге ылайык бекитилсин.

2. Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги ушул токтомду ишке ашыруу боюнча зарыл чараларды көрсүн.

3. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып он күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

**Кыргыз Республикасынын
Министрлер Кабинетинин Төрагасы****А.КАСЫМАЛИЕВ***Бишкек ш., 2025-жылдын 27-октябры, №697***КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН 2019-ЖЫЛДЫН
25-НОЯБРЫНДАГЫ №631 “КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
ДИПЛОМАТИЯЛЫК КЫЗМАТЫНЫН БОШ КЫЗМАТ ОРУНДАРЫН
ЭЭЛӨӨГӨ АЧЫК КОНКУРС ӨТКӨРҮҮ ТАРТИБИ ЖӨНҮНДӨ ЖОБОНУ
БЕКИТҮҮ ТУУРАЛУУ” ТОКТОМУНА ӨЗГӨРТҮҮ КИРГИЗҮҮ ЖӨНҮНДӨ**

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ

Бюрократиядан арылтуу жана дипломатиялык кызматтын бош кызмат орундарын ээлөөгө ачык конкурска катышуу үчүн документтерди берүү эрежелерин оптималдаштыруу максатында, “Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 13, 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети **токтом кылат**:

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 25-ноябрындагы №631 “Кыргыз Республикасынын дипломатиялык кызматынын бош кызмат орундарын ээлөөгө ачык конкурс өткөрүү тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын дипломатиялык кызматынын бош кызмат орундарын ээлөөгө ачык конкурс өткөрүү тартиби жөнүндө жободо:

– 14-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“14. Конкурска катышуу ниетин билдирген адамдар “e-Kyzmat” мамлекеттик порталындагы жеке кабинетти аркылуу электрондук форматта өтүнмө берет.

Өтүнмөгө электрондук форматтагы документтер (сканерленген документтер) тиркелет.

Өтүнмөгө тиркелген сканерленген документтердин тизмеги жана аларга карата талаптар ТИМ тарабынан конкурс өткөрүү жөнүндө жарыяда аныкталат.

Персоналды башкаруу кызматы же персоналды башкаруу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу адам автоматташтырылган маалыматтык системалар аркылуу талапкердин ким экендигин аныктайт.

Өтүнмө берген жана “e-Kyzmat” мамлекеттик порталы аркылуу документтерди жана маалыматтарды толук эмес көлөмдө берген жарандарга конкурска катышууга уруксат берилбейт.”.

2. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып он күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

**Кыргыз Республикасынын
Министрлер Кабинетинин Төрагасы****А.КАСЫМАЛИЕВ***Бишкек ш., 2025-жылдын 27-октябры, №698***КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
2023-ЖЫЛДЫН 3-МАРТЫНДАГЫ №115 “КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН АЙРЫМ ЧЕНЕМ ЖАРАТУУ ЫЙГАРЫМ
УКУКТАРЫН МАМЛЕКЕТТИК ОРГАНДАРГА ЖАНА ЖЕРГИЛИКТҮҮ
ӨЗ АЛДЫНЧА БАШКАРУУНУН АТКАРУУ ОРГАНДАРЫНА ӨТКӨРҮП
БЕРҮҮ ЖӨНҮНДӨ” ТОКТОМУНА ӨЗГӨРТҮҮ КИРГИЗҮҮ ТУУРАЛУУ**

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ

“Кыргыз Республикасында жарандардын саламаттыгын сактоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 50-беренесин ишке ашыруу максатында, “Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 13, 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети **токтом кылат**:

1. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2023-жылдын 3-мартындагы №115 “Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин айрым ченем жаратуу ыйгарым укуктарын мамлекеттик органдарга жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдарына өткөрүп берүү жөнүндө” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарына жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдарына өткөрүп берилген Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин айрым ченем жаратуу ыйгарым укуктарынын тизмесинде:

– 11-пункт төмөнкүдөй мазмундагы 18-пунктча менен толукталсын:

“18) адам каза болгон учурду аныктоонун, реанимациялык иш-чараларды токтотуунун критерийлерин жана тартибин.”.

2. Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги эки айлык мөөнөттө ушул токтомдон келип чыгуучу тиешелүү чараларды көрсүн.

3. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып жети күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

**Кыргыз Республикасынын
Министрлер Кабинетинин Төрагасы****А.КАСЫМАЛИЕВ***Бишкек ш., 2025-жылдын 28-октябры, №700***КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
2024-ЖЫЛДЫН 19-МАРТЫНДАГЫ №122 «2025-ЖЫЛЫ
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА АЙЫЛ ЧАРБАСЫН
КАТТООГО ДАЯРДЫК КӨРҮҮ ЖАНА ӨТКӨРҮҮ ЖӨНҮНДӨ»
ТОКТОМУНА ӨЗГӨРТҮҮЛӨРДҮ КИРГИЗҮҮ ТУУРАЛУУ**

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ

Эл аралык стандарттарга жооп берген айыл чарбасынын негизги мүнөздөмөлөрү жөнүндө толук, объективдүү жана анык маалыматты алуу максатында, «Расмий статистика жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына, «Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 13, 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети **токтом кылат**:

1. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2024-жылдын 19-мартындагы №122 «2025-жылы Кыргыз Республикасында айыл чарбасын каттоого даярдык көрүү жана өткөрүү жөнүндө» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 1-пункттагы «2025-жылдын 1-ноябрынан 20-ноябрына чейинки» деген сөздөр «2026-жылдын 20-мартынан 10-апрелине чейинки» деген сөздөргө алмаштырылсын;

2) жогоруда көрсөтүлгөн токтом менен бекитилген 2025-жылы айыл чарбасын каттоого өз убагында жана сапаттуу даярдык көрүү жана өткөрүү боюнча негизги иштердин календардык планында:

– 2-пункттагы «2025-жылдын августуна чейин» деген сөздөр

«2026-жылдын мартына чейин» деген сөздөргө алмаштырылсын;

– 11-пункттагы «2025-жылдын 1-ноябрынан 20-ноябрына чейин» деген сөздөр «2026-жылдын 20-мартынан 10-апрелине чейин» деген сөздөргө алмаштырылсын;

– 14-пункттагы «2025-жылдын 1-январынан тартып 2025-жылдын 25-ноябрына чейин» деген сөздөр «2026-жылдын 1-январынан 15-апрелине чейин» деген сөздөргө алмаштырылсын;

– 18, 19-пункттардагы «2025-жылдын 1-ноябрынан 20-ноябрына чейин» деген сөздөр «2026-жылдын 20-мартынан 10-апрелине чейин» деген сөздөргө алмаштырылсын;

– 20-пункттагы «2025-жылдын 1-ноябрынан 20-ноябрына чейин» деген сөздөр «2026-жылдын 20-мартынан 10-апрелине чейин» деген сөздөргө алмаштырылсын;

– 21, 22, 23, 24, 25-пункттардагы «2024–2025-жылдар» деген сөздөр «2026-жыл» деген сөздөргө алмаштырылсын;

3) жогоруда көрсөтүлгөн токтом менен бекитилген 2025-жылы айыл чарбасын каттоо боюнча уюштуруучулук- методологиялык ишти камсыздоого убактылуу тартылган кызматкерлердин эмгегине акы төлөөнүн өлчөмдөрүндө:

– 7, 8-пункттардагы «2025-жылдын 1-январынан 2026-жылдын 31-мартына чейин» деген сөздөр «2026-жылдын январынан апрелине чейин» деген сөздөргө алмаштырылсын;

– 9, 10, 11, 12-пункттардагы «2025-жылдын 1-январынан 2025-жылдын 31-декабрына чейин» деген сөздөр «2026-жылдын февралынан апрелине чейин» деген сөздөргө алмаштырылсын.

2. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

**Кыргыз Республикасынын
Министрлер Кабинетинин Төрагасы****А.КАСЫМАЛИЕВ***Бишкек ш., 2025-жылдын 28-октябры, №701*

“ЭЛДИК БАНК” АЧЫК АКЦИОНЕРДИК
КООМУН АМАНАТ ИШИНИН МАДАНИЯТЫН
УЛАНТУУЧУ ДЕП ТААНУУ ЖӨНҮНДӨ
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН
ЖАРЛЫГЫ

Кыргыз Республикасынын тарыхый мурасын сактоо жана жайылтуу, аманат маданиятын бекемдөө максатында, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 66, 71-беренелерине ылайык **токтом кылам:**

- “Элдик Банк” ачык акционердик коому 1925-жылдан баштап Кыргыз Респуб-ликасынын аймагында калыптанган аманат ишинин маданиятын улантуучу деп таанылсын.
- “Элдик Банк” ачык акционердик коому Кыргыз Республикасында аманат ишинин маданиятынын 100 жылдыгына арналган финансылык сабаттуулук боюнча иш-чаралардын комплексин өткөрсүн.
- Бул Жарлыктын аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Пре-зидентинин Администрациясынын Президенттин жана Министрлер Кабинетинин чечимдерин аткарууну контролдоо башкармалыгына жүктөлсүн.
- Бул Жарлык расмий жарыяланган күндөн тартып он күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын
Президенти

С.ЖАПАРОВ

Бишкек ш., 2025-жылдын 30-октябры, №302

ТОВАРЛАРДЫ ЧЫГАРУУГА БАЙЛАНЫШКАН
БАЖЫ ОПЕРАЦИЯЛАРЫН ЖҮРГҮЗҮҮ ҮЧҮН
ЖЫЙЫМДАРДЫ ТӨЛӨӨДӨН БОШОТУУ ЖӨНҮНДӨ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

1900 МВт кубаттуулуктагы күн электр станциясын куруу жана эксплуатациялоо боюнча инвестициялык долбоорду ишке ашыруу үчүн жагымдуу шарттарды түзүү максатында, “Бажылык жөнгө салуу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйза-мынын 41-беренесине, “Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 13, 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети **токтом кылат:**

- Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2025-жылдын 1-июлун-дагы №556-т тескемеси менен жактырылган жана 2025-жылдын 25-июлунда кол коюлган Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин, “Sonningdale Limited” компаниясынын жана “РЭЦА” жоопкерчилиги чектелген коомунун ортосундагы Күн электр станциясын куруу жана эксплуатациялоо долбоорун ишке ашыруу жөнүндө инвестициялык макулдашууну ишке ашыруунун алкагында Кыргыз Республикасына ташып келинген товарлар товарларды чыгарууга байланышкан бажы операцияла-рын жүргүзүү үчүн жыйымдарды төлөөдөн бошотулат деп белгиленсин.
- Бул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын
Министрлер Кабинетинин Төрагасы

А.КАСЫМАЛИЕВ

Бишкек ш., 2025-жылдын 28-октябры, №703

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН
2021-ЖЫЛДЫН 9-МАРТЫНДАГЫ №84 “КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КОРГОО МИНИСТРЛИГИНИН
МАСЕЛЕЛЕРИ ЖӨНҮНДӨ” ТОКТОМУНА
ӨЗГӨРТҮҮЛӨРДҮ КИРГИЗҮҮ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

“Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө” Кыргыз Респуб-ликасынын конституциялык Мыйзамынын 13, 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети **токтом кылат:**

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2021-жылдын 9-мартындагы №84 “Кыр-гыз Республикасынын Коргоо министрлигинин маселелери жөнүндө” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:
 - жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлиги жөнүндө жободо:
 - 6-пункт төмөнкүдөй мазмундагы 80-пункт менен толукталсын:
 - “80) күч түзүмдөрүнүн өз ара алмашуучулук принциптерин эске алуу менен коомдук коопсуздукту камсыз кылуу, калкты жана мамлекеттин аймактык бүтүндүгүн коргоо боюнча иш-чараларды ишке ашырууга катышат.”;
 - 8-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
 - “8. Коргоо министри Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн Генералдык штабы аркылуу Куралдуу Күчтөрдү жалпы башкарат.
 - Коргоо министри Куралдуу Күчтөрдүн бардык өздүк курамынын түз башчысы болуп эсептелет, Коргоо министрлигине жүктөлгөн милдеттердин аткарылышы, ошондой эле коррупциянын алдын алуунун ички системасын түзүү боюнча ча-раларды көрбөгөндүгү үчүн жеке жоопкерчилик тартат жана өзүнүн ыйгарым укуктарын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, Кыргыз Республикасынын Президентинин, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин чечимдерине жана ушул Жобого ылайык жеке башкаруу негизинде жүзөгө ашырат.”;
 - 9-пункттин 2-пунктчасынын он биринчи абзацында “, коргоо министринин орун басары – Куралдуу Күчтөрүнүн Түштүк-Батыш оперативдик кол башчылыгынын кол башчысы” деген сөздөр алып салынсын;
 - 10-пунктта:
 - 29-пунктчада “, коргоо министринин орун басары – Куралдуу Күчтөрдүн Түштүк-Батыш ыкчам командачылыгынын кол башчысынын” деген сөздөр алып салынсын;
 - 43-пунктчанын үчүнчү абзацында “, алардын бири Куралдуу Күчтөрдүн Түштүк-Батыш оперативдик командачылыгынын кол башчысы болуп эсептелет” деген сөздөр алып салынсын;
 - 11-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
 - “11. Коргоо министринин орун басарлары коргоо министрине баш иет. Министрдин орун басарлары тапшырылган иш чөйрөсүндөгү жана аларга баш ийген аскердик башкаруу органдарындагы, кошуундардагы, бөлүктөрдөгү жана мекемелердеги милдеттерди чечүү, ошондой эле коррупциянын алдын алуунун ички системасын түзүү боюнча чараларды көрбөгөндүгү үчүн жоопкерчилик тартат.
 - Коргоо министринин орун басарлары аларга жүктөлгөн милдеттердин чегинде буйруктарды жана көрсөтмөлөрдү берет.”.
 - Бул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып он күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын
Министрлер Кабинетинин Төрагасы

А.КАСЫМАЛИЕВ

Бишкек ш., 2025-жылдын 28-октябры, №704

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ОШ ОБЛУСУНУН КАРА-СУУ РАЙОНУНУН
МАНАС АЙЫЛ АЙМАГЫНДА ЖАЙГАШКАН ЖЕР ТИЛКЕСИН
“АЙЫЛ ЧАРБА БАГЫТЫНДАГЫ ЖЕРЛЕР” КАТЕГОРИЯСЫНАН
“ӨНӨР ЖАЙДЫН, ТРАНСПОРТТУН, БАЙЛАНЫШТЫН, ЭНЕРГЕТИКАНЫН,
КОРГОО ЖЕРЛЕРИ ЖАНА БАШКА БАГЫТТАГЫ ЖЕРЛЕР”
КАТЕГОРИЯСЫНА КОТОРУУ (ТРАНСФОРМАЦИЯЛОО) ЖӨНҮНДӨ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ

Кыргыз Республикасынын Ош облусунун Ка-ра-Суу районунун Манас айыл аймагында “Ак-Буура” чек ара заставасын куруу максатында, Кыргыз Республикасынын Жер кодексинин 18, 102-беренелерине, “Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө” Кыргыз Респуб-ликасынын конституциялык Мыйзамынын 13, 17-беренелерине ылайык, Кыргыз Республика-сынын Президентинин Кыргыз Республикасынын Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн 2025-жылдын 22-октябрындагы №01-39/4129 корутундусун, Кыргыз Республикасынын Ош облусунун Кара-Суу районунун мамлекеттик администрациясынын 2025-жылдын 22-октяб-рындагы №23-145 токтомун көңүлгө алып, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети **токтом кылат:**

- Кыргыз Республикасынын Ош облусунун Кара-Суу районунун Манас айыл аймагындагы №65 контурда жайгашкан, мамлекеттик менчикте турган, көп жылдык бак-дарактар ээлеген аянты 1,92 га жер тилкеси “Ак-Буура” чек ара заставасын куруу үчүн “Айыл чарба багытындагы жерлер” категориясынан “Өнөр жайдын, транспорттун, байланыштын, энергетиканын, коргоонун жерле-ри жана башка багыттагы жерлер” категориясына которулсун (трансформациялансын).
- Кыргыз Республикасынын Ош облусунун Ка-ра-Суу райондук мамлекеттик администрациясы төмөнкүлөрдү камсыз кылсын:
 - жерди эсепке алуу документтерине тиеше-лүү өзгөртүүлөрдү киргизүүнү;
 - бул токтомдун 1-пунктунда көрсөтүлгөн жер тилкесине шаар куруу документтерин Кыргыз Республикасынын шаар куруу, архитектура жана энергетика чөйрөсүндөгү мыйзамдарына, “Автомобиль жолдору жөнүндө” Кыргыз Респуб-

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
2024-ЖЫЛДЫН 29-АПРЕЛИНДЕГИ №207 “СУУ ЧАРБА
СЕКТОРУН НАТЫЙЖАЛУУ БАШКАРУУ ЖАНА ӨНҮКТҮРҮҮ
ЖӨНҮНДӨ” ТОКТОМУНА ӨЗГӨРТҮҮ КИРГИЗҮҮ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ

Азык-түлүк коопсуздугунун маанилүү курамдык бөлүгү болуп саналган суу ресурстарын суу пайдалануучулардын натыйжалуу жана туруктуу пайдалануусун камсыз кылуу максатында, “Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституция-лык Мыйзамынын 13, 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети **токтом кылат:**

- Кыргыз Республикасынын Министрлер Ка-бинетинин 2024-жылдын 29-апрелиндеги №207 “Суу чарба секторун натыйжалуу башкаруу жана өнүктүрүү жөнүндө” токтомуна төмөнкүдөй өзгөр-түү киргизилсин:
 - 3-пункттун 2-пунктчасы төмөнкүдөй редак-цияда баяндалсын:
 - “2) жумушчу комиссиянын ишинин жыйынты-гы боюнча мыйзамдарда белгиленген тартипте 2026-жылдын 31-декабрына чейин мамлекеттик менчикке Кыргыз Республикасынын Суу ре-сурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигине караштуу Суу ресурстары кызматынын тизмегине ылайык гидротехникалык курулмалары менен биринчи жана экинчи тартип-теги ички чарбалык ирригациялык каналдарды,

декадалык жана суткалык жөнгө салуучу бас-сейндерди, көлмөлөрдү, насостук станцияларды жана скважиналарды кабыл алсын.”.

- Кыргыз Республикасынын Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы ми-нистрлиги Кыргыз Республикасынын Суу ресурс-тары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигине караштуу Суу ресурстары кызма-ты менен биргеликте ички чарбалык ирригация-лык системаларды тейлеген кызматкерлердин штаттык бирдиктеринин санын кайра карасын.
- Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Президентинин Адми-нистрациясынын Президенттин жана Министрлер Кабинетинин чечимдерин аткарууну контролдоо башкармалыгына жүктөлсүн.
- Бул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып жети күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын
Министрлер Кабинетинин
Төрагасы

А.КАСЫМАЛИЕВ

Бишкек ш., 2025-жылдын 30-октябры,
№706

ТОЮТ ЖАНА ДАН ЭГИНДЕРИНИН
ТҮШҮМҮ КӨБӨЙДҮ

Нарын облусунда тоют даярдоо жана оруп-жыйноо өнөктүгү толук жыйынтыкталды. Бы-ыл аймак боюнча 29 миң 143 гектар жерге дан эгиндери айдалып, 63 миң 308 тонна тү-шүм жыйналды. Бул былтыркы жылга салыш-тырмалуу 3 миң 916 тоннага көп. Мындан тыш-кары 527 миң тоннадай тоют топтолуп, өткөн жылга караганда 26 миң 500 тоннага жогору болду. Ал эми 5 миң гектар жерге айдалган картошкадан 73 миң тонна түшүм алынган. Бул көрсөткүч өткөн жылга салыштырмалуу 22 миң тоннага аз. Жашылчадан болсо 5 миң 580 тонна түшүм жыйналган.

БАЛЫКЧЫГА КӨМҮР
ЖЕТКИРИЛҮҮДӨ

“Кыргызкөмүр” ишканасынын “Балыкчы” фи-лиалы Балыкчы шаарынын тургундарын кө-мүр менен үзгүлтүксүз камсыздоону баштады. Бул иштер “Кыргызкөмүр” ААК менен Балык-

чы шаарынын мэриясынын ортосунда түзүл-гөн келишимдердин негизинде жүргүзүлүүдө. 22-октябрдан тарта “Балыкчы” филиалы күн сайын Кара-Кече кенинен 10 жүк ташуучу унаа менен көмүр ташып жатат.

Шаар тургундары үчүн көмүрдүн баасы 1 тоннасына 5100 сомду түзөт. Бул тариф Мо-нополияга каршы жөнгө салуу кызматы тара-бынан бекитилген. Отун бир үй-бүлөгө 5 тонна-дан ашык эмес көлөмдө берилет. 24-октябрга карата “Балыкчы” филиалынын автоколоннасы аркылуу жалпы 650 тонна көмүр жеткирилди.

ТОКМОК ШААРЫНА 354 ТҮП
КӨЧӨТ ОТУРГУЗУЛДУ

Токмок шаарынын кире беришине отургу-зулган көчөттүн 177си ак кайың жана 177 кө-чөт “катальпа” породасындагы дарактар. Жа-ңы көчөттөр айлана-чөйрөнү жашылдандыруу, көрктөндүрүү жана абанын сапатын жакшыр-туу максатын көздөйт. Буга чейин бул жерде куурап, чирип, пайдаланууга жараксыз болуп калган 35 терек кыйылган.

Жазнура ТОКТОБОЛОВА

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН 2025-ЖЫЛДЫН 20-ФЕВРАЛЫНДАГЫ №81 “2025–2030-ЖЫЛДАРГА КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН РЕГИОНДОРУНДА ӨСҮҮНҮН ТАЯНЫЧ БОРБОРЛОРУН ТҮЗҮҮ ЖАНА ӨНҮКТҮРҮҮ ПРОГРАММАСЫН БЕКИТҮҮ ЖӨНҮНДӨ” ТОКТОМУНА ӨЗГӨРТҮҮЛӨРДҮ КИРГИЗҮҮ ТУУРАЛУУ**КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ**

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2025-жылдын 5-июнундагы №178 “2030-жылга чейин Кыргыз Республикасын өнүктүрүүнүн улуттук программасы жөнүндө” Жарлыгын ишке ашыруу максатында, “Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 13, 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети **токтом кылат:**

1. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2025-жылдын 20-февралындагы №81 “2025–2030-жылдарга Кыргыз Республикасынын региондорунда өсүүнүн таяныч борборлорун түзүү жана өнүктүрүү программа-сын бекитүү жөнүндө” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) жогоруда аталган токтомдун 1-тиркемесинде:
– киришүүнүн тогузунчу абзацындагы экинчи жана үчүнчү сүйлөмдөр алып салынсын;
- 3-главада:
2-бөлүмдө:
2.2-параграфтын 1-милдети төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“1-милдет. Өсүүнүн таяныч борборлорунда инвесторлорду тартуу үчүн жагымдуу шарттарды түзүү.

Өсүүнүн таяныч борборлорунда инвестицияларды тартуу үчүн жагымдуу шарттарды түзүү мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын негизги милдети болууга тийиш.

Мындан тышкары инвесторлорго өзүнүн өндүрүшүн ишке киргизүүдө жергиликтүү бийлик органдары тарабынан көмөк көрсөтүү керек, анын натыйжасында инвесторлордун чыгымдары азаят, алардын товарлары, жумуштары, кызмат көрсөтүүлөрү тышкы рыноктордо атаандаштыкка жөндөмдүү болот.

Потенциалдуу инвесторлордун продукциясынын өздүк наркын төмөндөтүү үчүн өсүүнүн таяныч борборлорун социалдык-экономикалык өнүктүрүү программаларында мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өсүүнүн ар бир таяныч борборунда туташтырылган суу менен камсыздоо, саркын-

ды сууларды чыгаруу, энергия менен жабдуу системалары түрүндө өнүккөн өнөр жай инфраструктурасы жана жол инфраструктурасы бар өнөр жай аянтчаларын түзүү боюнча, преференцияларды алууга талапкер болгон потенциалдуу инвесторлорду тандоонун ачык эрежелерин бекитүү боюнча иш-аракеттерин аныктоо зарыл.

Мамлекет тарабынан алар үчүн жагымдуу шарттар түзүлгөн тартылуучу инвесторлор төмөнкүдөй талаптарга жооп берүүгө тийиш:

– продукцияны экспорттоо үчүн туруктуу, ырасталган сатуу рынокторуна ээ болуу;
– өз ишинде атаандаштыкка жөндөмдүүлүктүн жогорку деңгээлин камсыз кылган инновациялык технологияларды колдонуу;
– өз кызматкерлери үчүн эмгек жөнүндө улуттук мыйзамдардын талаптарына жооп берген, анын ичинде эмгек акы төлөө маселелеринде эмгек шарттарын камсыз кылуу;

– бул региондо башка уюмдар үчүн жаңы өндүрүш маданиятын калыптандыруу жана өнүктүрүү, инновациялык өндүрүштөрдүн топторун түзүү жана кеңейтүү боюнча программаларга тартуу;

– жергиликтүү эмгек ресурстарынын жагымдуулугун камсыз кылган квалификациялуу кызматкерлердин орчундуу массасын түзүүгө өз салымын кошуу.

“Жашыл экономиканы” өнүктүрүүгө каражаттарды салган инвесторлорду тартууга өзгөчө көңүл бурулат. Энергия үнөмдөөчү технологияларды, парник газдарынын чыгууларын жана өндүрүш калдыктарын азайтуу боюнча технологияларды колдонуу инвесторлорду тандоодо маанилүү шарттардын бири болуп калат.

Өсүүнүн потенциалдуу таяныч борборлоруна инвесторлорду тартуу үчүн жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары 2025–2030-жылдар аралыгында преференциялык шарттары бар 2–3төн кем эмес өндүрүштүк аянтчаны түзүүгө тийиш.

Бул чараларды ишке ашыруу өнөр жай өндүрүшүнүн түрлөрү боюнча региондун адистештирилишин калыптандыруу үчүн шарттарды түзөт.”;

2.3-параграфтын 5-пунктчасындагы “15 %дан” деген сөздөр

“10 %дан” деген сөздөргө алмаштырылсын;

3-бөлүмдүн 3.3-параграфынын 4-пунктчасындагы “10%ын” деген сөздөр “20%ын” деген сөздөргө алмаштырылсын;

- 4-глава төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“4-глава. Өсүүнүн таяныч борборун өнүктүрүүгө мамлекеттик колдоо көрсөтүү шарттары

Аймакты өнүктүрүү боюнча өсүүнүн таяныч борборлорунун демилгелерин колдоо максатында өсүүнүн таяныч борборлорунун жергиликтүү бюджеттери үчүн максаттуу трансферттер түрүндө республикалык бюджеттен каржылоону ачуу каралат.

Өсүүнүн таяныч борборлорун түзүүгө жана өнүктүрүүгө финансылык колдоо алуу үчүн шаарлардын жана калктуу конуштардын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине өнүктүрүүнүн мастерпландарын киргизет. Таяныч шаарларды жана калктуу конуштарды республикалык бюджеттен этап-этабы менен финансылык колдоо өсүүнүн таяныч борборунун критерийлерине ылайык келүүсүнүн, региондорду өнүктүрүү боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын корутундусунун, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан бекитилген өнүктүрүүнүн мастер-пландарынын негизинде каралат.”;

– 8-главада “10 299,6”, “7 049,6”, “3 250,0” деген цифралар “9 525,7”, “6 475,7”, “3 050,0” деген цифраларга алмаштырылсын;

2) жогоруда аталган токтомдун 2 жана 4-тиркемелери ушул токтомдун 1 жана 2-тиркемелерине ылайык редакцияда баяндалсын.

2. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып он күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

**Кыргыз Республикасынын
Министрлер Кабинетинин
Төрагасы**

А.КАСЫМАЛИЕВ

Бишкек ш., 2025-жылдын 30-октябры, №708

**№9, 16 ОКРУГДУК ШАЙЛОО
КОМИССИЯЛАРЫНЫН КУРАМДАРЫНА
ӨЗГӨРТҮҮЛӨРДҮ КИРГИЗҮҮ ЖӨНҮНДӨ****КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО
ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ ӨТКӨРҮҮ БОЮНЧА
БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН
ТОКТОМУ**

“Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 12-беренесине, “Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 4, 8-беренелерине, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2019-жылдын 6-декабрындагы №176 токтому менен бекитилген Шайлоо комиссияларын түзүү, таркатуу жана шайлоо комиссияларынын резервдерин түзүү, жүргүзүү тартиби жөнүндө жобого ылайык, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы **токтом кылат:**

1. Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2025-жылдын 3-октябрындагы №90 “2025-жылдын 30-ноябрына дайындалган Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоону даярдоо жана өткөрүү мезгилине 30 округдук шайлоо комиссиясынын курамдарын бекитүү жөнүндө” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) Жогоруда аталган токтом менен бекитилген 9-тиркемеге төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:
– Камаева Айдана Замировна, Темиров Мирбек Алипбекович комиссиянын курамынан чыгарылсын;
– Орозбаев Аман Адилович, Калчаева Сүйүмкан Курбаналиевна комиссиянын курамына киргизилсин.

2) Ушул токтомдун 1-пунктунда көрсөтүлгөн токтомдун 16-тиркемесине төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:
– Тайчиева Гульжамила Дуйшембековна комиссиянын курамынан чыгарылсын;

– Алымкулов Марлис Ажыбекович комиссиянын курамына киргизилсин.

2. Бул токтом “Эркин-Тоо” мамлекеттик расмий гезитине жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

3. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасынын орун басары А.С. Жупуевага жүктөлсүн.

Төрага

Т. ШАЙНАЗАРОВ

Бишкек ш., 2025-жылдын 24-октябры, №118

**КОЧКОР ЖАНА ТОКТОГУЛ АЙМАКТЫК
ШАЙЛОО КОМИССИЯЛАРЫНЫН КУРАМДАРЫНА
ӨЗГӨРТҮҮЛӨРДҮ КИРГИЗҮҮ ЖӨНҮНДӨ****КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО
ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ ӨТКӨРҮҮ БОЮНЧА
БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН
ТОКТОМУ**

“Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 4, 8-беренелерине, “Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 1-беренесине, 22-беренесинин 10-бөлүгүнүн 1-пунктуна, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2019-жылдын 6-декабрындагы №176 токтому менен бекитилген Шайлоо комиссияларын түзүү, таркатуу жана шайлоо комиссиясынын резервин түзүү, жүргүзүү тартиби жөнүндө жобого ылайык, Кыргыз Республикасынын айрым аймактык шайлоо комиссияларынын резервдерин жана курамдарын түзүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2025-жылдын 21-февралындагы №13 токтомуна ылайык, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы **токтом кылат:**

1. Кочкор аймактык шайлоо комиссиясынын курамына төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

– жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органдары тарабынан сунушталган Өмүрканов Тенизбек Акимович берген арызына ылайык комиссиянын курамынан чыгарылсын;
– жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органдары тарабынан сунушталган Камчыбекова Марипа резервден комиссиянын курамына киргизилсин.

2. Токтогул аймактык шайлоо комиссиясынын курамына төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

– “Ынтымак” саясий партиясы тарабынан сунушталган Эсенбекова Нурзада Эсенбековна берген арызына ылайык комиссиянын курамынан чыгарылсын;

– “Эл Үмүтү” саясий партиясы тарабынан сунушталган Мадылбаева Жумагүл Раевна резервден комиссиянын курамына киргизилсин.

3. Бул токтом “Эркин-Тоо” мамлекеттик расмий гезитине жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

4. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасынын орун басары А.С. Жупуевага жүктөлсүн.

Төрага

Т. ШАЙНАЗАРОВ

Бишкек ш., 2025-жылдын 27-октябры, №121

**БИШКЕК ШААРЫНДАГЫ
№1165 ШАЙЛОО УЧАСТОГУНУН
ДАРЕГИН ӨЗГӨРТҮҮ ЖӨНҮНДӨ****КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
ШАЙЛОО ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ
ӨТКӨРҮҮ БОЮНЧА БОРБОРДУК
КОМИССИЯСЫНЫН
ТОКТОМУ**

“Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 13-1-беренесин, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2025-жылдын 28-июнундагы №41 токтому менен бекитилген Шайлоо округдары менен шайлоо участокторунун схемаларын жана чек араларын башкаруу тартиби жөнүндө жобонун 5-главасын жетекчиликке алып, “Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 3, 4, 8-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы **токтом кылат:**

1. Бишкек шаарындагы №37 мектептин имаратында жайгашкан

№1165 шайлоо участогунун дареги Белорус көчөсү, 37/1ден Көк-Жар кичи району, №3 үйгө №404 МАБдын мурдагы имаратына өзгөртүлсүн.

2. №22 округдук шайлоо комиссиясы Октябр административдик району менен биргеликте шайлоочулар арасында шайлоо участогунун дареги өзгөртүлгөндүгү тууралуу түшүндүрүү иштерин жүргүзсүн.

3. Бул токтом “Эркин-Тоо” мамлекеттик расмий гезитине жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

4. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасынын орун басары А.С. Жупуевага жүктөлсүн.

Төрага

Т. ШАЙНАЗАРОВ

Бишкек ш., 2025-жылдын 29-октябры, №125

Кыргыз Республикасынын
Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын
2025-жылдын 22-октябрындагы
№113 токтомуна 1-тиркеме

Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын ыйгарым укуктары мөөнөтүнөн мурда токтотулгандыгы жөнүндө аймактык шайлоо комиссияларынын чечимдери

№	Депутаттын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу боюнча АШКнын чечиминин № жана датасы жана чечимге негиз	Жергиликтүү кеңештердин аталыштары	Ыйгарым укуктары мөөнөтүнөн мурда токтотулган жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын Ф.А.А.
НАРЫН ОБЛУСУ			
Ак-Талаа району			
1.	Ак-Талаа АШК, №7, 13.10.2025-ж. (01.10.2025-ж., өз арызы)	Ала-Буга айылдык (№3 Жерге-Тал-Чолок-Кайын шайлоо округу)	Ашырбеков Мелисбек Мукашович
ЫСЫК-КӨЛ ОБЛУСУ			
Жети-Өгүз району			
2.	Жети-Өгүз АШК, №12, 15.10.2025-ж. (07.10.2025-ж., өз арызы)	Барскоон айылдык (№2 Тамга шайлоо округу)	Рахманова Рита Жыргалбековна
3.	Жети-Өгүз АШК, №12, 15.10.2025-ж. (05.10.2025-ж., өз арызы)	Жаргылчак айылдык (№3 Жаргылчак шайлоо округу)	Адигинеев Таалайбек Чекирович
Каракол шаары			
4.	Каракол АШК, №5, 30.09.2025-ж. (03.09.2025-ж., өз арызы)	Каракол шаардык	Молдоташев Догдурбай Уркасымович (1) “Ыйман Нуру” депутаттык фракциясы
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ			
Манас шаары			
5.	Манас шаардык АШК, №11, 10.10.2025-ж. (17.09.2025-ж., өз арызы)	Манас шаардык	Орозбаев Келдибек Абдибаитович (5) “Адилет” депутаттык фракциясы
6.	Манас шаардык АШК, №11, 10.10.2025-ж. (17.09.2025-ж., өз арызы)	Манас шаардык	Турдубеков Орозбек Турдубекович (17) “Адилет” депутаттык фракциясы
Аксы району			
7.	Аксы АШК, №6, 07.10.2025-ж. (12.09.2025-ж., өз арызы)	Сары-Челек айылдык (№3 Авлетим шайлоо округу)	Абдыраманов Нурмырза Абасович
ОШ ОБЛУСУ			
Ноокат району			
8.	Ноокат АШК, №21, 13.10.2025-ж. (10.10.2025-ж., өз арызы)	Кеңеш айылдык (№2 Арбын шайлоо округу)	Абдикарим кызы Рахима
9.	Ноокат АШК, №21, 13.10.2025-ж. (Каза болгондугу тууралуу №KGZ07_0327625 күбөлүгү Ноокат райондук ЖААК бөлүмү тарабынан 30.09.2025-жылында берилген)	Көк-Бел айылдык (№1 Көк-Бел шайлоо округу)	Алибаева Мунара Имашовна

Кыргыз Республикасынын
Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын
2025-жылдын 22-октябрындагы
№113 токтомуна 2-тиркеме

Жергиликтүү кеңештердин шайланган депутаттары деп таанылгандыгы жөнүндө аймактык шайлоо комиссияларынын чечимдери

№	Бош калган депутаттык мандатты ыйгаруу боюнча АШКнын чечими	Жергиликтүү кеңештердин аталыштары	Жергиликтүү кеңештин кийинки шайланган депутатынын Ф. А. А.	Иштеген жери, ээлеген кызматы
НАРЫН ОБЛУСУ				
Ак-Талаа району				
1.	Ак-Талаа АШК, №7, 13.10.2025-ж. (10.10.2025-ж., өз арызы)	Ала-Буга айылдык (№3 Жерге-Тал-Чолок-Кайын шайлоо округу)	Шералы уулу Уланбек	Убактылуу иштебейт
ЫСЫК-КӨЛ ОБЛУСУ				
Жети-Өгүз району				
2.	Жети-Өгүз АШК, №12, 15.10.2025-ж. (14.10.2025-ж., өз арызы)	Барскоон айылдык (№2 Тамга шайлоо округу)	Токтомушова Жаңыл Абалаковна	Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигине караштуу Тамга аскер санаториясынын кампа башчысы
3.	Жети-Өгүз АШК, №12, 15.10.2025-ж. (07.10.2025-ж., өз арызы)	Жаргылчак айылдык (№3 Жаргылчак шайлоо округу)	Насирдинова Лира Кемеловна	К. Мурзабеков атындагы орто мектебинин мугалими
Каракол шаары				
4.	Каракол АШК, №6, 30.09.2025-ж. (03.09.2025-ж., өз арызы)	Каракол шаардык	Турсунбаев Уланбек Сарбаевич (4) “Ыйман Нуру” саясий партиясы	Жеке ишкер
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ				
Манас шаары				
5.	Манас шаардык АШК, №11, 10.10.2025-ж. (26.09.2025-ж., өз арызы)	Манас шаардык	Турдалиев Кайратбек Каттабекович (26) “Адилет”саясий партиясы	Жеке ишкер
6.	Манас шаардык АШК, №11, 10.10.2025-ж. (26.09.2025-ж., өз арызы)	Манас шаардык	Мурсалиев Исмаил Акрамжанович (40) “Адилет”саясий партиясы	Жеке ишкер
Аксы району				
7.	Аксы АШК, №6, 07.10.2025-ж. (06.10.2025-ж., өз арызы)	Сары-Челек айылдык (№3 Авлетим шайлоо округу)	Жанышбек уулу Бектен	Убактылуу иштебейт
ОШ ОБЛУСУ				
Ноокат району				
8.	Ноокат АШК, №21, 13.10.2025-ж. (10.10.2025-ж., өз арызы)	Көк-Бел айылдык (№1 Көк-Бел шайлоо округу)	Алибаев Марсбек Исирапилович	Ош шаарындагы Панфилов атындагы мектебинин мугалими

АК-ТАЛАА, ЖЕТИ-ӨГҮЗ, КАРАКОЛ, МАНАС
ШААРДЫК, АКСЫ ЖАНА НООКАТ АЙМАКТЫК
ШАЙЛОО КОМИССИЯЛАРЫНЫН КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖЕРГИЛИКТҮҮ КЕҢЕШТЕРИНИН
КЭЭ БИР ДЕПУТАТТАРЫНЫН ЫЙГАРЫМ УКУКТАРЫН
МӨӨНӨТҮНӨН МУРДА ТОКТОТУУ ЖАНА БОШ КАЛГАН
МАНДАТТАРДЫ ЖЕРГИЛИКТҮҮ КЕҢЕШТЕРДИН
ДЕПУТАТТЫГЫНА ТАЛАПКЕРЛЕРГЕ ӨТКӨРҮП БЕРҮҮ
ЖӨНҮНДӨ ЧЕЧИМДЕРИН БЕКИТҮҮ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО
ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ ӨТКӨРҮҮ БОЮНЧА
БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН

ТОКТОМУ

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбор-дук комиссиясына аймактык шайлоо комиссияларынын жергиликтүү кеңештердин кээ бир депутаттарынын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу жана бош калган мандаттарды жергиликтүү кеңештердин депутаттыгына талапкерлерге өткөрүп берүү жөнүндө төмөнкү чечимдери келип түштү:

1) депутаттар депутаттык ыйгарым укуктарын тапшыруу жөнүндө жазуу жүзүндө арыз бергендигине байланыштуу жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу жөнүндө чечимдер (“Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 3-беренесинин 1-бөлүгүнүн 1-пунктуна жана “Жергиликтүү кеңеш-тердин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 52-беренесинин 2-бөлүгүнүн 1-пунктуна ылайык кабыл алынган);

– Ак-Талаа аймактык шайлоо комиссиясынын 2025-жылдын 13-октябрындагы №7 Нарын облусунун Ак-Талаа районунун Ала-Буга айылдык кеңеши боюнча;
– Жети-Өгүз аймактык шайлоо комиссиясынын 2025-жылдын 15-октябрындагы №12 Ысык-Көл облусунун Жети-Өгүз районунун Барскоон жана Жаргылчак айылдык кеңештери боюнча;
– Каракол аймактык шайлоо комиссиясынын 2025-жылдын 30-сентябрындагы №5 Ысык-Көл облусунун Каракол шаардык кеңеши боюнча;
– Манас шаардык аймактык шайлоо комиссиясынын 2025-жылдын 10-октяб-рындагы №11 Жалал-Абад облусунун Манас шаардык кеңеши боюнча;
– Аксы аймактык шайлоо комиссиясынын 2025-жылдын 7-октябрындагы №6 Жалал-Абад облусунун Аксы районунун Сары-Челек айылдык кеңеши боюнча;
– Ноокат аймактык шайлоо комиссиясынын 2025-жылдын 13-октябрындагы №21 Ош облусунун Ноокат районунун Кеңеш айылдык кеңеши боюнча;

2) Ноокат аймактык шайлоо комиссиясынын 2025-жылдын 13-октябрындагы №6 Ош облусунун Ноокат районунун Көк-Бел айылдык кеңеши боюнча каза болгондугуна байланыштуу жергиликтүү кеңештин депутатынын ыйгарым укук-тарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу жөнүндө чечими (“Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 3-беренесинин 11-пунктуна жана “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 52-беренесинин 2-бөлүгүнүн 9-пунктуна ылайык кабыл алынган);

3) бош калган мандаттарды тиешелүү көп мандаттуу шайлоо округу боюнча добуш берүүгө катышкан шайлоочулардын добуштарынын көбүн алган шайланган депутаттан кийинки талапкерге өткөрүп берүү жөнүндө чечимдер (“Жергилик-түү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 52-беренесинин 1-бөлүгүнүн 1-пунктуна ылайык кабыл алынган);
– Ак-Талаа аймактык шайлоо комиссиясынын 2025-жылдын 13-октябрындагы №7 Нарын облусунун Ак-Талаа районунун Ала-Буга айылдык кеңеши боюнча;
– Жети-Өгүз аймактык шайлоо комиссиясынын 2025-жылдын 15-сентябрын-дагы №12 Ысык-Көл облусунун Жети-Өгүз районунун Барскоон жана Жаргылчак айылдык кеңештери боюнча;
– Аксы аймактык шайлоо комиссиясынын 2025-жылдын 7-октябрындагы №6 Жалал-Абад облусунун Аксы районунун Сары-Челек айылдык кеңеши боюнча;
– Ноокат аймактык шайлоо комиссиясынын 2025-жылдын 13-октябрындагы №21 Ош облусунун Ноокат районунун Көк-Бел айылдык кеңеши боюнча;

4) бош калган мандатты саясий партиянын тизмесинде шайланган депутат-тардан кийинки талапкерлерге өткөрүп берүү жөнүндө чечимдер (“Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мый-замынын 52-беренесинин 1-бөлүгүнүн 3-пунктуна жана 1-1-бөлүгүнө ылайык кабыл алынган);
– Каракол аймактык шайлоо комиссиясынын 2025-жылдын 30-сентябрындагы №6 Ысык-Көл облусунун Каракол шаардык кеңеши боюнча;
– Манас шаардык аймактык шайлоо комиссиясынын 2025-жылдын 10-сентяб-рындагы №11 Жалал-Абад облусунун Манас шаардык кеңеши боюнча.
Аймактык шайлоо комиссияларынын кабыл алынган чечимдери “Кыргыз Рес-публикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 20-беренесинин, “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 3-беренесинин жана “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 52-беренесинин талаптарына ылайык келет.

“Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбор-дук комиссиясы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 4-беренесинин 1-бөлүгүнүн 28-пунктуна ылайык “Борбордук шайлоо комиссиясы жергиликтүү кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу жөнүндө, жергиликтүү кеңештин депутатынын бош калган мандатын өткөрүп берүү жөнүндө, жергиликтүү кеңештин депутаттыгына талапкерлерди катталган тизмеден чыгаруу жөнүндө аймактык шайлоо комиссияларынын че-чимдерин бекитет”.

Аймактык шайлоо комиссияларынын бекитүүгө келип түшкөн чечимдеринин “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Респу-бликасынын Мыйзамынын 52-беренесинин жана “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 3, 5-беренелеринин талаптарына ылайыктуулугун карап чыгып, “Кыргыз Респу-бликасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 3, 4, 8-бере-нелерин жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы **токтом кылат:**

1. Төмөнкүлөр бекитилсин:
– Ак-Талаа, Жети-Өгүз, Каракол, Манас шаардык, Аксы жана Ноокат аймактык шайлоо комиссияларынын жергиликтүү кеңештеринин кээ бир депутаттарынын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу жөнүндө чечимдери 1-тиркемеге ылайык;
– Ак-Талаа, Жети-Өгүз, Каракол, Манас шаардык, Аксы жана Ноокат аймактык шайлоо комиссияларынын бош калган мандаттарды катталган талапкерлердин тизмесиндеги талапкерлерге өткөрүп берүү жөнүндө чечимдери 2-тиркемеге ылайык.

2. 1-тиркемеде көрсөтүлгөн жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын кү-бөлүктөрү ушул токтом жарыяланган күндөн тартып жараксыз деп табылсын.
3. Ак-Талаа, Жети-Өгүз, Каракол, Манас шаардык, Аксы жана Ноокат аймактык шайлоо комиссиялары жергиликтүү кеңештердин шайланган депутаттарын 2-тиркемеге ылайык каттасын жана аларга белгиленген үлгүдөгү күбөлүктөрдү жана төш белгилерди тапшырсын.

4. Бул токтом “Эркин-Тоо” гезитине жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

5. Бул токтомдун көчүрмөсү тиешелүү аймактык шайлоо комиссияларына жана жергиликтүү кеңештерге жөнөтүлсүн.
6. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасынын орун басары А.С. Жупуевага жүктөлсүн.

Төрага
Бишкек ш., 2025-жылдын 22-октябры, №113

Т. ШАЙНАЗАРОВ

**НООКЕН АЙМАКТЫК ШАЙЛОО
КОМИССИЯСЫНЫН КУРАМЫНА
ӨЗГӨРТҮҮЛӨРДҮ КИРГИЗҮҮ ЖӨНҮНДӨ**

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО
ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ ӨТКӨРҮҮ БОЮНЧА
БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН
ТОКТОМУ

“Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 4, 8-беренелерине, “Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 1-беренесине, 22-беренесинин 10-бөлүгүнүн 1-пунктуна, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2019-жылдын 6-декабрындагы №176 токтому менен бекитилген Шайлоо комиссияларын түзүү, таркатуу жана шайлоо комиссиясынын резервин түзүү, жүргүзүү тартиби жөнүндө жобого ылайык, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы **токтотмок кылат:**

1. Кыргыз Республикасынын айрым аймактык шайлоо комиссияларынын резервдерин жана курамдарын түзүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2025-жылдын 21-февралындагы №13 токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин.

1) жогоруда аталган токтом менен бекитилген 5-тиркемедеги:
– жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органдарынан көрсөтүлгөн Дыйканбаева Суюмкан Сыргабаевна, Абдыкадыров Асылбек Ашимбекович берген арыздарына ылайык Ноокен аймактык шайлоо комиссиясынын курамынан чыгарылсын;

– жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органдарынан көрсөтүлгөн Төлөнов Тасмабек Асанович, Сайпидинов Жоробай Жумабаевич резервден Ноокен аймактык шайлоо комиссиянын курамына киргизилсин.

2. Бул токтом “Эркин-Тоо” мамлекеттик расмий гезитине жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

3. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасынын орун басары А.С.Жупуевага жүктөлсүн.

Төрага**Т. ШАЙНАЗАРОВ***Бишкек ш., 2025-жылдын 22-октябры, №114***№13, 27 ОКРУГДУК ШАЙЛОО
КОМИССИЯЛАРЫНЫН КУРАМДАРЫНА
ӨЗГӨРТҮҮЛӨРДҮ КИРГИЗҮҮ ЖӨНҮНДӨ**

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО
ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ ӨТКӨРҮҮ БОЮНЧА
БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН
ТОКТОМУ

“Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 12-беренесине, “Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 4, 8-беренелерине, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2019-жылдын 6-декабрындагы №176 токтому менен бекитилген Шайлоо комиссияларын түзүү, таркатуу жана шайлоо комиссияларынын резервдерин түзүү, жүргүзүү тартиби жөнүндө жобого ылайык, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы **токтотмок кылат:**

1. Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2025-жылдын 3-октябрындагы №90 “2025-жылдын 30-ноябрына дайындалган Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоону даярдоо жана өткөрүү мезгилине 30 округдук шайлоо комиссиясынын курамдарын беки-түү жөнүндө” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) Жогоруда аталган токтом менен бекитилген 13-тиркемеге төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

– Абдыкадыров Асылбек Ашимбекович комиссиянын курамынан чыгарылсын;

– Сайпидинов Жоробай Жумабаевич комиссиянын курамына киргизилсин.

2) Ушул токтомдун 1-пунктунда көрсөтүлгөн токтомдун 27-тиркемесине төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

– Бейшебаев Асылбек Жеңишбекович комиссиянын курамынан чыгарылсын;

– Орузбаев Кадырбек Курманович комиссиянын курамына киргизилсин.

2. Бул токтом “Эркин-Тоо” мамлекеттик расмий гезитине жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

3. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасынын орун басары А.С.Жупуевага жүктөлсүн.

Төрага**Т. ШАЙНАЗАРОВ***Бишкек ш., 2025-жылдын 23-октябры, №115***КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
ШАЙЛОО ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ
ӨТКӨРҮҮ БОЮНЧА БОРБОРДУК
КОМИССИЯСЫНЫН ТӨРАГАСЫНЫН
ОРУН БАСАРЫН ШАЙЛОО
ЖӨНҮНДӨ**

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
ШАЙЛОО ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ
ӨТКӨРҮҮ БОЮНЧА БОРБОРДУК
КОМИССИЯСЫНЫН

ТОКТОМУ

“Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 4, 6, 8-беренелерине, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2025-жылдын 10-сентябрындагы №73 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын регламентинин 53-пунктунун 3, 4-абзацтарына жана 55-пунктуна ылайык, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы **токтотмок кылат:**

1. Койчукеев Нурлан Чокоевич Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасынын орун басары кызмат ордуна бошотулсун.

2. Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасынын орун басары кызмат ордуна Конуров Бахадыр Арунович шайланды деп таанылсын.

3. Бул токтом “Эркин-Тоо” мамлекеттик расмий гезитине жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

4. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасынын орун басары А.С.Жупуевага жүктөлсүн.

Төрага**Т. ШАЙНАЗАРОВ***Бишкек ш., 2025-жылдын 23-октябры, №116***БИШКЕК ШААРЫНДАГЫ, БАТКЕН ОБЛУСУНУН БАТКЕН РАЙОНУНДАГЫ, ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУНУН СУЗАК, АЛА-БУКА,
ТОКТОГУЛ РАЙОНДОРУНДАГЫ, ЧҮЙ ОБЛУСУНУН МОСКВА РАЙОНУНДАГЫ, ЫСЫК-КӨЛ ОБЛУСУНУН ТОҢ, ЫСЫК-КӨЛ,
АК-СУУ РАЙОНДОРУНДАГЫ АЙРЫМ ШАЙЛОО УЧАСТОКТОРУНУН ДАРЕКТЕРИН ӨЗГӨРТҮҮ ЖӨНҮНДӨ**

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ ӨТКӨРҮҮ БОЮНЧА БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН

ТОКТОМУ

“Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 13-1-беренесин, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2025-жылдын 28-июнундагы №41 токтому менен бекитилген Шайлоо округдары менен шайлоо участкактарынун схемаларын жана чек араларын башкаруу тартиби жөнүндө жобонун 5-главасын жетекчиликке алып, “Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 3, 4, 8-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы **токтотмок кылат:**

1. Бишкек шаарындагы №37 мектептин имаратында жайгашкан №1165 шайлоо участкагунун дареги Белорус көчөсү, 37/1ден Улан кичи району, 25/1ге “Приоритет” жеке мектебинин имаратына өзгөртүлсүн.

2. Баткен облусунун Баткен районунун Таш-Тумшук айылындагы башталгыч мектептин имаратында жайгашкан №8198 шайлоо участкагунун дареги Тынчтык көчөсү, 7ден Алма-Бак көчөсү, №2/5ке Баткен облусунун Баткен районунун Үч-Дөбө айылындагы А. Жайнаков орто мектебинин имаратына өзгөртүлсүн.

3. Баткен облусунун Баткен районунун Достук айылындагы Достук орто мектебинин имаратында жайгашкан №8070 шайлоо участкагунун дареги Достук көчөсү, 3төн Баткен облусунун Баткен районунун Достук айылындагы №72 үйгө өзгөртүлсүн.

4. Жалал-Абад облусунун Сузак районунун Камыш-Башы айылында жайгашкан №2014 шайлоо участкагунун дареги Дыйкан-Ата көчөсү, 25тен А. Мадеминов көчөсү, 3кө Жалал-Абад облусунун Сузак районунун Садда айылындагы Садда орто мектебинин имаратына өзгөртүлсүн.

5. Жалал-Абад облусунун Сузак районунун Благовещенка айылында жайгашкан №2012 шайлоо участкагунун дареги О.Шемаев көчөсү, 127ден О.Шемаев көчөсү, 137ге Жалал-Абад облусунун Сузак районунун Благовещенка айылындагы А.Гайдар атындагы орто мектептин имаратына өзгөртүлсүн.

6. Жалал-Абад облусунун Сузак районунун Күмүш-Азиз айылындагы спорт комплексинде жайгашкан №2393 шайлоо участкагунун дареги Тиллебай ажы көчөсүнөн ушул эле көчөгө Жалал-Абад облусунун Сузак районунун Күмүш-Азиз айылындагы жайгашкан №6 Үй-бүлөлүк дарыгерлер тобунун (ҮДТ) имаратына өзгөртүлсүн.

7. Жалал-Абад облусунун Ала-Бука районунун Ажек айылындагы маданият үйүндө жайгашкан №2285 Комсомол шайлоо участкагунун дареги Комсомол көчөсү, 53кө Жалал-Абад облусунун Ала-Бука районунун Ажек айылындагы орто мектептин имаратына өзгөртүлсүн.

8. Жалал-Абад облусунун Ала-Бука районунун Кызыл-

Ата айылындагы маданият үйүндө жайгашкан №2273 шайлоо участкагунун дареги С. Мамажанова көчөсү, 26га Жалал-Абад облусунун Ала-Бука районунун Кызыл-Ата айылындагы Ы.Чаңгылов орто мектебинин имаратына өзгөртүлсүн.

9. Жалал-Абад облусунун Токтогул районунун Кызыл-Өзгөрүш айылындагы орто мектептин имаратында жайгашкан №2354 шайлоо участкагунун дареги Карымшаков көчөсү, 57ге Жалал-Абад облусунун Токтогул районунун Кызыл-Өзгөрүш айылындагы А. Ибраимов атындагы орто мектептин имаратына өзгөртүлсүн.

10. Жалал-Абад облусунун Токтогул районунун Кызыл-Туу айылындагы Бримкулов орто мектебинин имаратында жайгашкан №2225 шайлоо участкагунун дареги Мүлкүбат көчөсү, 30га Жалал-Абад облусунун Токтогул районунун Кызыл-Туу айылындагы Мүлкүбат орто мектебинин имаратына өзгөртүлсүн.

11. Чүй облусунун Москва районунун Кепер-Арык айылындагы Артыкбаев атындагы орто мектепте жайгашкан №7309 шайлоо участкагунун дареги Белек көчөсү, 3Адан Апылтаева көчөсү, 10Ага Чүй облусунун Москва районунун Кепер-Арык айылындагы маданият үйүнүн имаратына өзгөртүлсүн.

12. Ысык-Көл облусунун Ак-Суу районунун Тегизчил айылындагы бала бакчанын имаратында жайгашкан №3128 шайлоо участкагунун дареги Рахмат көчөсү, 54кө Ысык-Көл облусунун Ак-Суу районунун Тегизчил айылындагы К.Эшимбеков атындагы орто мектептин имаратына өзгөртүлсүн.

13. Ысык-Көл облусунун Ак-Суу районунун Октябрь айылындагы орто мектептин имаратында жайгашкан №3125 шайлоо участкагунун дареги Кожокматова көчөсү, 29га Ысык-Көл облусунун Ак-Суу районунун Октябрь айылындагы мурдагы айыл өкмөтүнүн имаратына өзгөртүлсүн.

14. Ысык-Көл облусунун Тоң районунун Б.Мамбетов айыл аймагындагы К. Тилеков орто мектебинин имаратында жайгашкан №3223 шайлоо участкагунун дареги Абатай көчөсү, 53төн Байсерке көчөсү, 42ге Ысык-Көл облусунун Тоң районунун Б. Мамбетов айыл аймагындагы М. Байсеркеев атындагы маданият үйүнүн имаратына өзгөртүлсүн.

15. Ысык-Көл облусунун Ысык-Көл районунун Корумду айылында жайгашкан №3034 шайлоо участкагунун дареги Сокубай көчөсү, 45ке Ысык-Көл облусунун Ысык-Көл районунун Корумду айылындагы К.Орозов орто мектебинин имаратына өзгөртүлсүн.

16. Ысык-Көл облусунун Ысык-Көл районунун Григорьевка айылында жайгашкан №3037 шайлоо участкагунун дареги Садыр аке көчөсү, 30га Ысык-Көл облусунун Ысык-Көл районунун Григорьевка айылындагы А.С.Пушкин атындагы орто мектептин имаратына өзгөртүлсүн.

17. Ысык-Көл облусунун Ысык-Көл районунун Кожояр айылында жайгашкан №3040 шайлоо участкагунун дареги

Кожояр көчөсү, 36га Ысык-Көл облусунун Ысык-Көл районунун Кожояр айылындагы спорт залдын имаратына өзгөртүлсүн.

18. Ысык-Көл облусунун Ысык-Көл районунун Кара-Ой айылындагы спорт залдын имаратында жайгашкан №3254 шайлоо участкагунун дареги Ж. Абдрахманов көчөсү, 174төн Ж. Абдрахманов көчөсү, 177Ага Ысык-Көл облусунун Ысык-Көл районунун Кара-Ой айылындагы айыл өкмөтүнүн имаратына өзгөртүлсүн.

19. Ысык-Көл облусунун Ысык-Көл районунун Бостери айылындагы мурдагы айыл өкмөтүнүн имаратында жайгашкан №3052 шайлоо участкагунун дареги Мамытов көчөсү, 73кө Ысык-Көл районунун Чолпон-Ата шаарындагы К.Жылкыбаев атындагы маданият үйүнүн имаратына өзгөртүлсүн.

20. Ысык-Көл облусунун Ысык-Көл районунун Кароол-Дөбө айылындагы Ж. Бейшекеев атындагы орто мектептин имаратында жайгашкан №3047 шайлоо участкагунун дареги Шадыканов көчөсү, 4кө Ысык-Көл облусунун Ысык-Көл районунун Кароол-Дөбө айылындагы ФАПтын имаратына өзгөртүлсүн.

21. Ысык-Көл облусунун Ысык-Көл районунун Ананьево айылындагы музейдин имаратында жайгашкан №3043 шайлоо участкагунун дареги Ленин көчөсү, 120Вдан Ленин көчөсү, 120Ага Ысык-Көл облусунун Ысык-Көл районунун Ананьево айылындагы Б. Чаргынов атындагы маданият үйүнүн имаратына өзгөртүлсүн.

22. №22 округдук шайлоо комиссиясы Октябрь административдик району, №2 шайлоо комиссиясы Ак-Татыр, Кара-Бак айыл өкмөттөрү, №11 округдук шайлоо комиссиясы Сузак, Барпы айыл өкмөттөрү, №15 округдук шайлоо комиссиясы Т.Балтагулов, Айры-Там айыл өкмөттөрү, №14 округдук шайлоо комиссиясы Токтогул шаардык мэриясы, Э. Иманалиев айыл өкмөтү, №18 округдук шайлоо комиссиясы Ак-Суу айыл өкмөтү, №27 округдук шайлоо комиссиясы Алтын-Арашан айыл өкмөтү, №28 округдук шайлоо комиссиясы Б. Мамбетов айыл өкмөтү, №27 округдук шайлоо комиссиясы Чолпон-Ата шаарынын мэриясы, Шайыбек ата, Жусуп Абдрахманов айыл өкмөттөрү менен биргеликте шайлоочулар арасында шайлоо участкактарынун даректери өзгөртүлгөндүгү тууралуу түшүндүрүү иштерин жүргүзсүн.

23. Бул токтом “Эркин-Тоо” мамлекеттик расмий гезитине жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

24. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасынын орун басары А.С. Жупуевага жүктөлсүн.

Төрага**Т. ШАЙНАЗАРОВ***Бишкек ш., 2025-жылдын 24-октябры, №117*

2025-ЖЫЛДЫН 30-НОЯБРЫНА ДАЙЫНДАЛГАН КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТТАРЫН МӨӨНӨТҮНӨН МУРДА ШАЙЛООДО ЭЛ АРАЛЫК БАЙКООЧУЛАРДЫ АККРЕДИТАЦИЯЛОО ЖӨНҮНДӨ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ ӨТКӨРҮҮ БОЮНЧА БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН
ТОКТОМУ

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2025-жылдын 30-сентябрындагы ПЖ №272 “Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоону дайындоо жөнүндө” Жарлыгына ылайык, “Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10-беренесин, “Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 4, 8-беренелерин, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2016-жылдын 9-ноябрындагы №197 «Кыргыз Республикасында шайлоолорду жана референдумдарды

өткөрүүдө эл аралык (чет элдик) байкоочулардын ишинин тартиби, статусу жана ыйгарым укуктары жөнүндө» токтому менен бекитилген жобону жетекчиликке алып, эл аралык уюмдардан келип түшкөн билдирмелердин негизинде, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы **токтом кылат:**

1. Көз карандысыз Мамлекеттер Шериктештигинин байкоочулар миссиясынын, Көз карандысыз Мамлекеттер Шериктештигинин Парламенттер аралык Ассамблеясынын, Кыргыз Республикасындагы Беларусь Республикасынын Элчилигинин жана Кыргыз Республикасындагы Россия Федерациясынын Элчилигинин өкүлдөрү тиркемеге ылайык Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда

шайлоодо эл аралык байкоочулар катары аккредитациялансын.

2. Аккредитацияланган эл аралык байкоочуларга белгиленген үлгүдөгү күбөлүк берилсин.

3. Ушул токтом “Эркин-Тоо” мамлекеттик расмий гезитине жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

4. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасынын орун басары А.С. Жупуевага жүктөлсүн.

Төрага
Т. ШАЙНАЗАРОВ
Бишкек ш., 2025-жылдын 24-октябры, №119

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2025-жылдын 24-октябрындагы №119 токтомуна тиркеме

АККРЕДИТАЦИЯЛАНГАН ЭЛ АРАЛЫК БАЙКООЧУЛАРДЫН ТИЗМЕСИ

№ к/н	Тас. №	Уюм	Фамилиясы, аты-жөнү	Өлкө	Ээлеген кызмат орду
1.	01.	Көз карандысыз Мамлекеттер Шериктештигинин (КМШ) Миссиясы	Петришенко Игорь Викторович	Беларусь Республикасы	Миссиянын башчысы, КМШнын Башкы катчысынын биринчи орун басары
2.	02.	КМШ Миссиясы	Козьяк Евгений Винцентьевич	Беларусь Республикасы	КМШнын Аткаруу комитетинин бөлүм башчысы
3.	03.	КМШ Миссиясы	Осипчик Денис Владимирович	Беларусь Республикасы	КМШнын Аткаруу комитетинин бөлүм башчысынын орун басары
4.	04.	КМШ Миссиясы	Краснобаев Виталий Витальевич	Беларусь Республикасы	Басма сөз кызматынын жетекчисинин орун басраы
5.	05.	КМШ Миссиясы	Кулеба Олег Викторович	Беларусь Республикасы	КМШнын Аткаруу комитетинин кеңешчиси
6.	06.	КМШ Миссиясы	Афонина Марина Владимировна	Россия Федерациясы	КМШнын Аткаруу комитетинин кеңешчиси
7.	07.	КМШ Миссиясы	Савунов Иван Михайлович	Беларусь Республикасы	КМШ Аткаруу комитетинин кеңешчиси
8.	08.	КМШ Миссиясы	Проскурова Наталья Варленовна	Беларусь Республикасы	КМШнын Аткаруу комитетинин кеңешчиси
9.	09.	КМШ Парламенттер аралык Ассамблеясы (КМШ ПАА)	Кобицкий Дмитрий Аркадьевич	Россия Федерациясы	КМШ ПАА Кеңешинин Башкы катчысы – КМШ ПАА Кеңешинин Катчылыгынын жетекчиси
1.	010.	КМШ ПАА	Джафаров Айдын Мамед оглы	Азербайжан Республикасы	КМШ ПАА Кеңешинин Башкы катчысынын орун басары – Азербайжан Республикасынын Межлисинин КМШ ПААдагы ыйгарым укуктуу өкүлү
11.	011.	КМШ ПАА	Чилингарян Айк Марселович	Армения Республикасы	КМШ ПАА Кеңешинин Башкы катчысынын орун басары – Армения Республикасынын Улуттук Жыйынынын КМШ ПААдагы ыйгарым укуктуу өкүлү
12.	012.	КМШ ПАА	Мукашев Асхат Каирбекович	Казакстан Республикасы	КМШ ПАА Кеңешинин Башкы катчысынын орун басары – Казакстан Республикасынын Улуттук Жыйынынын КМШ ПААдагы ыйгарым укуктуу өкүлү
13.	013.	КМШ ПАА	Соколова Ирина Валерьевна	Россия Федерациясы	КМШ ПАА Кеңешинин Башкы катчысынын орун басары – Россия Федерациясынын Федералдык жыйынынын КМШ ПААдагы ыйгарым укуктуу өкүлү
14.	014.	КМШ ПАА	Гафурзода Абдухалил Давлатали	Тажикстан Республикасы	КМШ ПАА Кеңешинин Башкы катчысынын орун басары – Тажикстан Республикасынын Улуттук Жыйынынын КМШ ПААдагы ыйгарым укуктуу өкүлү
15.	015.	КМШ ПАА	Мушкет Иван Ильич	Россия Федерациясы	КМШ ПАА Кеңешинин Башкы катчысынын орун басары – КМШ ПААга мүчө мамлекеттердин демократияны, парламентаризмди жана жарандардын шайлоо укуктарын өнүктүрүүгө мониторинг жүргүзүү эл аралык институтунун (КМШ ПАА ДӨМЭАИ) директору
16.	016.	КМШ ПАА	Караваев Сергей Георгиевич	Россия Федерациясы	КМШ ПАА Кеңешинин Башкы катчысынын кеңешчиси
17.	017.	КМШ ПАА	Пашнов Павел Леонидович	Россия Федерациясы	КМШ ПАА Кеңешинин Катчылыгынын маалымат-басма башкармалыгынын башчысы
18.	018.	КМШ ПАА	Еременко Елена Викторовна	Россия Федерациясы	КМШ ПАА ДӨМЭАИ директорунун орун басары
19.	019.	КМШ ПАА	Гнездилова Ольга Валентиновна	Россия Федерациясы	КМШ ПАА Кеңешинин Катчылыгынын басма сөз кызматынын жетекчиси
20.	020.	КМШ ПАА	Амбурцев Роман Альбертович	Россия Федерациясы	КМШ ПАА ДӨМЭАИ талдоо бөлүмүнүн башчысы
21.	021.	КМШ ПАА	Ксендзов Александр Николаевич	Россия Федерациясы	КМШ ПАА ДӨМЭАИ филиалдар менен иштөө бөлүмүнүн башчысы
22.	022.	КМШ ПАА	Кондрин Максим Дмитриевич	Россия Федерациясы	КМШ ПАА ДӨМЭАИ шайлоого талдоо жана байкоо жүргүзүү бөлүмүнүн кеңешчиси
23.	023.	КМШ ПАА	Кривошеин Савелий Александрович	Россия Федерациясы	КМШ ПАА ДӨМЭАИ филиалдар менен иштөө бөлүмүнүн кеңешчиси
24.	024.	КМШ ПАА	Громская Наталья Александровна	Россия Федерациясы	КМШ ПАА ДӨМЭАИ шайлоого талдоо жана байкоо жүргүзүү бөлүмүнүн консультанты
25.	025.	КМШ ПАА	Ромашов Роман Анатольевич	Россия Федерациясы	КМШ ПАА ДӨМЭАИ эксперти
26.	026.	Кыргыз Республикасындагы Беларусь Республикасынын элчилиги	Молунов Сергей Петрович	Беларусь Республикасы	Кыргыз Республикасындагы Беларусь Республикасынын Атайын жана Ыйгарым укуктуу Элчиси
27.	027.	Кыргыз Республикасындагы Беларусь Республикасынын элчилиги	Семашко Виталий Евгеньевич	Беларусь Республикасы	Кыргыз Республикасындагы Беларусь Республикасынын элчилигинин кеңешчиси
28.	028.	Кыргыз Республикасындагы Россия Федерациясынын элчилиги	Домбровский Денис Михайлович	Россия Федерациясы	Үчүнчү катчы
29.	029.	Кыргыз Республикасындагы Россия Федерациясынын элчилиги	Александров Михаил Андреевич	Россия Федерациясы	Атташе

№5, 14, 15, 25 ОКРУГДУК ШАЙЛОО КОМИССИЯЛАРЫНЫН КУРАМДАРЫНА
ӨЗГӨРТҮҮЛӨРДҮ КИРГИЗҮҮ ЖӨНҮНДӨ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ ӨТКӨРҮҮ БОЮНЧА БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН
ТОКТОМУ

“Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 12-беренесине, “Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 4, 8-беренелерине, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2019-жылдын 6-декабрындагы №176 токтому менен бекитилген Шайлоо комиссияларын түзүү, таркатуу жана шайлоо комиссияларынын резервдерин түзүү, жүргүзүү тартиби жөнүндө жобого ылайык, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы **токтом кылат:**

1. Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2025-жылдын 3-октябрындагы №90 “2025-жылдын 30-ноябрына дайындалган Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоону даярдоо жана өткөрүү мезгилине 30 округдук шайлоо комиссиясынын

курамдарын бекитүү жөнүндө” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) жогоруда көрсөтүлгөн токтом менен бекитилген 5-тиркемедеги №5 округдук шайлоо комиссиясынын курамына:

- Жолдошов Бектур Мырзакулович, Исмаил кызы Албина комиссиянын курамынан чыгарылсын;
- Нурбаев Эрмек Адылбекович, Тойчуев Заравшанбек Жакыпович комиссиянын курамына киргизилсин;

2) жогоруда көрсөтүлгөн токтом менен бекитилген 14-тиркемедеги №14 округдук шайлоо комиссиясынын курамына:

- Мусаева Миргул Мамытбековна комиссиянын курамынан чыгарылсын;
- Исраилов Улан Токтоналиевич комиссиянын курамына киргизилсин;

3) жогоруда көрсөтүлгөн токтом менен бекитилген 15-тиркемедеги №15 округдук шайлоо комиссиясынын курамына:

- Аманбаев Нуралы Темиркулович комиссиянын курамынан чыгарылсын;

– Орозалы кызы Дамира комиссиянын курамына киргизилсин;

4) жогоруда көрсөтүлгөн токтом менен бекитилген 25-тиркемедеги №25 округдук шайлоо комиссиясынын курамына:

- Манапова Айнура Орузбаевна комиссиянын курамынан чыгарылсын;
- Сыдыгалиева Гульзат Кенешбековна комиссиянын курамына киргизилсин.

2. Бул токтом “Эркин-Тоо” мамлекеттик расмий гезитине жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

3. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасынын орун басары А.С. Жупуевага жүктөлсүн.

Төрага **Т. ШАЙНАЗАРОВ**
Бишкек ш., 2025-жылдын 27-октябры, №122

2025-ЖЫЛДЫН 30-НОЯБРЫНА ДАЙЫНДАЛГАН КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖОГОРКУ
КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТТАРЫН МӨӨНӨТҮНӨН МУРДА ШАЙЛООДО ЭЛ АРАЛЫК БАЙКООЧУЛАРДЫ
АККРЕДИТАЦИЯЛОО ЖӨНҮНДӨ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ ӨТКӨРҮҮ БОЮНЧА БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН
ТОКТОМУ

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2025-жылдын 30-сентябрындагы ПЖ №272 “Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоону дайындоо жөнүндө” Жарлыгына ылайык, “Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10-беренесин, “Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 4, 8-беренелерин, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2016-жылдын 9-ноябрындагы №197 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республика-

сында шайлоолорду жана референдумдарды өткөрүүдө эл аралык (чет элдик) байкоочулардын ишинин тартиби, статусу жана ыйгарым укуктары жөнүндө» жобону жетекчиликке алып, эл аралык уюмдардан келип түшкөн билдирмелердин негизинде, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы **токтом кылат:**

1. Европадагы Коопсуздук жана Кызматташтык Уюмунун Демократиялык институттар жана адам укуктары боюнча бюросунун (ЕККУ ДИАУБ) Байкоочулар миссиясынын өкүлдөрү тиркемеге ылайык Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоодо эл аралык байкоочулар катары аккредитациялансын.

2. Ушул токтомдун 1-пунктунда көрсөтүлгөн аккредита-

цияланган эл аралык байкоочуларга белгиленген үлгүдөгү күбөлүктөр берилсин.

3. Ушул токтом “Эркин-Тоо” мамлекеттик расмий гезитине жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

4. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасынын орун басары А.С. Жупуевага жүктөлсүн.

Төрага **Т. ШАЙНАЗАРОВ**
Бишкек ш., 2025-жылдын 28-октябры, №123

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2025-жылдын 28-октябрындагы №123 токтомуна тиркеме

Аккредитацияланган эл аралык байкоочулардын тизмеси

№	№ куб.	Уюм	Аты-жөнү	Өлкө	Ээлеген кызмат орду
1.	030.	ЕККУ ДИАУБ	Месерич Тамаш	Венгрия	ЕККУ ДИАУБ Миссиясынын башчысы
2.	031.	ЕККУ ДИАУБ	Йоанну Димитра	Греция	ЕККУ ДИАУБ Миссиясынын башчысынын орун басары
3.	032.	ЕККУ ДИАУБ	Годарски Иван	Словакия	Саясат таануучу
4.	033.	ЕККУ ДИАУБ	Дибиазе Рокко Джованни	Италия	Шайлоолорду талдоочу
5.	034.	ЕККУ ДИАУБ	Айдын Зелиха	Түркия	Укуктук маселелер боюнча талдоочу
6.	035.	ЕККУ ДИАУБ	Йованович Ружица	Сербия	ЖМК боюнча талдоочу
7.	036.	ЕККУ ДИАУБ	Мартенс Тарви	Эстония	Жаңы шайлоо технологиялары боюнча талдоочу
8.	037.	ЕККУ ДИАУБ	Яцек Лех Роберт	Польша	Узак мөөнөттүү байкоочулардын координатору
9.	038.	ЕККУ ДИАУБ	Бауэрс Кайл	АКШ	Ыкчам иштер боюнча эксперт
10.	039.	ЕККУ ДИАУБ	Чалидзински Александр	Беларусь	Жабдуу жана контракттар боюнча адис
11.	040.	ЕККУ ДИАУБ	Джуракулов Фаррух	Тажикстан	Финансы боюнча адис
12.	041.	ЕККУ ДИАУБ	Чорлука Давор	Босния жана Герцеговина	Коопсуздук боюнча эксперт
13.	042.	ЕККУ ДИАУБ	Имамович Мишо	Сербия	Сатып алуулар жана контракттарды түзүү боюнча жардамчы
14.	043.	ЕККУ ДИАУБ	Ковалёва Елена	Беларусь	ДИАУБ шайлоолор боюнча кеңешчиси
15.	044.	ЕККУ ДИАУБ	Сайнкуу Гандолгор	Монголия	Узак мөөнөттүү байкоочу
16.	045.	ЕККУ ДИАУБ	Ахола Янне	Финляндия	Узак мөөнөттүү байкоочу
17.	046.	ЕККУ ДИАУБ	Харинг Софи	Германия	Узак мөөнөттүү байкоочу
18.	047.	ЕККУ ДИАУБ	Холл Роберт В.	Швеция	Узак мөөнөттүү байкоочу

19.	048.	ЕККУ ДИАУБ	Фати-заде Вафа	Азербайжан	Узак мөөнөттүү байкоочу
20.	049.	ЕККУ ДИАУБ	Шорно Симон	Швейцария	Узак мөөнөттүү байкоочу
21.	050.	ЕККУ ДИАУБ	Кальви Джанкристофаро Франческа	Италия	Узак мөөнөттүү байкоочу
22.	051.	ЕККУ ДИАУБ	Айсин Арсен	Россия Федерациясы	Узак мөөнөттүү байкоочу
23.	052.	ЕККУ ДИАУБ	Яхлаф-Лаллеманд Надя	Франция	Узак мөөнөттүү байкоочу
24.	053.	ЕККУ ДИАУБ	Воробьев Николай	Россия Федерациясы	Узак мөөнөттүү байкоочу
25.	054.	ЕККУ ДИАУБ	Хавланова Юлия	Чехия	Узак мөөнөттүү байкоочу
26.	055.	ЕККУ ДИАУБ	Фрелих Томас Майкл	Германия	Узак мөөнөттүү байкоочу
27.	056.	ЕККУ ДИАУБ	Вагнер Ребекка	Германия	Узак мөөнөттүү байкоочу
28.	057.	ЕККУ ДИАУБ	Деянович Деян	Сербия	Узак мөөнөттүү байкоочу
29.	058.	ЕККУ ДИАУБ	Антонян Лилит	Армения	Узак мөөнөттүү байкоочу
30.	059.	ЕККУ ДИАУБ	Гроган Кевин	Ирландия	Узак мөөнөттүү байкоочу
31.	060.	ЕККУ ДИАУБ	Шешеня Алона	Украина	Узак мөөнөттүү байкоочу
32.	061.	ЕККУ ДИАУБ	Паус Николай	Норвегия	Узак мөөнөттүү байкоочу
33.	062.	ЕККУ ДИАУБ	Перл Корнелия	Австрия	Узак мөөнөттүү байкоочу
34.	063.	ЕККУ ДИАУБ	Оберле Родольф	Франция	Узак мөөнөттүү байкоочу
35.	064.	ЕККУ ДИАУБ	Мерц Лаура Андреа	Швейцария	Узак мөөнөттүү байкоочу
36.	065.	ЕККУ ДИАУБ	Рио-Нарве	Норвегия	Узак мөөнөттүү байкоочу
37.	066.	ЕККУ ДИАУБ	Формизано Сара	Италия	Узак мөөнөттүү байкоочу
38.	067.	ЕККУ ДИАУБ	Россманн Мартин	Австрия	Узак мөөнөттүү байкоочу
39.	068.	ЕККУ ДИАУБ	Обухова Надежда	Россия Федерациясы	Узак мөөнөттүү байкоочу
40.	069.	ЕККУ ДИАУБ	Крчмар Мирослав	Чехия	Узак мөөнөттүү байкоочу
41.	070.	ЕККУ ДИАУБ	Лидстрем Анна	Швеция	Узак мөөнөттүү байкоочу
42.	071.	ЕККУ ДИАУБ	Сковбо Стиг	Дания	Узак мөөнөттүү байкоочу
43.	072.	ЕККУ ДИАУБ	Хроп-Лаппалайнен Татьяна	Финляндия	Узак мөөнөттүү байкоочу
44.	073.	ЕККУ ДИАУБ	Митрофанов Вадим	Россия Федерациясы	Узак мөөнөттүү байкоочу

Төрага Т. ШАЙНАЗАРОВ
Бишкек ш., 2025-жылдын 27-октябры, №509

Бишкек ш., 2025-жылдын 27-октябры, №559

Бишкек ш., 2025-жылдын 28-октябры, №580

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР
КАБИНЕТИНЕ КАРАШТУУ ЖАРАНДЫК АВИАЦИЯ
МАМЛЕКЕТТИК АГЕНТТИГИНДЕ КОРРУПЦИЯНЫН
КЕЛИП ЧЫГУУ ТОБОКЕЛДИГИ БАР УЧУРЛАРДЫН ЖАНА
КЫРДААЛДАРДЫН ТИЗМЕСИН БЕКИТҮҮ ЖӨНҮНДӨ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНЕ
КАРАШТУУ ЖАРАНДЫК АВИАЦИЯ МАМЛЕКЕТТИК АГЕНТТИГИНИН
БУЙРУГУ

Коррупция тобокелдигин азайтуу жана ак ниет башкаруу принциптерин ишке ашыруу боюнча иштерди жүргүзүү максатында Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Мыйзамынын 20-беренесинин 4-бөлүгүнө ылайык, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2023-жылдын 3-мартындагы №115 «Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин айрым ченем жаратуучу ыйгарым укуктарын мамлекеттик органдарга жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдарына берүү жөнүндө» токтомуна, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2023-жылдын 31-майындагы №293 “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамын ишке ашыруу боюнча айрым чаралар жөнүндө” токтомуна ылайык, **буйрук кылам:**

1. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Жарандык авиация мамлекеттик агенттигинде (мындан ары – Мамлекеттик агенттик) коррупциянын келип чыгуу тобокелдиги бар учурлардын жана кырдаалдардын тизмеси ушул буйруктун тиркемесине ылайык бекитилсин.

2. Мамлекеттик агенттиктин түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жана ведомстволук уюмдарынын жетекчилерине:

бекитилген тизме эске алынсын жана өз ишинде жетекчиликке алынсын;

өз компетенциясынын чегинде тизмеде

аныкталган коррупциялык тобокелдиктерди азайтуу жана четтетүү боюнча иштерди жүргүзсүн.

3. Укуктук камсыздоо бөлүмүнө:

күчүнө кирген күндөн тартып үч жумушчу күндүн ичинде Кыргыз Республикасынын ченемдик-укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү үчүн ушул буйрукту мамлекеттик жана расмий тилдерде кагаз жана электрондук түрдө Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясына маалымат үчүн жөнөтсүн;

катталган күндөн тартып үч жумушчу күндүн ичинде бул буйрук мамлекеттик жана расмий тилдерде «Эркин-Тоо» газетасына жарыялансын.

4. Бул буйрук расмий жарыяланган күндөн тартып жети күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

5. Бул буйруктун аткарылышын көзөмөлдөөнү өзүмө калтырам.

Директордун орун басары **К.Т. ТӨЛӨГӨНОВ**

Бишкек ш., 2025-жылдын 27-октябры, №07

Буйруктун тиркемеси менен Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Жарандык авиация мамлекеттик агенттигинин www.caa.kg сайтынан тааныша аласыздар.

ПРИКАЗ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
ПРИ КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ СЛУЧАЕВ И СИТУАЦИЙ, ПО
КОТОРЫМ ИМЕЕТСЯ РИСК ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОРРУПЦИИ В
ГОСУДАРСТВЕННОМ АГЕНТСТВЕ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
ПРИ КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В целях снижения риска возникновения коррупции и проведения работы по внедрению принципов добросовестного управления, в соответствии с частью 4 статьи 20 Закона Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе», постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики «О делегировании отдельных нормотворческих полномочий Кабинета Министров Кыргызской Республики государственным органам и исполнительным органам местного самоуправления» от 3 марта 2023 года №115, постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики «О некоторых мерах по реализации Закона Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе» от 31 мая 2023 года №293, **приказываю:**

1. Утвердить Перечень случаев и ситуаций, по которым имеется риск возникновения коррупции в Государственном агентстве гражданской авиации при Кабинете Министров Кыргызской Республики (далее – Государственное агентство), согласно приложению к настоящему приказу.

2. Руководителям структурных подразделений и подведомственных организаций Государственного агентства:

принять к сведению и руководствоваться в своей деятельности утвержденным Перечнем;

провести работу по минимизации и уст-

ранению коррупционных рисков, выявленных в Перечне, в рамках своей компетенции.

3. Отделу правового обеспечения: направить настоящий приказ на государственном и официальном языках в Министерство юстиции Кыргызской Республики для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики, а также в Администрацию Президента Кыргызской Республики для информации, в течении трех рабочих дней со дня вступления в силу;

опубликовать настоящий приказ на государственном и официальном языках в газете «Эркин-Тоо» в течение трех рабочих дней со дня регистрации.

4. Настоящий приказ вступает в силу по истечению семи дней со дня официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель директора **К.Т. ТӨЛӨГӨНОВ**

г. Бишкек., 27-октября 2025 года №07

С приложением приказа можно ознакомиться на сайте www.caa.kg Государственного агентства гражданского авиации при Кабинета Министров Кыргызской Республики

БОРБИЕВ БОЛОТБЕК ИБРАИМОВИЧТИ
№14 КӨП МАНДАТТУУ ШАЙЛОО ОКРУГУ
БОЮНЧА КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТТЫГЫНА
ТАЛАПКЕР КЫЛЫП КАТТОО ЖӨНҮНДӨ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО
ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ ӨТКӨРҮҮ БОЮНЧА
БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН
ЧЕЧИМИ

2025-жылдын 16-октябрында Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына Б.И. Борбиевден №14 көп мандаттуу шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкер кылып өзүн-өзү көрсөтүү тартибинде шайлоого катышуу ниети жөнүндө арыз келип түшкөн.

2025-жылдын 21-октябрында Б.И. Борбиев 2025-жылдын 30-ноябрына дайындалган Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоодо талапкер кылып каттоо үчүн документтердин толук топтомун берген.

Талапкерлер, саясий партиялар тарабынан берилген шайлоо документтерин кабыл алуу жана текшерүү боюнча жумушчу топ Б.И. Борбиевдин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкерлерге коюлуучу мыйзамдардын талаптарына ылайык келерин аныктаган жана аны талапкер кылып каттоону сунуштаган.

Жогоруда аталган жумушчу топтун 2025-жылдын 28-октябрындагы №14 шайлоо округу боюнча Борбиев Болотбек Ибраимовичти Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкер кылып каттоо жөнүндө корутундусун, “Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 61-беренесин жетекчиликке алып, “Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 3, 4, 8-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы **чечим кылат:**

1. Борбиев Болотбек Ибраимович №14 көп мандаттуу шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкер болуп катталсын.

2. №14 көп мандаттуу шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкер Б.И. Борбиевге белгиленген үлгүдөгү ырастама берилсин.

3. Бул чечим “Эркин-Тоо” мамлекеттик расмий гезитине жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

4. Бул чечимдин аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоодо талапкерлер, саясий партиялар тарабынан сунушталган шайлоо документтерин кабыл алуу жана текшерүү боюнча жумушчу топтун жетекчиси А.С. Жупуевага жүктөлсүн.

Төрага **Т. ШАЙНАЗАРОВ**

Бишкек ш., 2025-жылдын 28-октябры, №591

Кара-Кулжа районуна караштуу Ылай-Талаа айыл өкмөтүнүн Токбай-Талаа айылынын тургуну Конакбаев Бактыбекке таандык 26.07.1999-жылы берилген сериясы ТА №418 жер үлүшүнөн пайдаланууга укук берүүчү күбөлүгү жоголгондугуна байланыштуу жараксыз деп табылсын.

П/П 059

“КАЙЫҢДЫ КАБЕЛЬ
ЗАВОДУ” ААК

2025-жылдын 21-ноябрында саат 12.00гө
Кайыңды шаар тибиндеги поселогунда
Бейзерц көчөсү 13 гарагинде төмөнгөүдөй
күн тартиби менен боло турган
акционерлердин кезексиз жалпы чогулушун
өткөрө тургандыгы жөнүндө кабарлайт.
пгт. Каинда, Бейзерц көчөсү, 13
төмөнкү күн тартиби менен:

- Эсептөө комиссиясынын курамын бекитүү жөнүндө.
 - “Эдельвейс” балдардын билим берүү комплекси” пионер лагерин өткөрүп берүү жөнүндө.
 - «Кайыңды кабель заводу» ААКны өз ыктыяры менен жоюу жөнүндө.
 - Жоюу комиссиясын шайлоо туурасында.
 - Жоюу комиссиясын бекитүү туурасында.
- Чогулушка акционерлерди каттоонун башталышы
2025-жылдын 21-ноябрь күнү саат 11.00дө.
- Чогулуштун материалдары менен акционерлер төмөндөгү даректен таанышса болот: Кайыңды шаар тибиндеги поселогу **Бейзерц көчөсү 13**, сурап-билүү телефону: **+ 996 700 87 18 07**.
- Акционердик чогулушка катышууга укугу бар акционерлердин тизмесин түзүү күнү – **2025-жылдын 20-ноябры.**
- Эскертүү: Акционерлердин өзүлөрүндө паспорту, ал эми акционерлердин өкүлдөрүндө Кыргыз Республикасынын учурдагы мыйзамдарына ылайык тастыкталган ишеним каты жана паспорту болууга тийиш.

ОАО «КАИНДИНСКИЙ
КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

сообщает о проведении внеочередного общего
собрания акционеров, которое состоится
21 ноября 2025 года в 12.00 часов по адресу:
пгт. Каинда, ул.Бейзерц, 13 со
следующей повесткой дня:

- Утверждение состава счетной комиссии.
 - О передаче пионерского лагеря «Детского образовательного комплекса «Эдельвейс»
 - О добровольной ликвидации ОАО «Каиндинский кабельный завод».
 - Об избрании ликвидационной комиссии.
 - Об утверждении ликвидационной комиссии.
- Начало регистрации акционеров на участие в собрании **21 ноября 2025 года в 11.00 ч.**
- С материалами к общему собранию акционеров можно ознакомиться по адресу: **пгт. Каинда, ул.Бейзерц, 13. Телефон для справок: +996700871807**
- Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – **20 ноября 2025 года.**
- Примечание: Акционерам иметь при себе паспорт, а представителям акционеров паспорт и доверенность - оформленную в соответствии с действующим законодательством КР.

УРМАТТУУ АКЦИОНЕРЛЕР!
“ТЕСКИМ” АЧЫК
АКЦИОНЕРДИК КООМУ
АКЦИОНЕРЛЕРДИН КЕЗЕКСIZ
ЖАЛПЫ ЧОГУЛУШУН ӨТКӨРӨ
ТУРГАНДЫГЫ ЖӨНҮНДӨ
СИЗДЕРГЕ КАБАРЛАИТ

Чогулушту өткөрүүнүн күнү
убактысы жана башталышы:
**2025-жылдын 20-ноябрында саат
13.00гө гараги: Бишкек шаары,
Абдумомунов, 197 көчөсүнгөгү
“Сейтек” балдар жана өспүрүмдөр
улуттук борборунун имаратында.**

Убактысы: акционерлерди каттоонун башталышы саат **12.00дө.**
- Акционерлерди каттоо саат **12.30**да аяктайт.
Акционерлердин тизмесин түзүү күнү:
- **2025-жылдын 30-октябры.**

Күн тартиби:

- Эсептөө комиссиясынын курамын бекитүү.
- Коом тарабынан ири бүтүм жасоо жөнүндө. Акционерлердин кезексиз жалпы чогулушуна даярдык көрүү жана өткөрүү боюнча акционерлерге сунушталган материалдар менен төмөндөгү даректен таанышууга болот: **Бишкек шаары, Абдрахманов көчөсү 201/1, сурап-билүү телефону: +996 709 933 944.**

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА «ТЕСКИМ»
СООБЩАЕМ ВАМ О ПРОВЕДЕНИИ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Дата, место и время проведения начала
проведения собрания:
**20 ноября 2025 года, в 12.40 часов,
по адресу: г.Бишкек, ул. Абдумомунова
197, в здании Национального центра
детей и юношества «Сейтек».**

Время: начало регистрации акционеров
- **12.00 ч.**
- окончание регистрации акционеров
- **12.30 ч.**

Дата составления списка акционеров
- **30 октября 2025 г.**

Повестка дня:

- Утверждение состава счетной комиссии.
 - О совершении Обществом крупной сделки.
- С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: **г.Бишкек, ул. Абдрахманова, 201/1, справки по телефону: +996 709 933 944.**

Кыргыз Республикасынын райондорунун жана шаарларынын чегинде 2026-жылга киреше салыгын жана камсыздандыруу төгүмдөрүн эсептөө үчүн орточо айлык эмгек акынын өлчөмү

(сом)

	Райондор жана шаарлар боюнча орточо айлык эмгек акы	Орточо айлык акысы республика боюнча орточо көрсөткүчтөн 50 пайызга ашкан ишканаларды эсепке албаганда
Кыргыз Республикасы	36 047	26 212
Кыргыз Республикасы (Кумтөрдү кошпогондо)	35 097	-
Баткен облусу	26 662	23 900
Баткен району	23 946	23 946
Лейлек району	28 019	25 138
Кадамжай району	25 090	22 465
Баткен шаары	36 672	30 504
Сүлүктү шаары	21 784	20 417
Кызыл-Кыя шаары	22 398	21 315
Жалал-Абад облусу	31 229	24 325
Аксы району	23 084	21 970
Ала-Бука району	39 564	20 620
Базар-Коргон району	22 758	21 649
Ноокен району	33 406	22 253
Сузак району	23 854	23 554
Тогуз-Торо району	40 861	30 006
Токтогул району	29 194	27 106
Чаткал району	55 183	26 750

Манас шаары	29 658	27 435
Кара-Көл шаары	50 642	36 718
Майлуу-Суу шаары	23 008	22 282
Таш-Көмүр шаары	22 155	15 053
Ысык-Көл облусу	41 084	24 446
Ысык-Көл облусу (Кумтөрдү кошпогондо)	26 460	-
Ак-Суу району	26 763	24 754
Жети-Өгүз району	96 813	22 658
Жети-Өгүз району (Кумтөрдү кошпогондо)	24 164	-
Ысык-Көл району	24 724	22 488
Тоң району	26 740	25 258
Түп району	25 155	23 965
Каракол шаары	28 986	26 582
Балыкчы шаары	26 722	24 559
Нарын облусу	35 205	29 380
Ак-Талаа району	30 688	28 370
Ат-Башы району	33 317	30 902
Жумгал району	31 617	26 537
Кочкор району	28 888	26 643
Нарын району	33 285	26 964
Нарын шаары	43 064	33 504
Ош облусу	25 200	24 006
Алай району	32 211	29 776
Араван району	22 723	21 952
Кара-Кулжа району	25 309	24 208

Кара-Суу району	24 382	23 494
Ноокат району	24 523	23 770
Өзгөн району	23 665	22 576
Чоң-Алай району	32 430	28 950
Талас облусу	34 068	23 659
Айтматов району	23 794	20 277
Бакай-Ата району	22 311	21 526
Манас району	21 738	21 085
Талас району	61 845	24 344
Талас шаары	29 972	27 177
Чүй облусу	27 819	23 829
Аламүдүн району	25 465	24 573
Жайыл району	25 841	24 652
Кемин району	34 592	22 109
Москва району	24 018	22 741
Панфилов району	26 572	25 593
Сокулук району	25 171	23 126
Ысык-Ата району	25 589	20 951
Чүй району	27 435	26 218
Токмок шаары	26 262	24 368
Бишкек шаары	44 074	28 829
Ленин району	44 091	28 332
Октябрь району	40 734	29 738
Биринчи Май району	48 349	27 771
Свердлов району	40 636	29 951
Ош шаары	30 039	26 922

Размер среднемесячной заработной платы для исчисления подоходного налога и страховых взносов на 2026 год в разрезе районов и городов Кыргызской Республики

(сомов)

	Средне-сячная за-работная плата в разрезе районов и городов	Без учета предприятий, на которых среднемесячная заработная плата превышает ее среднереспубли-канский уровень на 50 процентов
Кыргызская Республика	36 047	26 212
Кыргызская Рес-публика (за исклю-чением Кумтора)	35 097	-
Баткенская область	26 662	23 900
Баткенский район	23 946	23 946
Лейлекский район	28 019	25 138
Кадамжайский район	25 090	22 465
г. Баткен	36 672	30 504
г.Сулюкта	21 784	20 417
г.Кызыл-Кия	22 398	21 315
Жалал-Абадская область	31 229	24 325
Аксыский район	23 084	21 970
Ала-Букинский район	39 564	20 620
Базар-Коргонский район	22 758	21 649
Ноокенский район	33 406	22 253
Сузакский район	23 854	23 554
Тогуз-Тороузс-кий район	40 861	30 006
Токтогульский район	29 194	27 106

Чаткальский район	55 183	26 750
г.Манас	29 658	27 435
г.Кара-Куль	50 642	36 718
г.Майлуу-Суу	23 008	22 282
г.Таш-Комур	22 155	15 053
Иссык-Кульская область	41 084	24 446
Иссык - Кульская область (за исключе-нием Кумтора)	26 460	-
Ак-Суйский район	26 763	24 754
Жети-Огузский район	96 813	22 658
Жети-Огузский район (за исключением Кумтора)	24 164	-
Иссык-Кульский район	24 724	22 488
Тонский район	26 740	25 258
Тюпский район	25 155	23 965
г.Каракол	28 986	26 582
г.Балыкчи	26 722	24 559
Нарынская область	35 205	29 380
Ак-Талинский район	30 688	28 370
Ат-Башынский район	33 317	30 902
Жумгалский район	31 617	26 537
Кочкорский район	28 888	26 643
Нарынский район	33 285	26 964
г. Нарын	43 064	33 504
Ошская область	25 200	24 006
Алайский район	32 211	29 776

Араванский район	22 723	21 952
Кара-Кульжинский район	25 309	24 208
Кара-Сууский район	24 382	23 494
Ноокатский район	24 523	23 770
Узгенский район	23 665	22 576
Чон-Алайский район	32 430	28 950
Таласская область	34 068	23 659
Айтматовский район	23 794	20 277
Бакай-Атинский район	22 311	21 526
Манасский район	21 738	21 085
Таласский район	61 845	24 344
г.Талас	29 972	27 177
Чуйская область	27 819	23 829
Аламудунский район	25 465	24 573
Жайылский район	25 841	24 652
Кеминский район	34 592	22 109
Московский район	24 018	22 741
Панфиловский район	26 572	25 593
Сокулукский район	25 171	23 126
Ысык-Атинский район	25 589	20 951
Чуйский район	27 435	26 218
г.Токмок	26 262	24 368
г.Бишкек	44 074	28 829
Ленинский район	44 091	28 332
Октябрьский район	40 734	29 738
Первомайский район	48 349	27 771
Свердловский район	40 636	29 951
г.Ош	30 039	26 922

МАМЛЕКЕТТИК КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮЛӨРҮНҮН
БИРДИКТҮҮ РЕЕСТРИНЕ КИРГИЗИЛГЕН “МАМЛЕКЕТТИК
ПРОГРАММАЛАРДЫН, ӨКМӨТТӨР АРАЛЫК ЖАНА БАШКА
РАСМИЙ МАКУЛДАШУУЛАРДЫН АЛКАГЫНДА ЖУМУШ
ИЗДЕГЕН КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖАРАНДАРЫН ЧЕТ
ӨЛКӨДӨ ИШКЕ ОРНОШУУГА КӨМӨК КӨРСӨТҮҮ” МАМЛЕКЕТТИК
КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮНҮН СТАНДАРТЫН БЕКИТҮҮ ЖӨНҮНДӨ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЭМГЕК, СОЦИАЛДЫК
КАМСЫЗДОО ЖАНА МИГРАЦИЯ МИНИСТРЛИГИНИН
БУЙРУГУ

Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги, аймактык жана ведомстволук органдары тарабынан көрсөтүлүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын жогорулатуу боюнча милдеттерди ишке ашыруу максатында, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 3-сентябрындагы №603 “Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн типтүү стандарты жөнүндө” токтомуна, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2023-жылдын 3-мартындагы №115 “Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин айрым ченем жаратуу ыйгарым укуктарын мамлекеттик органдарга жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдарына өткөрүп берүү жөнүндө” токтому менен бекитилген мамлекеттик органдарга жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдарына өткөрүп берилген Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин айрым ченем жаратуу ыйгарым укуктарынын тизмесинин 2-пунктуна, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2024-жылдын 12-июнундагы №304 токтому менен бекитилген Мамлекеттик органдардын жана алардын ведомстволук мекемелеринин мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрүнүн бирдиктүү реестринин 3-главасынын 3-пунктуна ылайык, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 15-ноябрындагы №252 “Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин маселелери жөнүндө” токтому менен бекитилген Жобону жетекчиликке алып, **буйрук кылам:**

1. Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине караштуу Жарандарды чет өлкөдө ишке орноштуруу борбору көрсөтүүчү “Мамлекеттик программалардын, өкмөттөр аралык жана башка расмий макулдашуулардын алкагында жумуш издеген Кыргыз Республикасынын жарандарын чет өлкөдө ишке орношууга көмөк көрсөтүү” мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн стандарты тиркемеге ылайык бекитилсин.

2. Миграция маселери боюнча чечимдерди даярдоо башкармалыгы:

– бул буйрукту Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2010-жылдын 26-февралындагы №117 “Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин расмий жарыялоо булактары жөнүндө” токтомуна ылайык “Эркин-Тоо” гезитинде жарыялоону камсыз кылсын;

– расмий жарыяланган күндөн тартып үч жумуш күндүн ичинде ушул буйруктун көчүрмөсүн Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жиберсин;

– кабыл алынган буйруктун күчүнө кирген күндөн тартып үч жумуш күндүн ичинде ушул буйруктун көчүрмөсүн Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясына маалымат үчүн жиберсин.

3. Сатып алууларды уюштуруу жана техникалык тейлөө бөлүмү ушул буйрукту Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин расмий веб-сайтына расмий жарыялоону камсыздасын.

4. Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине караштуу Жарандарды чет өлкөдө ишке орноштуруу борбору:

– бул буйруктун 1-пунктуна ылайык мамлекеттик кызмат көрсөтүү боюнча ишти уюштурсун;

– жогоруда көрсөтүлгөн кызмат көрсөтүүнүн сапатын жакшыртуу жана оптималдаштыруу боюнча чараларды көрсүн.

5. Чечимдерди көзөмөлдөө жана административдик камсыздоо башкармалыгы бул буйрукту аткаруучуларга жеткирсин.

6. Ушул буйрук расмий жарыяланган күндөн тартып жети жумушчу күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

7. Бул буйруктун аткарылышын көзөмөлдөө министрдин орун басары Б. Дарманкул уулуна жүктөлсүн.

Министр Р.САБИРОВ

Бишкек ш., 2025-жылдын 23-августу, №237

Буйруктун тиркемеси менен Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин <https://mlsp.gov.kg/ru/> сайтынан тааныша аласыздар.

C/O-958

ПРИКАЗ

МИНИСТЕРСТВА ТРУДА, СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
И МИГРАЦИИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАНДАРТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
УСЛУГИ «СОДЕЙСТВИЕ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ЗА
РУБЕЖОМ ДЛЯ ГРАЖДАН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ,
ИЩУЩИХ РАБОТУ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПРОГРАММ, МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ И ДРУГИХ
ОФИЦИАЛЬНЫХ СОГЛАШЕНИЙ», ВКЛЮЧЕННОГО В
ЕДИНЫЙ РЕЕСТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

В целях реализации задач по повышению качества предоставления государственных услуг, оказываемых Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики, территориальными и подведомственными подразделениями, в соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики «О Типовом стандарте государственных и муниципальных услуг» от 3 сентября 2012 года №603, пунктом 2 списка отдельных нормотворческих полномочий Кабинета Министров Кыргызской Республики, делегируемых государственным органам и исполнительным органам местного самоуправления, утвержденного постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики «О делегировании отдельных нормотворческих полномочий Кабинета Министров Кыргызской Республики государственным органам и исполнительным органам местного самоуправления» от 3 марта 2023 года №115, пунктом 3 главы 3 Единого реестра государственных услуг, оказываемых государственными органами и их подведомственными учреждениями, утвержденного постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики от 12 июня 2024 года №304, руководствуясь постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики «О вопросах Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики» от 15 ноября 2021 года №252, **приказываю:**

1. Утвердить стандарт государственной услуги, оказываемой Центром трудоустройства граждан за рубежом при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики «Содействие в трудоустройстве за рубежом для граждан Кыргызской Республики, ищущих работу в рамках государственных программ, межправительственных и других официальных соглашений», согласно приложению.

2. Управлению по подготовке решений по вопросам миграции:

– обеспечить официальное опубликование настоящего приказа в

соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики «Об источниках официального опубликования нормативных правовых актов Кыргызской Республики» от 26 февраля 2010 года №117 в газете «Эркин-Тоо»;

– в течение трех рабочих дней со дня официального опубликования, направить копии настоящего приказа в Министерство юстиции Кыргызской Республики для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики;

– в течение трех рабочих дней со дня вступления в силу настоящего приказа направить копию приказа в Администрацию Президента Кыргызской Республики для информации.

3. Отделу организации закупок и технического обслуживания обеспечить официальное опубликование настоящего приказа на веб-сайте Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики.

4. Центру трудоустройства граждан за рубежом при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики:

– организовать работу по предоставлению государственной услуги согласно пункту 1 настоящего приказа;

– принимать меры по дальнейшему улучшению качества оказания и оптимизации предоставления вышеуказанной услуги.

5. Управлению по контролю решений и административной поддержке довести настоящий приказ до исполнителей.

6. Настоящий приказ вступает в силу по истечении семи рабочих дней со дня официального опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Б. Дарманкул уулу.

Министр Р.САБИРОВ
г.Бишкек, 23 августа 2025 года, №237

С приложением приказа можно ознакомиться на сайте Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики <https://mlsp.gov.kg/ru/>

ОАО «ТЕПЛИЧНЫЙ»
СООБЩАЕТ

о решениях, принятых на внеочередном
общем собрании акционеров

Место проведения внеочередного общего собрания
акционеров г.Бишкек, пр.Шабдан Баатыра, 68.
Дата проведения 28 октября 2025 года. Кворум
внеочередного общего собрания: 314 396 – 99,2%.

Повестка дня:

- Избрание счетной комиссии: Мегер В.А., Калчаев Б.С., Керимова Г.Д. За – 314 396 – 100%, против, воздержавшихся – нет.
- О реорганизации Общества в форме выделения. За – 314 396 – 99,2%, против, воздержавшихся – нет.
- О порядке и об условиях осуществления выделения. За – 314 396 – 99,2%, против, воздержавшихся – нет.
- О создании нового Общества и порядке конвертации акций Общества в акции выделяемого Общества. За – 314 396 – 99,2%, против, воздержавшихся – нет.
- Об утверждении разделительного баланса. За – 314 396 – 99,2%, против, воздержавшихся – нет.
- Об утверждении Устава выделяемого Общества. За – 314 396 – 99,2%, против, воздержавшихся – нет.
- О формировании органов управления выделяемого Общества. За – 314 396 – 99,2%, против, воздержавшихся – нет.

Ф-963

Разыскивается наследница Пиуновой Татьяны Дмитриевны, умершей 26.04.2025 года в г.Бишкеке, - гр-ка Шмидт Наталья Юрьевна (в девичестве Пиунову), 23.11.1966 г.рожд. просьба связаться с частным нотариусом по номеру телефона +(996 772) 17-37-91.

Н-731

Исаева Майрамкул Бейшебаевнага тиешелүү мамлекеттик каттоо жөнүндөгү жеке ишкердик күбөлүгүнүн код ОКПОсу 29532692 жоголгондугуна байланыштуу жараксыз деп табылсын.

П/П 374

Тентиев Мирбек Жайлообайовичке тиешелүү мамлекеттик каттоо жөнүндөгү жеке ишкердик күбөлүгүнүн код ОКПОсу 30913152 жоголгондугуна байланыштуу жараксыз деп табылсын.

П/П 355

Базар-Коргон райондук Социалдык фонд башкармалыгына тиешелүү жер участогун мөөнөтсүз пайдалануу укугу жөнүндө мамлекеттик акт сериясы №0005265 жоголгондугуна байланыштуу жараксыз деп табылсын.

Д-05

Самүдүнова Таалайкан Айткуловнага тиешелүү мамлекеттик каттоо жөнүндөгү жеке ишкердик күбөлүгүнүн код ОКПОсу 23740314 жоголгондугуна байланыштуу жараксыз деп табылсын.

Н-730

Маллабеков Макмуджан Тайировичке тиешелүү жер участогун болгон жеке менчик укугу жөнүндөгү мам. актысы Ч №0025407 жоголгондугуна байланыштуу жараксыз деп табылсын.

М.6

КРАТКИЙ ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ОАО «РЕЕМТСМА-КЫРГЫЗСТАН» за 3 квартал 2025 года для публикации в средствах массовой информации

- Данные об эмитенте:
 - полное и сокращенное наименование эмитента - **Открытое акционерное общество «Реemtсма-Кыргызстан», ОАО Реemtсма-Кыргызстан»**
 - организационно-правовая форма - Открытое акционерное общество
 - юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса - **Кыргызская Республика, 720011, г. Бишкек, ул. Ибраимова, 115, Бизнес Центр «Асыл-Таш», 10 этаж, тел.: 66 27 94; 66 29 63**
 - основной вид деятельности эмитента – Производство табачных изделий.
 - Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.
 - Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала – нет
 - Информация о существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном периоде – нет
 - Финансовая отчетность эмитента за отчетный период
- Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Код строк		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
	Активы		
(010)	1. Оборотные активы	857 334,4	855 783,5
(020)	2. Внеоборотные активы	-	-
(030)	3. Долгосрочная дебиторская задолженность	-	-
(040)	4. Краткосрочная дебиторская задолженность	638,4	638,4
(050)	Итого активы (010+020+030+040)	857 972,8	856 421,9
	Обязательства и капитал		
(060)	1. Краткосрочные обязательства	1 795,6	1 834,3
(070)	2. Долгосрочные обязательства	-	-
(080)	Итого обязательства (060+070)	1 795,6	1 834,3
(090)	Собственный капитал		
	1. Уставный капитал	815 424,0	815 424,0
	2. Дополнительный оплаченный капитал		
	3. Нераспределенная прибыль	40 753,1	39 163,5
	4. Резервный капитал		
(100)	Итого обязательства и собственный капитал (060+070+090)	857 972,8	856 421,9

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг и ипотечных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому из направлений, и о направлениях использования привлеченных средств: нет

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном периоде. Данный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном периоде, и заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном периоде: нет

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных

финансовых вложениях эмитента за отчетный период: нет

- Доходы по ценным бумагам эмитента - нет
- Информация об условиях и характере сделки, лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки: нет

Аудиторское заключение за 2024 год

Мы, аудиторы аудиторско - консультационной фирмы «Кыргызаудит» (лицензия №0030 серии ГК, выданная Государственной Комиссией при Правительстве КР по стандартам финансовой отчетности и аудиту от 16.02.2005 г.), провели аудит финансовой отчетности компании ОАО «РЕЕМТСМА-КЫРГЫЗСТАН», состоящей из от-

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

Код строк		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
(010)	Валовая прибыль	-	
(020)	Доходы и расходы от прочей операционной деятельности (доходы - расходы)	-	-
(030)	Операционные расходы	1 396,8	1 664,1
(040)	Прибыль/убыток от операционной деятельности (010+020-030)	(1 396,8)	(1 664,1)
(050)	Доходы и расходы от неоперационной деятельности	(5 896,6)	74,4
(060)	Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050)	(7 293,4)	(1 589,6)
(070)	Расходы по налогу на прибыль	-	-
(080)	Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070)	(7 293,4)	(1 589,6)
(090)	Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль		
(100)	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090)	(7 293,4)	(1 589,6)

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Код строк		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
010	Сальдо на "01" июля 2025 г.	848 209,7	856 177,2
020	Изменения в учетной политике и исправление существенных ошибок		
030	Пересчитанное сальдо		
040	Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о прибылях и убытках		
050	Чистая прибыль (убытки) за отчетный период	7 967,4	(1 589,6)
060	Дивиденды	-	-
070	Эмиссия акций		
080	Ограничение прибыли к распределению		
090	Изменение уставного капитала		
100	Сальдо на "30" сентября 2025 г.	856 177,2	854 587,5

чета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2024 года, отчета о совокупном доходе, отчета об изменениях в собственном капитале и отчета о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)

С/О/967

«ЖАЛАЛАБАТСТОМАТОЛОГИЯ» ААКы

2025-жылдын 21-ноябрында саат 10.00ге Манас ш., Баяман Эркинбаев көч. №52 гараги боюнча боло турган акционерлердин кезексиз жалпы чогулушун өткөрүү жөнүндө билдирет. **Тизме түзүү күнү - 2025-жылдын 21-октябры**

Күн тартиби:

- Эсептөө комиссиясынын курамын шайлоо жөнүндө.
- Жер участкагун мамлекеттин менчигине ыктыярдуу өткөрүп берүү жөнүндө.
- Коомду ыктыярдуу жоку жөнүндө.
- Жоюучуну дайындао.

Каттоо **9.00де** башталат, акционерлердин жанында милдеттүү түрдө ездугун тастыктаган документи же тиешелүү тартипте таризделген ишеним кат болушу керек.

ОАО “ЖАЛАЛАБАТСТОМАТОЛОГИЯ»

сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится 21 ноября 2025 года в 10.00 часов по адресу г. Манас, ул. Баямана Эркинбаева, №52.

День списка – 21 октября 2025 года

Повестка дня:

- Об избрании состава счетной комиссии.
 - О добровольной передаче в собственность государству земельного участка.
 - О добровольной ликвидации Общества.
 - Назначение ликвидатора.
- Начало регистрации в **9.00 ч.**, акционерам при себе в обязательном порядке иметь документ, удостоверяющий личность или доверенность, оформленную в надлежащем порядке.

Д-05

«Акционердик коомдор жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 43-беренесине жана «Дустлик» ААКтын Уставына ылайык

«ДУСТЛИК» ААКтын

акционерлеринин кезексиз жалпы чогулушу чакырылат. 2025-жылдын 21-ноябрында саат 15:00ге Сузак району Күмүш-Азиз айылы, Октябрь көчөсү №20 гараги боюнча «Дустлик» ААКтын акционерлеринин кезексиз жалпы чогулушу өтөт. Акционерлердин тизмесин түзүү күнү - **2025-жылдын 1-ноябры**

Күн тартиби:

- Эсептөө комиссиясын шайлоо жөнүндө.
- Коомдун директорлор кеңешинин мүчөсүнүн ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу жөнүндө.
- Коомдун директорлор кеңешинин мүчөлөрүн шайлоо жөнүндө.
- Коомдун текшерүүчүсүнүн ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу жөнүндө.

5. Коомдун аудиторун шайлоо жөнүндө.

6. «Дустлик» ААКтын мүлкүн камактан чыгаруу жол-жобосуна тиешелүү суроолор.

Каттоо саат **14:00де** башталат. Аукционерлердин жанында милдеттүү түрдө паспорту же тиешелүү тартипте таризделген ишеним каты болушу керек.

В соответствии со ст. 43. Законом Кыргызской Республики «Об акционерных обществах» и Устава ОАО «Дустлик» созывается внеочередное общее собрание акционеров

ОАО «ДУСТЛИК»

21 ноября 2025 года в 15:00 часов состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Дустлик» по адресу: Сузакский район, с. Кумуш-Азиз, ул. Октябрьская, 20.

Список акционеров от 1 ноября 2025 года

Повестка дня:

- Об избрании счетной комиссии.
- О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров Общества.
- Об избрании членов Совета директоров Общества.
- О досрочном прекращении полномочий ревизора Общества.

5. Об избрании ревизора Общества.

6. Вопросы касающиеся процедуры снятия с ареста имущества ОАО «Дустлик».

Начало регистрации **14:00 часов**. Акционерам при себе в обязательном порядке иметь паспорта или доверенность оформленную в должном порядке.

Д-05



ЖОГОЛДУ

УТЕРЯ

Абдылдаева Аида Токоновнага тиешелүү жер участогуна болгон жеке менчик укугу жөнүндөгү мам. актысы №059045 жана тех. паспорту иден. коду; 1-03-06-0051-0003 жоголгондугуна байланыштуу жараксыз деп табылсын.

М.Б.

Сатимкулов Жоомарт Имашовичке тиешелүү мамлекеттик каттоосу жөнүндө жеке ишкердик күбөлүгү (ОКПО коду 31346270) жоголгондугуна байланыштуу жараксыз деп табылсын.

Д-05

Эралиев Турсунбай Киргизбаевичке тиешелүү жер участогуна болгон жеке менчик укугу жөнүндө мамлекеттик акт (сериясы Ч №1096699, берилген күнү 19.01.2023-ж., идентификациялык коду 3-10-11-1006-0048) жоголгондугуна байланыштуу жараксыз деп табылсын.

Д-05

Абдылдаев Абдраим Аскаралиевичке тиешелүү жер үлүшүнөн пайдаланууга укук берүүчү күбөлүгү (сериясы №4842, берилген күнү 14.01.1996-ж., идентификациялык коду 3-04-03-0007-0915) жоголгондугуна байланыштуу жараксыз деп табылсын.

Д-05

Субанова Аписакан Акишовнага тиешелүү жер үлүшүнөн пайдаланууга укук берүүчү күбөлүгү (сериясы Ж-НО №14413, берилген күнү 9.07.2002-ж., идентификациялык коду 3-04-06-0007-0002) жоголгондугуна байланыштуу жараксыз деп табылсын.

Д-05

ОАО «ТОКМОК ПАТП» объявляет

о наборе водителей с частным автотранспортным средством по пригородным и по межрайонным маршрутам.

Обращаться до **12:00 часов** по адресу: **Чуйская область, город Токмок, улица Кирова №1, (*ориентировочно здание ОАО «Токмок ПАТП»).**

Тел.0704620244. 0555161061.

С/О-956

ЧАСТНЫЙ НОТАРИУС

нотариального округа

Московского района,

Чуйской области,

Кыргызской Республики,

Мумлянова Перизат

Шейшенбековна,

извещает/объявляет

об открытии наследства на имущество оставшейся после смерти Масейтова Абдысамат Акимовича умершей (его) 01.05.2023 года наследником, претендующим на долю в наследственном имуществе предлагаю обратиться по адресу Кыргызская Республика, Чуйская область, Московский район, **село Беловодское, ул. Ленина, дом 57, кв. 17, раб. телефон 03131-5-17-72, 0555712532.**

М.Б.

ЖОГОЛДУ

УТЕРЯ

Чолпонбаев Искендер Рыскуловичке тиешелүү мамлекеттик каттоо жөнүндөгү жеке ишкердик күбөлүгүнүн код ОКПОсу 31327798 жоголгондугуна байланыштуу жараксыз деп табылсын.

М.Б.

В связи с утерей свидетельства о государственной регистрации ИП Хасанов Арслан Канатович код ОКПО 32951889 считать недействительным.

Н-728

Токошов Жаныбек Кылычбековичке тиешелүү 09.10.2007-жылы берилген Ч №109492 жер участкагуна болгон жеке менчик укугу жөнүндөгү мам. актысы жоголгондугуна байланыштуу жараксыз деп табылсын.

П/П 014

В связи с утерей гос. акта о праве частной собственности на земельный участок Ч №851966 (от 30.04. 2019 г.) на имя Лысенко Анатолия Леонидовича считать недействительным.

Н-725

В связи с утерей гос. акта о праве частной собственности на земельный участок Ч №478990 на имя Таалайбек кызы Саниат считать недействительным.

М.Б.

Гапаров Азиз Мурзаевичке тиешелүү дипломдору, сериялары; АП №20952, №CD090295708, №CE 140002319 жоголгондугуна байланыштуу жараксыз деп табылсын.

М.Б.

Анарбек кызы Рахатка тиешелүү жер үлүшүнөн пайдаланууга укук берүүчү күбөлүгү сериясы Ч-П-IX-VII №116 жоголгондугуна байланыштуу жараксыз деп табылсын.

М.Б.

Сапова Надежда Викторовнага тиешелүү жеке менчик укугу жөнүндөгү күбөлүгү №0085476 (06.05. 2016-жылы берилген) жоголгондугуна байланыштуу жараксыз деп табылсын.

М.Б.

Мусакожоева Майрамкүл Кыдыргычовнага таандык мамлекеттик каттоо жөнүндөгү жеке ишкердик күбөлүгүнүн код ОКПОсу 23426954 жоголгондугуна байланыштуу жараксыз деп табылсын.

П/П 001

Мамбетова Венера Рыскелдиевнага тиешелүү тех. паспортунун иден. коду: 1-01-03-0012-0799-01-024 сатуу жана сатып алуу келишими №2015/100314 (06.07. 2015-жылы берилген) жоголгондугуна байланыштуу жараксыз деп табылсын.

Н-724

Кенжегулов Анарбек Амановичке тиешелүү жер үлүшүнөн пайдаланууга укук берүүчү күбөлүгү сериясы Ч-П- IX-VII №115 жоголгондугуна байланыштуу жараксыз деп табылсын.

М.Б.

Чылыбаев Дуйшонбек Абдыгазиевичке таандык мамлекеттик каттоо жөнүндөгү жеке ишкердик күбөлүгүнүн код ОКПОсу 20373482 жоголгондугуна байланыштуу жараксыз деп табылсын.

П/П 375

Токтобаев Бактыяр Ташпулатовичке таандык жер участкагуна болгон жеке менчик укугу жөнүндөгү мам. актысы Ч №821104 жоголгондугуна байланыштуу жараксыз деп табылсын.

П/П 127

Жунушалиева Акылай Жумадиловнага тиешелүү мамлекеттик каттоо жөнүндөгү жеке ишкердик күбөлүгүнүн код ОКПОсу 30561256 жоголгондугуна байланыштуу жараксыз деп табылсын.

М.Б.

Анарбек уулу Ринатка тиешелүү жер үлүшүнөн пайдаланууга укук берүүчү күбөлүгү сериясы Ч-П-IX-VII №117 жоголгондугуна байланыштуу жараксыз деп табылсын.

М.Б.

Шаршембаева Рыскул Акматбековнага таандык мамлекеттик каттоо жөнүндөгү жеке ишкердик күбөлүгүнүн код ОКПОсу 30663652 жоголгондугуна байланыштуу жараксыз деп табылсын.

П/П 648

Отчет ОАО «МФК «АБН»	
о выплате дохода по облигациям первого транша четвертого выпуска (рег. №КГ 0204211518 от 11.01.2023 г.) за одиннадцатый процентный период, дата выплаты с 24 октября 2025 г.	
Общее количество владельцев облигаций (физ. и юр. лица)	38
Общая сумма начисленных доходов (сом)	1 160 187,50
Общее количество владельцев облигаций, получивших доходы (физ. и юр. лица)	35
Сумма выплаченных доходов, в сомах	1 143 325,00
Сумма не выплаченных доходов, в сомах	16 862,50
Количество владельцев облигаций, по которым не выплачены доходы (физ. лица)	3
Количество облигаций, по которым не выплачены доходы (экз.)	71
Причина невыплаты	не востребованы инвестором*
* Причина невыплаты и предполагаемая дата выплаты: На дату предоставления отчета проценты не востребованы инвесторами. Выплата процентов будет производиться по мере их явки в ОАО "МФК "АБН", предполагаемая дата выплаты: с даты востребования.	
C/O/965	

Акматбекова Токтор Жумакадыровнага таандык мамлекеттик каттоо жөнүндөгү жеке ишкердик күбөлүгүнүн код ОКПОсу 26021488 жоголгондугуна байланыштуу жараксыз деп табылсын.

П/П 054

Даткабекова Октом Даткабековнага тиешелүү жер участогун убактылуу пайдалануу укугуна күбөлүгү сериясы В №096090 жоголгондугуна байланыштуу жараксыз деп табылсын.

Н-729

ЗАО «АЛЬФА ТЕЛЕКОМ» (MEGA) ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ (ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА) НА РЕАЛИЗАЦИЮ ИМУЩЕСТВА:

№	Наименование авто	Год выпуска	Объем двигателя	Цвет	Стартовая стоимость (сом)
Повторный аукцион со снижением на 5% (пять процентов) стартовой стоимости					
1.	Toyota Land Cruiser 200	2009	4664	темно-зеленый	1796 450
2.	Toyota Land Cruiser Prado	2008	2700	серебристый	988 855
Аукцион					
3.	Mitsubishi Pajero	1999	2972	зеленый	308 000

Вышеуказанное имущество реализуется отдельным лотом.
Шаг аукциона - 2% от объявленной стоимости по каждому лоту.
Размер гарантийного взноса – 3,5% от объявленной стоимости по каждому лоту.
Период приема заявок на участие в аукционе: с 31 октября 2025 года по 01 декабря 2025 года (включительно) с 10:00 до 17:00 часов с понедельника по пятницу.
Открытый аукцион состоится 05 декабря 2025 года в 10:00 по адресу: г. Бишкек, ул. Суюмбаева, 123
Подробности на сайте кампании www.mega24.kg

«АЛЬФА ТЕЛЕКОМ» ЖАК (MEGA) МҮЛК САТУУ БОЮНЧА ТООРУК (АЧЫК АУКЦИОН) ЖАРЫЯЛАЙТ:

№	Унаанын аталышы	Чыгарылган жылы	Кыймылдаткычтын көлөмү	Түсү	Наркы (сом)
Алгачкы баасын 5% (беш пайызга) арзандатуу менен экинчи тоорук					
1	Toyota Land Cruiser 200	2009	4664	кочкул-жашыл	1796 450
2	Toyota Land Cruiser Prado	2005	3956	күмүш түстүү	988 855
Аукцион					
3.	Mitsubishi Pajero	1999	2972	жашыл	308 000

Жогоруда көрсөтүлгөн мүлк өзүнчө лот аркылуу сатылат.
Аукцион кадамы белгиленген нарктан 2 % ар бир лот үчүн.
Кепилдик төгүмдүн өлчөмү – белгиленген нарктан 3,5% ар бир лот үчүн.
Аукционго катышууга арыздарды кабыл алуу мөөнөтү: 2024-жылдын 31-октябрынан тарта 2025-жылдын 01-декабрына (кошо алганда) дүйшөмбүдөн жумага чейин саат 10:00дөн 17:00гө чейин
Ачык аукцион 2025-жылдын 05-декабрь күнү, саат 10:00дө Бишкек ш., Сүйүмбаев көч. 123 дарегинде жайгашкан кеңседе өткөрүлөт.
Кошумча маалымат ишкананын вебсайтында www.mega24.kg

C/O/959



Эко Исламик Банк

«ЗАО «ЭкоИсламикБанк»

проводит отбор аудиторской компании для осуществления обязательного внешнего аудита банка за 2026 год (включая проведение аудита финансовой отчетности банка согласно требованиям: МСФО, ААОIFI, НБКР, Исламских принципов финансирования).

Заинтересованные аудиторские компании, соответствующие требованиям законодательства к внешнему аудиту банков, просим предоставить в срок до **01.12.2025 г.** финансовые и технические предложения по данному вопросу, а также правовые документы, подтверждающие полномочия на проведение аудита.

Конт., тел.: 0 (312) 903263, 0 (503) 737310

e-mail: s.jolochiev@ecoislamicbank.kg

Адрес: Кыргызская Республика, г.Бишкек, пер. Геологический, 17»

C/O/961

Башкы редактор
КАРБОСОВА
Жазгүл
Жузупова

Кабылдама
62-38-75

Башкы редактордун 1-орун басары
КАЛЫКОВ Шекербек – 62-38-77

Башкы редактордун орун басары
РЫСПАЕВ Курманбек – 62-38-78

Жооптуу катчы
КУЛАТАЕВА Бактыгүл – 62-38-71

Бөлүмдөр:

Саясат, укук жана экономика бөлүмү – 66-22-27

Маданият, адабият жана спорт бөлүмү – 62-18-64

Жарнама жана аймактар менен иштөө бөлүмү – 62-19-06 факс
Уюлдук тел.: (0705) 11-75-87
(0773) 11-75-87

Веб-сайт – 62-38-71

Коммерциялык бөлүм – 62-18-66

"Нормативдик актылар" журналы – 62-38-71

Башкы эсепчи – 62-38-73

Компьютердик борбор – 62-38-74

АЙМАКТАР:

Баткен облусу (0772) 07-60-60

Жалал-Абад облусу (0772) 12-82-67

Талас облусу (0700) 90-62-61

Ысык-Көл облусу (0702) 87-98-79

Чолпон-Ата шаары (0500) 20-89-70

Токтогул шаары (0220) 70-71-32

Жарнамалар кыргыз, орус, англис тилдеринде берилет.

Жарнамалардын мазмунуна редакция жооп бербейт.

Мыйзамдар бир эле мезгилде кыргыз жана орус тилдеринде "Эркин-Тоо" гезитинде жарыяланып, ал расмий жарыялоо болуп эсептелет. Кол жазмалар жана сүрөттөр кайтарылбайт.

Автордун көз карашы редакциянын позициясын билдирбейт.

Биздин дарегибиз:
Бишкек шаары, 720040,
Абдумомунов көчөсү, 193.

erkintoo@mail.gov.kg

● Юстиция министрлигинен берилген катталуу күбөлүгү №592

Жумасына эки ирет: шейшемби, жума күндөрү чыгат.

Индекси: 68451

"Учкун" ААКнын басмаканасында басылды.
Буйрутма 509. Нускасы 5342
Басууга 30.10.2025-ж. саат 20.00дө берилди
Сатык келишим баада

МЕКЕНДЕШ

МАЛАЙ ЭЛИНЕ
ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨР
КАРАЛГАН

45 жаштагы мекендешибиз Аида айым 8 жылдан бери Куала-Лумпур шаарында жашайт. 8 жыл мурда жолдошунун жумушунун аркасы менен Кыргызстандан Малайзияга көчүп келишкен экен. Айтымында экөө тең IT-тармагынын адистери. “Чынын айтканда келгенден бери Кыргызстанга бара элекмин. Андан көрө эл-жер көрүшсүн деп туугандарыбызды бул жакка чакырып, сагынычыбызды таркатып турабыз”- дейт ал. Аида эже бизге Малайзияда жашоосу тууралуу буларды айтып берди.

365 КҮНДҮН 360ЫНДА
СӨЗСҮЗ ЖААН БОЛОТ

- Келгенден кийин эки жылдай иштеген жокмун. Себеби, таптакыр англис тилин билбейт элем. Тил билип, башка шаарга көнгөнчө ошончо убакыт болду. Ошентип англис тилин өздөштүрдүм. Айланаңдын баары англисче сүйлөп жатса, каалабасаң да үйрөнөт экенсиң. Малай тилин үйрөнсө болот, бирок англис тили колдонулгандыктан, ушул тилде эле сүйлөп жүрөбүз. Бул жакка келгенде алгач аба ырайы жакпай, абдан кыйналдым. Өтө ысык болгондуктан, сыртка чыксаң ысып, имаратка киргенде үшүй берет элем. Тез-тезден эле жаан жаап, күн күркүрөп, буркан-шаркан түшүп турат. Өзгөчө сентябрдын ортосунан, марттын ортосуна чейин “жамгырдын сезону” деп коюшат. Океан, деңиздерде чоң толкундар болуп тургандыктан, коопсуздук үчүн айрым аралдарга барууга чектөө киргизилет. А бирок бул жакта 365 күндүн 360ында сөзсүз жаан болот. Тамактары да ачуу, майлуу, куурулган болгондуктан, тамактарынан дагы кыйналып, 3-4 жылга чейин жей албай, көнбөй жүрдүм. Анын үстүнө бардык тамактары тоок эти жана күрүчтөн жасалат. Бул жакта кызыл эт кымбат. Кымбат болгону менен деле биздин этке жетпейт, сагынганда Кыргызстандан алдырабыз. Булар таттууну



ушунчалык көп жегендиктен, ашыкча салмак жана кант диабетинен жабыркагандар арбын. Күндүн ысыктыгынан жөө баскан адамды көрбөйсүң, дайыма такси, метро менен жүрүшөт. Анын үстүнө тамакты абдан көп жешет. Менин байкаганым малайлар бут кийимдерин 1 же 2 өлчөмгө чоң алышат экен. Себеби, күндүн ысыгынан сууну көп ичишет, анан буттары шишип чыгат. Айтор, канчалык кыйын күндөр болсо да, кетким келген эмес. Бош убагымда зумба бийине катышам. Трекинг деп тоого чыгып, бадминтон ойногону барабыз. Көп саякаттайм, көп өлкөгө барып, эл-жер көргөнгө аракет кылам. Биздин жумушта аралыктан деле иштөөгө болот.

КӨП УЛУТТУН
ӨКҮЛДӨРҮ ЖАШАСА ДА
КЫЛМЫШТУУЛУК ЖОК

- Бул жакка келээрде мусулман өлкөсү болсо, баары жамынган, оронгон, тартип күчтүү болсо керек деп ойлогом. Бирок андай деле эмес экен. Башка диндегилерге сый менен мамиле кылып, ар ким каалагандай эле жүрөт. Коопсуздук жакшы корголгон, коркпой жашайм. Канчалаган улуттун өкүлдөрү жашаса да ушунча жылдан бери төбө чачты тик тургузган кылмыштарды көрбөдүм. Кокус түндөп, жалгыз-жарым көчөдө калып калсаң деле коркунучсуз. Куала-Лумпурда эле бир Кыргызстандын эли жашайт. Малай эли кичи пейил, жардам бергенге аракет кылып турушат. Жай, эч жакка шашылбаган эл болот. Өздөрү иштейт, бирок жалкоороок келишет. Мусулман өлкөсү болгондуктан, кыз кишилерди көп иштете беришпейт. Кыргызстандан сиңдилеримди, инилеримди алып келсем, пол жууп, терезе сүртүп, тамак ташып жүргөн балдарды көрүп, таң калышты. Бизде балдар терезе тазалап, пол жууп иштешпейт го, намыстанышат. Бул жакта бул нормалдуу эле нерсе. Дагы бир өзгөчөлүк бул жакта Кыргызстанга окшоп жасанып жүргөн киши жок. Баары жөнөкөй, эч кимди эч ким карабайт. Мага ушул жери ушунчалык жагат. Биз жактан келген кыздар дароо билинет. Тырмак өстүрүлгөн, кирпич чапталган болсо, биздин кыздар деп калабыз. Көбүнчөсү студенттер үч, алты айга, бир жылга келишет. Аларды эсепке албай, туруктуу жашагандарды айтсак, пандемияга чейин Кыргыздар болжол менен 300дөй болсок керек эле. Ковидден кийин азайып кеттик. Кыргыздардын өзүнүн



вотсап группабыз бар, ал жактан ала-ахыбалыбызды сурашып турабыз. Нооруз, эгемендүүлүк майрамдарда элчилик бардыгыбызды чакырып, чогултуп турат. Малайзия менен Кыргызстандын окшош жери экөөнүн тең эгемендүүлүк күнү 31-август, экөөнү чогуу майрамдайбыз.

АР КИМ ӨЗҮНӨ
ПЕНСИЯ ЖАСАЙТ

- Кыргызстандагы жаңылыктарды окуп, абдан таң калып отурам. Турак жайга баа абдан көтөрүлүп кетиптир. Бул жактан батир издесең, “чөнтөккө” карап тапсаң болот. Мейманканалар 50 доллардан өйдө. Бул жакта бензин арзан болгондуктан, такси арзан. Кыргызстандагы таксинин баасын карап отуруп таң калам. Үй сатып алса болот, бирок бир аз машакаттуураак. Мисалы, биз жумушчу виза менен жашайбыз. Үй алыш үчүн “Малайзия менин экинчи үйүм” деген ата-ийин виза бар, ошону аласың. Ал жактын өзүнүн шарттары бар. Аларга иштегенге болбойт, киреше кире турган нерселери болушу керек. Кыргыздардын арасында деле антип алгандар жок эмес. Бул жакта пенсия жок. Пенсия мамлекеттик кызматта иштегендерге гана каралган. Жеке сектордо иштегендердин өзүнүн чогултуучу эсеби бар. Алар өздөрү чогултуп, өздөрүнө өздөрү пенсия жасашат. Кыргызстанда өмүр бою иштебей отургандарга да минималдуу түрдө пенсия чегерет го, бул жакта андай жок. Чогултпасаң пенсия албайсың. Биз жаңы келгенде минималдуу эмгек акы 1300 ринггит (1 ринггит = 20 сом) болчу. Азыр болжол менен 2500 ринггит. Жумушка киргенде камсыздандыруу бар. Анда кокус ооруп калсаң бара турган оорукана, бейтапканалар көрсөтүлгөн. Ошол камсыздандыруу менен көрүнгөндүктөн, бааларын чынында айта албайм. Негизи Малайзиянын калкынын басымдуу бөлүгүн малайлар, кытайлар жана индустан түзөт. Бардык нерседе малайларга жеңилдиктер каралган. Университетке тапшырарда бюджеттик орундарга 90 пайыз малайлар алынат. Ашкан квотага кытайлар, индустан жана башка жактан келген студенттер алынат. Ошондуктан кытай, индустан жан талашып, жакшы окушат. Коммуналдык кызматтарды төлөгөндө деле малай калкына жеңилдиктер каралган. Айтор, кайсы тармакта болбосун өздөрүнүн малай элине өзгөчөлүктөр каралган. Алгачкы орунда өздөрүнүн элин жакшы карашат. Малайлар үйлөнүү тоюнда биздикидей кылып чоң ресторанда 400 кишини чакырбайт. Булар үйүнүн алдына эле жакын адамдарын чакырып белгилешет. Барганда 50 ринггит бересиң, биздики сыяктуу кошумча дегендей. Анан жаштар менен сүрөт, видеого түшүп, ары жактагы столдон тамак салып жеп, суусундуктан куюп ичип, куттуктап, кетип каласың.

Жазнура ТОКТОБОЛОВА

МААЛЫМАТ

УЛУТТУК УНИВЕРСИТЕТКЕ
100 ЖЫЛ

Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин 100 жылдык мааракеси белгиленди. Ал 1925-жылы 25-октябрда Кыргыз агартуу институту катарында негизделген. 1993-жылы – Кыргыз мамлекеттик улуттук университети, 2002-жылдан тарта – Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети болуп өзгөргөн. Учурда окуу жайда 14 институт, 14 факультет, 4 колледж, 1 гимназия, 4 илим изилдөө борбору жана 14 диссертациялык кеңеш иш алып барат. Учурда Улуттук университетте 16 кабаттуу, көп функционалдуу корпустун курулушу жүрүп жатат. Бул 30 пайыз бюджеттен, 70 пайызын президенттин Турукташтыруу фондунан каржыланып, учурда корпустун 7-кабаты курулууда. 16 кабаттуу корпустун үстүңкү кабаттарында 700 орундуу чоң жатакана болмокчу. Ал эми алдыңкы 5 кабатында 24 саат иштей турган китепкана, студенттер үчүн эс алуу зонасы, спорт зал жана заманбап шарттары менен лекция окууга ыңгайлуу аудиториялар болот. Көп функционалдуу корпусту 2026-жылдын аягында бардык керектүү жабдуулары, эмеректери менен пайдаланууга берүү пландалууда. Кыргыз улуттук университетинде 30 миң студент билим алып келсе, Нарын, Талас, Баткен мамлекеттик университеттеринин КУУга кошулуусу менен бардыгы 45 миң студент болду.

Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети 100 жылдыктын алкагында 100 китеп чыгарып, 120га жакын кабинетти жасалгалап, 100дөн ашык илимий-практикалык конференцияларды өткөрдү. Бул иш-аракеттер бир жыл мурда мааракеге карата пландалып, илимий изилдөөлөрдү, талкууларды өткөрүүгө жана окуу жайдын материалдык базасын чыңдоого багытталган. Улуттук университетти Кыргызстандагы билим берүүнүн башатын түптөгөн, негизги пайдубалы деп айтсак болот. Быйыл биринчи жолу Кыргыз улуттук университети QS World University Rankings эл аралык рейтингине кирди.

БАТКЕНГЕ КҮН ЭЛЕКТР
СТАНЦИЯСЫН КУРАТ

Кыргызстандын Энергетика министрлиги менен Кытайдын States Technology Co., Limited жана «Сан Энерджи Ко» компаниялары ортосунда Баткенге 250 МВттык күн электр станциясын куруу боюнча инвестициялык келишимге кол коюлду. Тактап айтсак, Баткен облусунун Ак-Турпак айыл аймагына жалпы 669,3 гектар жерге 250 МВттык күн электр станциясы курулат. Аталган станцияны куруу иштери 2025-жылы баштоо жана 2027-жылы ишке киргизүү пландалган. Бул долбоор ишке ашырылса Ак-Турпак аймагынын тургундарын электр энергиясы менен камсыз кылууга мүмкүнчүлүк түзүлөт.

“Эркин-Тоо” пресс